

436

# Al-Sa'um

# Ал-Ва'й

Көнчиги көлөмдүү фикрий-сакафий журнал

Отуз жетинчи жыл чыгышы, жумадуллаштын 1444-жыл – декабрь, 2022-м.

## Ал-Ва'й созу

**Украина майданындагы  
эл аралык күрөш...  
Андалы туруктуу жана өзгөрүүчү негиздер**

**Эң  
оптималдуу  
экономикалык  
түзүм (6)  
(Исламий  
экономикалык  
түзүмдүн  
негиздери)**

**Батыштын  
эксперименталдуу  
акыйдасы жана динди  
турмуштан бөлүү**

**Өкүмдар ким?  
Ким мыйзам  
чыгаруу укугуна ээ?  
Аллах таалабы  
же инсанбы?**

**Илманий динчилдердин  
бурмалоо эрежелери  
(муртаддын жазасы  
мисалында)**



436

Отуз жетинчи  
жыл чыгышы,  
жумадуллаев 1444х,  
декабрь 2022м

## ПУСКА БЛАСЫ

Ливан 1000 лира
Яман 30 риял
Түркия 1 доллар
Пакистан 1 доллар
Австралия 2,5 доллар
Америка 2,5 доллар
Канада 2,5 доллар
Германия 2,5 евро
Швеция 15 крон
Бельгия 1 евро
Британия 1 евро
Швейцария 2 франк
Австрия 1 евро
Дания 15 крон

## Чишүл санды

- *Ал-Ваъй созу:* Украина майданындагы эл аралык күрөш... Андагы туруктуу жана өзгөрүүчү негиздер .....3
- Батыштын эксперименталдуу акыйдасы жана динди турмуштан бөлүү.....13
- *Өкүмдар ким?* Ким мыйзам чыгаруу укугуна ээ? Аллах таалабы же инсанбы? .....29
- Эң оптимальдуу экономикалык түзүм (6)  
(Исламий экономикалык түзүмдүн негиздери).....37
- Илманий динчилдердин бурмалоо эрежелери  
(муртаддын жазасы мисалында).....50
- *Аалам мусулмандарынын кабарлары* .....60
- *Куръани Карим сабагында* .....64
- *Бейши бактары:* «Мен пендемдин Мен тууралуу күмөнүндөмүн» .....74
- Сауд Арабияда хэллоуин... Тыюу салынган ишчарадан көптөн күтүлгөн мааракеге карай .....80

## УКРАИНА МАЙДАНЫНДАГЫ ЭЛ АРАЛЫК КҮРӨШ... АНДАГЫ ТУРУКТУУ ЖАНА ӨЗГӨРҮҮЧҮ НЕГИЗДЕР

Хамд Тобиб – Байт ул-Макдис

Украина кризисине жана андагы окуялардын өрчүшүнө назар сала турган болсок, бул жер жана байлык үчүн болгон регионалдык көйгөй эмес, балким эл аралык абалга байланыштуу болгон эл аралык күрөш экендингине күбө болобуз. Тактап айтканда, аталган кризис Американын дүйнө жүзүнө үстөмдүк кылуусуна, ошондой эле, ага Орусия, Кытай жана Түндүк Корея сыйктуу айрым өлкөлөрдүн каршылык көрсөтүүсүнө байланыштуу болгон эл аралык күрөш. Демек, бул күрөштө эң башкы ролду өзүнүн дүйнөлүк саясатка үстөмдүк кылуучу эл аралык макамын сактап калууга умтулган Америка эң башкы ролду ойноодо. Ал дүйнө элин өз саясатына моюн сундуруу үчүн жоон камчысын ишке салууда. Украина согушунда болуп өткөн жана азырга чейин уланып жаткан окуялардын бардыгы мына ушул максатта Америка тарабынан пландалган болчу. Тактап айтканда, Америка Орусияны алсыратып, дүйнөнүн башка мамлекеттери сыйктуу аны дагы өз саясатына моюн сундуруу жана өз этегине чөгөлөттүү үчүн аны кыйратуучу согушка батырууну максат кылып, Украина кризисин келтирип чыгарды. Америка Орусияны биротоло кыйратып, аны Америкага атаандаштык кылуу тууралуу, же ага карши башка мамлекеттер менен тил бириктириүү тууралуу, же доллардын үстөмдүгүнө чекит коюу максатында саясий жана экономикалык аракеттерге баруу тууралуу, же дагы башка ушул сыйктуу Американын эл аралык үстөмдүгүнө зыян келтириши мүмкүн болгон иштер тууралуу ойлонууга дагы чамасы жетпей турган деңгэлгө түшүрүүнү каалап турат.

Андан тышкary, Украина кризиси 1990-жылдагы Советтер Союзунун кулашынан кийинки т.а. ошол кездеги ири державалардын өз ара келишими негизинде белгилүү дүйнөлүк түзүм калыптангандан берки эң ири эл аралык окуя болду. Белгилүү болгондой, Экинчи Дүйнөлүк согуштан кийин жаңы дүйнөлүк түзүм орнотулуп, ири державалар ортосунда айрым өзгөрүүлөр жүз берген жана эл аралык саясатта жаңы жагдайлар пайда болгон. Экинчи Дүйнөлүк согуштан

кийин болуп өткөн көптөгөн окуялардын натыйжасында, эл аралық абал турукташкан (т.а. биринчи мамлекет жана анын атаандаштары белгилүү болгон). Ага ылайык, Америка жана Советтер Союзу сыйктуу мамлекеттер алдыга озуп чыгып, Британия жана башка Европа өлкөлөрү алсырап кетти, ошондой эле, Кытай сыйктуу айрым өлкөлөр өз абалында өзгөрүүсүз кала берди. Андан кийин эл аралық абалда бир калыпта уланып, Америка менен Советтер Союзу ортосундагы өз ара түшүнүшүүлөр, Америка менен Британия ортосундагы кагылышуулар жана тирешүүлөр менен коштолуп турду. Соңунда эл аралық абалда Америкага каршы тuruучу, эл аралық саясатты белгилөөдө аны менен атаандашуучу жана төң тайлаша сүйлөшүүчү мамлекет болгон Советтер Союзу куллады. Советтер Союзунун кулашы эл аралық абал турукташып, бир нүкка түшкөн учурдан кийинки эң ири окуя болгон эле. Бул окуядан кийин Америка дүйнө жетекчилигин өз колуна алып, саясий жана аскерий жактан болуп көрбөгөндөй күчкө ээ болду. Ошол күндөн тартып дүйнөдөгү бардык көйгөйлөрдүн башкы себепчиси Америка болуп калды. 1990-жылдагы Ирактагы согуш, 2003-жылдагы Ирактагы жана Ооганстандагы согуш, же дагы башка саясий жана аскерий иштердин бардыгы Американын колу менен ишке ашырыла баштады. Баарынан да эң маанилүүсү Америка дүйнө жүзүнө экономикалык жактан тенденциясиз түрдө өз гегемониясын орнотту. Кытай тарараптан айрым экономикалык аракеттер байкалганы менен, ал дүйнө экономикасына жетекчилик кылууда Америка менен атаандашуу даражасына көтөрүлө алган жок.

Соңку кездеги Украина майданында пайда болгон кризис, чындыгында, эл аралық абалга байланыштуу болгон өтө кооптуу окуя. Анткени, бул кризис өз ичине эл аралық позиция үчүн атаандашуу маселесин камтып алды. Башкача айтканда, Украина согушу бил Американын эл аралық саясаттагы макамына, ошондой эле, экономикалык жана саясий үстөмдүгүнө каршылык көрсөтүү аракети. Бул согуш түздөн-түз Америкага каршы каратылбаса дагы, ошондой эле, анын жеринде жана анын армиясына каршы болбосо дагы, түпкүлүгүндө эки фронт ортосунда болууда. Экинчи фронттун сап башында Орусия туруп, Американын эл аралық саясатына каршылык көрсөтүүдө. Жогоруда айтканыбыздай, Америка каршы фронттун мына ушул тилегин таш киптируу максатында Украина согушуна чок таштады. Чын-чынына келгенде, согуштун жарайынын жана алдыда кандай өзгөрүүлөр жүз берерин азырынча эч ким так айта албайт. Анткени, алдыда жүз бериши мүмкүн болгон кокустуктарды жана өзгөрүүлөрдү алдын ала билүү мүмкүн эмес. Анын үстүнө, окуялар бир калыпта же бир багытта кетпей жатат. Себеби, алдыда согуштун

нугуна таасир бериши мүмкүн болгон экономикалык өзгөрүлөр жүз бериши ыктымал. Ошондой эле, жаңы жагдайларды жаратышы жана күрөш майданын дагы да кеңейтиши мүмкүн болгон аскердик бурулуштар ишке ашуусу мүмкүн. Андан тышкary, Орусиянын, жада калса, Американын дагы ички саясатында ири өзгөрүлөр болушу ыктымал. Бул иштердин бардыгы опурталдуу болуп турган Украина кризисинен таасирлениши же ага таасир бериши мүмкүн.

Бул коопту кризистеги туруктуу жана өзгөрүүчү негиздер тууралуу сөз кылуудан мурун төмөнкү нерселерге токтолуп өтүүбүз зарыл: кандайдыр бир саясий маселени (андагы туруктуу жана өзгөрүүчү негиздерди) түшүнүү үчүн алгач анын тарыхын, курчап турган чөйрөсүн, ошондой эле, андагы болуп жаткан иштерди жана окуяларды түшүнүү зарыл. Башкacha айтканда, мына ошол саясий маселенин өтмүшүн жана вакыйлыгын (учурдагы акыйкатын) түшүнүп алуубуз кажет. Ошону менен биргэ, ал окуяга аралашкан өлкөлөрдүн вакыйлыгын, мабдасын жана ошол мабдасынан келип чыккан көз карашын дагы түшүнүп алышыбыз шарт. Ошондой эле, эл аралык абалды, ага таасир өткөрүүчү мамлекеттерди жана ал мамлекеттерге көз каранды болгон өлкөлөрдү аныктап алышыбыз зарыл. Андан тышкary, бул окуялар кайсы эл үчүн тагдыр чечүүчү маселе бolorун билип алуу кажет. Соңунда, мына ошол саясий окуя жүз берип жаткан мамлекеттин ресурстарына, экономикалык, саясий жана аскердик күч кубатына, ошондой эле, башка өлкөлөр менен түзгөн келишимдерине дагы көңүл буруу шарт.

Дүйнөдө болуп жаткан кандайдыр бир саясий маселенин туруктуу жана өзгөрүүчү негиздерин аныктоодо мына ушул нерселерге көңүл буруу зарыл. Ал маселе чоң (эл аралык) болобу же кичинекей (регионалдык) болобу, айырмасыз. Кайсы бир саясий маселеге назар салууда анын тарыхына, курчап турган чөйрөсүнө жана вакыйлыгына кайдыгерлик кылуу одоно айып болуп, саясий окуяларды жана маселелерди түшүнүүдө туура натыйжаларга алып барбайт. Биз бул макалабызда өтө назик жана кооптуу болгон эл аралык күрөшкө түздөн-түз байланышып турган Украина кризисиндеги туруктуу жана өзгөрүүчү негиздер тууралуу сөз кылмакчыбыз. Демек, жогоруда айтканыбыздай, айрым маселелерге кеңири токтолуп өтүшүбүз зарыл.

Украина кризиси тууралуу сөз кылуу учурунда көңүл буруу зарыл болгон маселелер төмөнкүлөр:

**Бириңчиiden:** учурдагы кризис камтып алган жана курчап турган өзгөрбөс туруктуу негиздер. Бул негиздерди аталган кризистин жана андагы эл аралык күрөштүн күрөө тамыры же кызыл сыйыгы деп атоого болот. Бардык өзгөрүүлөр жана бурулуштар мына ушул

сызықтын айланасында гана жуз берет. Төмөндө мына ошол негиздердин бир нечесин санап өтөбүз:

1 – Бул күрөш Украина аймагына чектелген регионалдык күрөш эмес, балким анын тамырлары жана таасирлери эл аралык деңгээлде.

2 – Америка баш болгон Батыш Орусиyaны өзүнүн дүйнөлүк үстөмдүгүнө таасир өткөрбөшү үчүн саясий, экономикалык жана аскердик жактан белгилүү бир алкакка чектеп, андан чыга албай турган кылууну каалайт.

3 – Америка Европаны дагы көз карандысыз саясат жүргүзүп, Америкага Кытай сыйктуу экономикалык коркунуч жаратуучу күчкө айланып кетпеши үчүн белгилүү чекке жана саясий калыпка салып коюуну көздөйт.

4 – Орусия өзүн Советтер Союзунун мыйзамдуу мураскору жана анын карамагында болгон өлкөлөрдүн коюону деп эсептейт. Ошондуктан, ал аталган өлкөлөр менен кызматташтыктарды жана келишимдерди түзүп, өзүнүн бул элестетүүсүнө карши келген ар кандай ички жана тышкы саясий иш аракеттерге катуу каршылык көрсөтүп келет.

5 – Америка Кытай менен Орусия ортосундагы мамилелердин күчөшүн өзүнүн дүйнөлүк гегемониясына карата коркунуч деп эсептейт.

6 – Америка Украинаны, Европа өлкөлөрүн жана Тынч Океан аймагындагы айрым өлкөлөрдү Орусия жана Кытай менен беттешүүгө түкуруп, аларды мындан качып куттулуу мүмкүн эмес экендигине ишенирүүдө. Ошол эле учурда, Америка Европада жасалма түрдө саясий, экономикалык жана аскердик көйгөйлөрдү жаратып, аны Орусия менен беттешүүгө мажбурлоодо.

7 – Европа элдери дүйнөдө болуп жаткан иштерди өздөрүнүн экономикалык кызыкчылыгына жана жашоо шартына гана карап өлчөштөт. Алар Америкадагы же Европадагы саясатчылар сайрап жаткан жалган жана жасалма Батыш баалуулуктары тууралуу ойлонуп да коюшпайт. Европанын бир нече өлкөлөрүндө болуп өткөн соңку шайлоолордо ашынган ончулдардын жөнүп чыгышы, ошондой эле, согуштун экономикалык зыяндарына жана кесепттерине карши нааразылык акцияларынын болуп өткөндүгү буга ачык далил болду!

8 – Учурда дүйнө жүзү Батыш алып барган саясат себептүү үлкөн экономикалык криизисти башынан кечирүүдө. Украина согушу билеңдештирди жана татаалдаштырты.

9 – Америка Орусияны толугу менен өз саясатына моюн сундуруу максатында Советтер Союзуна жана Германияга кылганы сыйктуу Орусияга дагы экономикалык кысым көрсөтүүдө. Ошондой эле, ал экономикалык санкциялар аркылуу Орус президентинин айланасындагы ички саясий топко жана жалпы Орусия элине басым еткөрмөкчү.

10 – Орусия саясатчылары, Мамлекеттик Думасы жана аскер жетекчилери Батыштын Орусияга карата чабуулун улуттук коопсуздукка карата коркунуч катары көрүшүүдө. Ошондуктан, алар улуттук коопсуздукту камсыздоо үчүн бардык аракеттерди көрүгө даяр.

Украина көйгөйүнө назар салууда, анын үстүндө тахлил (анализ) кылууда жана кандайдыр бир чечимдерди чыгарууда көңүл буруу зарыл болгон түрүктүү негиздер мына ушулар. Украинаада жана анын айланасында болуп жаткан окуялар сөзсүз түрдө мына ушул негиздерге байланат. Орусия Украина маселесин өзүнө карата чакырык, коопсуздугуна карата коркунуч жана түрүктүүлүгүнүн каршы чабуул деп эсептөөдө. Анын көз карашында, Батыш Украина менен гана чектелип калбастан, андан ары постсоветтик өлкөлөргө жана алар менен түзүлгөн келишимдерге, жада калса, Орусия федерациясына чейин кирип келип, Орусияны дагы Европа өлкөлөрүн сыйктуу, тышкы саясатта Америкага «жок» дей албай турган даражага түшүрүүнү каалайт. Арийне, бул согушту Орусия баштаган жок жана криизисти дагы ал келтирип чыгарбады. Бул иштердин башында Америка турат. Ал аталган криизисти келтирип чыгаруу үчүн Европа өлкөлөрүн рычаг катары пайдаланды жана Европа жетекчилерин «ак аюу Украинадан кийин Европага кол салат» деген жалганга ишендире алды. Ошондой эле, Америка европалыктардын башын айландырып, аларды Орусия менен беттешүүгө түкуруп койду. Бул согуштун кесепетинен Евробиримдик энергетика жана азық-түлүк кризиси, баалардын көтөрүлүшү, өнөржайлардын алсыраши, инфляция, жумушсуздук жана башка ушул сыйктуу көптөгөн ири көйгөйлөргө кабылды.

Украина кризинин түпкү өзөгү бул Американын дүйнөлүк үстөмдүккө болгон көз карашы жана мына ошол көз карашты жокко чыгаруу үчүн болгон мүмкүнчүлүгүн ишке салган Орусия. Америка өз үстөмдүгүн сактап калуу жана ага коркунуч жараткан күчтөрдү зыянсыздандыруу үчүн эл аралык денгээлдеги иш аракеттерге чейин барууда. Ал, жада калса, дүйнө жүзүн кыйратуучу жаны дүйнөлүк согушту баштап жиберүүдөн дагы тайбайт. Ошол эле учурда, Орусия

Укриана маселесин Америка жана Батыш тарабынан өз улуттук коопсуздугуна каршы уюштурулган чабуул катары көрүүде. Ошондуктан, Орусия бул назик маселени өз кызыкчылыгына ылайык чечүү үчүн бардык чарапарды көрүүгө даяр. Мына ушулар Украина кризисиндеги өзгөрүлгүс түрүктүү негиздер же кызыл сыйыктар.

Ал эми бул кризистеги өзгөрүүчү негиздер тууралуу айта турган болсок, алар саясий, экономикалык жана аскердик факторлордон турат. Ушул күнгө чейин жүз берген жана алдыда дагы жүз бериши мүмкүн болгон өзгөрүүлөрдүн айрымдары төмөнкүлөр:

1 – Экономикалык күтүүсүздүктөр. Экономикалык күтүүсүздүктөр дегенибизден максат аталган кризистин кесепетинен улам дүйнөлүк биржада жүз берип жаткан күнүмдүк өзгөрүүлөр, ошондой эле, алдыда ири каржы уюмдарында жүз бериши мүмкүн болгон кыйроолор. Чын эле, бул күнгө чейин жүз берген айрым өзгөрүүлөрдүн Украина кризисине түздөн-түз таасир бергенине баарыбыз күбө болдук. Мисалга алсак: Европада жана Америкада жүз берген инфляция, Орусия рублунун арзандап кетүүсү, экономикалык блокаданын айынан каржылык ликвиддүүлүктүн азайышы, айрым Европа өлкөлөрүндөгү ири каржы уюмдарынын жана банктардын кыйроого учурашы ж.б.у.с. Андыктан, экономикалык өзгөрүүчү негиздер Украина кризисине жана ага аралашкан өлкөлөрдүн элдерине ички басым өткөрүүгө, ошондой эле, согуш нугунун өзгөрүүсүнө, жада калса, биротоло токтоп калышына дагы түздөн-түз таасир өткөрөт.

2 – Азыркы тапта жүз берип жаткан жана алдыда жаңы саясий жагдайларды жаратышы мүмкүн болгон аскердик өзгөрүүлөр. Аскердик өзгөрүүлөр жогоруда айтылган кызыл сыйыктарга дагы таасир өткөрөт. Мисалга алсак, Орусия федерациясынын ичинде аскердик көтөрүлүш жүз бере турган болсо, бул Орусиянын ички түрүктуулугуна, Украина согушуна карата саясий чечимдерине жана Америкага каршы туруу позициясына таасир өткөрүп, аны толугу менен Америка баш болгон Батыш саясатына моюн сунууга мажбурлашы мүмкүн. Ошондуктан, бул кризисте бардык тараптар үчүн ички түрүктуулук жана биримдик эң маанилүү ролду ойнойт. Эгер орус фронтунда кандайдыр бир ички өзгөрүү жүз бере турган болсо, бул согуш нугун биротоло өзгөртүшү мүмкүн. Балким, өткөн кылымдын 90-жылдарында Советтер Союзунун башына түшкөн көргүлүк азыркы Орусия федерациясынын дагы башына түшүп, ал дагы майда бөлүкчөлөргө бөлүнүп кетиши ыктымал. Азыркы тапта орус фронтунда ички саясий жана аскерий биримдик сакталып турат. Бирок, бул абал качанга чейин уланары жана алдыда кандай

өзгөрүүлөр болору тууралуу анык бир нерсени айтуу азырынча оор иш.

3 – Кытайдын Америкага карата, ошондой эле, Орусия менен Европа өлкөлөрүнүн Америкага карата позициясынын өзгөрүшү. Бул нерселердин айрымдары туруктуудай болгону менен, аларда дагы кээбир өзгөрүүлөр ишке ашышы толук ыктымал. Мисалы, Кытай кайратын чогултуп, майданга кириши жана бул эл аралык күрөштө Орусиянын сабында туруп калышы мүмкүн. Же болбосо, Европада ички фронттун басымы күчөп, ашынган ончулдарды бийликтө келиши жана саясий чечимдер тизгинин колго алышы натыйжасында Европада фикирий бөлүнүү пайда болушу ыктымал. Эгер мына ушундай өзгөрүүлөр жүз бере турган болсо, бул күрөш майданында жаңы жагдайларды жаратышы жана согуш нугуна таасир этиши мүмкүн. Анткени, согуштун Америка тарапка кулач жайышы, ошондой эле, ал таянган мамлекеттердин ага каршы кыймылга келиши Америка үчүн терс таасирин тийгизери бышык. Башкача айтканда, Америка бул опурталдуу кризисте өзү жалгыз күрөшө албайт жана бир нече өлкөлөрдөн турган колдоочу топко муктаж.

4 – Украина кризисинин экономикалык таасири же болбосо республикачылар менен демократтар ортосундагы күрөш себептүү Американын ички туруктуулугунда жүз бериши мүмкүн болгон өзгөрүүлөр. Эгер Америка ичинде мына ушул өзгөрүүлөрдүн бири жүз бере турган болсо, анда эл аралык күрөштүн нугу 180 градуска бурулары бышык. Анткени, учурда жетекчилик тизгини Американын колунда турат.

5 – Согуш мөөнөтүнүн узакка созулушу, ошондой эле, Орусиядагы ички фронттун жана аны колдоп турган өлкөлөрдүн чыдамкайлыгы. Бул нерселердеги өзгөрүүлөр дагы Украина кризисине түздөн-түз таасир берет. Дүйнө жүзү аنسыз деле байма-бай келген каржылык кризистеринен, кымбатчылыктан, дүйнөлүк экономиканын алсырашынан, ошондой эле, Европадагы жана Америкадагы капиталисттерге таандык болгон долбоорлордун кыйрашынан улам оор күндөрдү башынан кечириүүдө. Ошондуктан, согуш мөөнөтүнүн кыскарышы же узакка созулушу күрөш майданынdagы саясий иштер жарайына, ошондой эле, бул эл аралык күрөштүн натыйжаларын аныктоого чоң таасирин тийгизет.

6 – Өзөктүк же тыюу салынган куралдарды колдонуу маселеси. Аскердик жааттагы мындай өзгөрүү өтө кооптуу болуп, Украина майданынdagы эл аралык күрөштү ири өзөктүк согушка айлантып жибериши жана жер бетинде ири өзгөрүүлөрдү ишке ашырышы мүмкүн. Анын натыйжасында, айрым өлкөлөр жер бетинен биротоло

жок болуп кетүсү дагы ыктымал. Мындај өзгөрүүнүн жуз берүү ыктымалдуулугу абдан төмөн болсо дагы, согуш нүгүн бүтүндөй башка багытка буруп жибериши мүмкүн болгон өзгөрүүлөр катарында турат.

Жогоруда айтылгандарга кошумча иретинде айта турган болсок, бул опурталдуу күрөштө көнүл буруу зарыл болгон бир канча маселелер бар болуп, алар жаңы дүйнөлүк түзүмдүн калыптанышына, Американын эл аралык саясатына, ошондой эле, «Окос» жана «кваддар» пакты сыйктуу стратегиялик тил бириктириүүлөрүнө жана таасир этиши мүмкүн. Төмөндө мына ошол маселелердин айрымдарын атап өтөбүз:

**Биринчиден:** Орусиянын алдыңкы айлар аралыгында чыдамкайлыгы, ошондой эле, орус элиниң саясий жана аскерий жетекчилер айланасына биригүүсү. Бул иштер Орусиянын Америкага каршы турууну улантусу үчүн өтө маанилүү. Эгер Орусия алдындағы бир нече айлар аралыгында чыдамкайлык көрсөтө ала турган болсо, бул бүтүндөй Европада экономикалык жана саясий кризиsti келтирип чыгарат.

**Экинчи:** бул адаштыруучу саясаттар себебдүү Европа калктары туш болуп жаткан азап-кыйынчылыктар. Эгер, абал оорлошсо – абал андай даражага жетиши мүмкүн – Европадагы калктар өз саясий жетекчилерине каршы баш көтөрүп, аларды Америкадан баш тартууга мажбур кылышы ыктымал. Себеби, Америка европалык жетекчилерге текебердик, зомбулук кылып, өзүнүн максаты, саясаты жана эл аралык өзүмчүлдүгү үчүн алардан пайдаланууда. Россия эли жакынкы айларда сабырын көрсөтө алса, Европанын кемчилиттерин ачып берет жана Америка аны куткара албайт. Ошондуктан, Европа Союзунун кулашы орустардын сабыры бутүшүнөн тез болот. Россия бүгүнкү күндө ушул нерсеге көз салып турат. Бул ишке ашса, Америка Европа менен болгон союздаштыкты бузбоо үчүн Россияга карата экономикалык блокаданы алууга, санкцияларды басандатууга жана саясий чечим издөөгө мажбур болот. Себеби, мындај абалда Европадагы ончул радикал күчтөр башкарууга келип, Американын ордуна Россия менен жакындашуусу, андан кийин Европа Америка менен бирге болуунун ордуна Россия менен бирге Америкага каршы күчкө айланышы мүмкүн.

**Үчүнчү:** бүткүл дүйнө калктары башынан өткөрүп жаткан хазарий кризис жана андан келип чыккан олуттуу экономикалык кризис. Бүгүн адамдар бул чириген, эскирген жана ойрон болуп бара жаткан түзүмдөн тажады. Алар өткөн кылымдын акырында социалисттик түзүмдөн тажап, аны кулатышкан эле. Бүгүн болсо, капиталды ыйыкташтырып, ага ибадат кылган, капиталды ыйыктағаны үчүн

бүткүл дүйнөлүк проблемаларды козгогон капиталисттик түзүмдөн да тажады. Чындығында, капиталисттик түзүм бүткүл дүйнөнү хазарий кризиске алып барды. Натыйжада, эл аралық проблемалар жана күрөштөр пайда болду о.э. ачарчылық, жакырчылық жана коопкоркунуч күчөп, капиталисттер дүйнөдөгү бардық байлыктарга өкүмдарлық кылууда...

Жакынкы айлар жана жылдар кооптуу окуялар, согуш жарайынданагы өзгөрүүлөр, Американын атайылап саботаж иштерди жасашы жана орус калкына басымдын күчөшүнүн акыбети оор болот. Америка эскалациянын кооптуу кадамдарын коёт, Россия болсо жаңы аскерий чараларды көрүгө мажбур болушу мүмкүн. Бул нерселер Россиянын моюн сунушун о.э. Американын шарттарын жана саясатын кабыл алышын ылдамдаттуу үчүн кылынат. Ошентип, бүткүл дүйнө жана калктар түзүм жана хазарат кризисине байланыштуу окуялар о.э. андан пайда болгон эл аралық жана регионалдык саясий, экономикалык жана аскерий кырсыктар ириминде калды. Демек, жакынкы айларда жана жылдарда дүйнөдө эмне болушу мүмкүн? Ким бат багынып берет? Кимдин саясаты биринчи болуп туруштук бербей калат? Америка жана анын саясаты алдында Европа Союзу кулайбы же Россия жана анын ички абалыбы? Ким биринчи болуп кыйкырат? Россия жана анын союздаштарыбы же Америка жана анын союздаштарыбы? Бул ойрон болгон мабдалардын абалы эмне болот? Аларга адамдар кандай позицияны карманат? Бул азаптар жана жасалма илдеттер натыйжасында Америка менен Европа мамлекеттеринде Советтер Союзунда болгондой окуялар жүз бериши мүмкүнбү? Бул суроолор жакынкы күндөрдө өз жообун табат жана эч ким аларды башарат кыла албайт. Себеби, өзгөрүүлөр тез болуп, окуялар бат өзгөрүүдө, алдыда бизди эмне күтүп турат – белгисиз.

Корутундулап айтсак, дүйнө мамлекеттери, алардын саясаттары жана калктарга болгон көз караштары мына ушундай. Алар капитал жана саясий өкүмдарлык үчүн дүйнөнү ойрон кылууга да, өкүмдарлык жана таасири үчүн дүйнөнү үчүнчү дүйнөлүк согушка тартууга да даяр турушат... Бул ушул нерсеге далалат кылат – жер жузү карамүртөздүктөрдөн, кайгылардан о.э. адамдар тарабынан чыгарылган ыфлас мабдалардан куттулуу үчүн кутаруучуга муктаж болуп, адамзат бул үлкөн тунгуюктан жана караңгылыктан амандыкка алып чыга турган кишини күтүп жатат. Бул болсо, адамзат жана анын кадыр-кыйматын сактай турган, аны бактылуу кыла турган түзүм менен ишке ашат. Ал – ошол түзүмдү колдонгон жана аны бүткүл адамзатка жакшылық жана нур катары алып чыккан Ислам Мамлекетинин көлөкөсүндөгү Ислам түзүмү. Аллах Тааладан бул

окуялар жаңы улуу доордун башталышынын жышааны кылышын сурайбыз. О.э. төгүлгөн бул кандар жана азаптар бардык адамзат үчүн жаңы жакшы жашоонун белгиси болушун сурайбыз. Ошол күндө момундар Аллахтын нусраты себебдүү шаттанышат жана Аллахтын ушул аяты дагы бир ирет өз тасдыгын табат:

﴿إِنَّ الْأَمْرَ مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ بَعْدٍ وَسَوْمَاتِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾

«Абалкы-акыркы бардык нерсе Аллахтын (колунда). Ошол күндө момундар Аллахтын нусраты себебдүү шаттанышат. (Аллах) Өзү каалаган кишиге нусрат берет. Ал кудуреттүү жсана ырайымдуу. (Бул) Аллахтын убадасы. Аллах Өз убадасына (эч качан) тескери иши кылбайт. Бирок, көп адамдар муну билишпейт. Алар Ахыреттен бейкапар абалдарында жалаң дүйнө турмушунун сыртын гана билишет» [30:4-7] □

## **БАТЫШТИН ЭКСПЕРИМЕНТАЛДУУ АКЫЙДАСЫ ЖАНА ДИНДИ ТУРМУШТАН БӨЛҮҮ**

**Фаик Нажах**

Батыш эксперименталдуу (эмпириялык) жандашуусу жана андан кийинки бардык нерселерди кабыл алышы өнүгүү жана агартууга умтулуунун натыйжасы экенин айтып, тарыхты бурмалап көрсөттү. Бирок, Батыш хазараты жөнүндөгү чыныгы түпкү акыйкат – ал жырткыч насроний жана материалисттик күчтөрдүн ортосунда ойлонбостон кабыл алынган орточо чечимге (мунасага) курулган. Фикирлөөнүн эмпириялык усулу динди турмуштан бөлүү аркылуу ушул адаштыруучу орточо чечимге мүмкүнчүлүк берди. Андан соң, негизи туруксуз болгон ушул мунаса бүгүнкү күндө биз билген Батыш хазаратынын пайдубалына айланды.

Батыш буларды моюнга албайт, кала берсе, өзүнүн насроний өтмүшү жөнүндө да анык түшүнүктү бербейт. Себеби, бул анын Ислам менен терең алакаларын моюнга алууну талап кылат. Миладий он биринчи кылымдан он үчүнчү кылымга чейин күчөгөн ушул алакалардын далили катары Сицилия, Мальта жана Андалусиядагы сакафий жана илимий алакаларды о.э. мусулмандардын илимий борборлорунун ролун айтууга болот. Медицина, философия, математика жана башка илимдерди үйрөнүү үчүн мусулмандардын илимий борборлоруна көчүп өткөн эң көзгө көрүнгөн студенттер арасында (Пизандык) Леонардо Фибоначчи, Баттык Аделард, Африкалык Константин жана башка Европа студенттери бар болгон. О.э. был алакаларга мусулмандарга таандык эмгектердин которулушу да таасир көрсөткөн. Буга испандар Толедону басып алгандан кийин ал жердеги Ислам мұрасы Герард Кремонский тарабынан которулушун, миладий 965-жылда мусулмандар тарабынан Сицилия әзленип, 1091-жылы кайра Нормандияга кайтарылғандан кийин ал жердеги мұрастын которулушун мисал кылса болот. Ошентип, өз сарайында мусулман аскерлери, ақындары жана аалымдары болгон Сицилиядагы Рожер II әкинчи сыйктуу өкүмдарлар колдоосу астында норман-араб сакафаты пайда болгон.

Мухаммад Идрисий король Рожер үчүн жазган «Назхатул муштак фи ихтирокил афак» китеби орто кылымдардагы эң ири географиялык эмгектердин бири болуп эсептелет. 1127-жылы Пизандык Стефан медицина назариясына боюнча араб трактатын латын тилине көтөрдү. Тогузунчук кылымда Хarezмий арифметикалык операцияларды араб сандары жардамында аткаруу усулуун иштеп чыккан. Леонардо Фибоначчи аны Европага алып келди. Честерлик Роберт болсо миладий 1145-жылы Хarezмийдин «Мухтасар фи Хисабил Жабр вал

Мукаабала» китебин которду... Булардан тышкary, кийинки кылымдарда да которулуп, Европадагы илимге таасир кылууну уланткан башка көптөгөн эмгектер бар. Француз тарыхчысы Гюстав Лебон өзүнүн «Арабдар хазаралыгы» китебинде мындай дейт: «Эң белгилүү француз командачысы Наполеон Бонапарт 1801-жылы Мисирден Францияга кайтып жатканда Малик ибн Анас мазхабынын фикхи боюнча жазылган «Шархул Дардир ала матни Халил» китебин ала кеткен». Маликий мазхабы европалыктар таанышкан биринчи Ислам мазхабы болуп эсептелет. Лебон айтышынча, Бонапарт Француз мыйзамын-укугун иштеп чыгууда бул китебин мазмунун колдонгон. Бул Француз мыйзамы мамлекеттин тикеленишинин, өзгөчө эрежелер, келишимдер жана милдеттөмөлөр маселелеринде Эң негизги себеберинин бири болду. Ошентип, Франция мыйзамчылыгына, айрыкча, «Наполеон кодекси» деп аталган жарапдык кодекске Ислам фикхинин, өзгөчө, Маликий мазхабынын таасири күчтүү болду.

Мусулман окумуштуулар жана укуктаануучулар тарабынан жүргүзүлгөн айрым изилдөө жана салыштыруулардын натыйжалары бул нерсени көрсөтүүдө. Алардан айрымдарын келтирип өтөбүз: Хидювий Исмаил өкүмдарлыгы доорунда казы болгон Махлүф Минавий, ал француз мыйзамдары менен Маликий мазхабын салыштырган. Он тогузунчы кылымдын акырында Мисир адилет министри болгон Кадрий Паша да. Азхар аалымы, мыйзамчылыктарды салыштыруу автору Сайийд Абдуллах Али Хусайндын айтмында, Маликий мазхабы менен француз мыйзамдары ортосундагы оқшоштук 90 %га жетет.

Голландия университетинин эл аралык укук боюнча профессору Мишель де Тоб (Michael de Taube) Ислам алып келген жана фикх философиясында камтылган гумандуулук жана ахлакый рухтун таасирине о.э. бул рухтун орто кылымдарда Европада абзел болгонуна ишара кылат. Ал адамзат башынан өткөрүп жаткан бактысыздыктар жана Ислам мыйзамчылыгы алып келген өзгөрүүлөр о.э. анын эл аралык укукка таасири жөнүндө айткан.

Айрым тарыхий булактарда айтылышынча, Кастилия королу Альфонсо IX Европада биринчи мыйзамдар топтомун жазган жана бул топтом латынча түшүндүрмөлөр менен уч томдо басылып чыккан. Ал муна хижкий 679-жылдагы, миладий 1289-жылдагы Андалусиядагы мусулман вилаяттарынын мыйзамынан алган. О.э. Сицилия жана Германия королу Фридрих II 1250-жылы мыйзамдарды Ислам фикхинен алган. Король тикелей жана кыйыр салыктар, аскерий структуралар, бажы төлөмдөрү о.э. мамлекеттин пайдалуу

кендердерге жана айрым товарларга монополиясы жөнүндө Ислам мыйзамчылыгында 9-10-кылымдарда белгилүү болгон мыйзамдарды кабыл алган. Бул мыйзамдар бүткүл Европа үчүн үлгү болду.

Батыш өзүнүн насронийлик өтмүшү жөнүндө туура элести бербеди. Себеби, бул үчүн Ислам менен болгон терең алакаларды моюнга алышы керек. О.э. материализмге өзгөчө маани берип коюудан коркуп, өзү туш келген материализм коркунучунун олуттуулугун да туура түшүндүре албады. Ошондой болсо да, Батыштын эксперименталдуу акыйдасынын маанисин жана динди турмуштан бөлүү себебин баалоо үчүн ушул караңы тарыхты ачыктоо зарыл.

### **Европадагы насронийлик (насронийдык) хазарат жана материализм идеясына каршы күрөш**

Европада насронийлик хазарратты туура түшүнүүнүн жалгыз жолу – ал Исламий хазарат астында өнүккөндүгүн жана Европа Исламдын насронийлик нускасы катары өнүккөндүгүн моюнга алуу. Батыш анын өнүгүшү Байыркы Греция жана Рим маданий мурасынын уландысы катары көрсөтүп, адамдарды чалгытат. Акыйкатта болсо, Исламий Халифалык мамлекети мин җылдан ашуун убакытта дүйнөлүк үч болгон. Ислам хазараты адамзаттын жетишкендиктеринин чокусун өзүндө камтып, улуулук, бакубатчылык жана изгиликтин үлгүсү эле. Турмуштун бардык тармактары үчүн чечимдерди берген өзгөчө Ислам идеологиясын кенири колдонуу натыйжасында Ислам болуп көрбөгөн хазарий ийгиликке жетишкен. Ислам өз хазаратынын мөмөлөрүнөн ошол доордо мусулмандар эле эмес, бүткүл дүйнө белгилүү бир даражада пайдаланган. Батыш математика, илим, технология, маданият, өнөрчүлүк, соода жана адабиятты эле эмес, бүткүл насроний хазарратты Ислам айланасында курду. Ал биздин түзүмдөрүбүз, мыйзамдарбызыз жана турмуш жөнүндөгү фикирлеребизден нуска көчүрдү. Массачусетс университетинин тарых илимдеринин профессору, теги италиялык болгон американалык философ Жоржио де Сантиляна мындай деп жазган: «Араб мыйзамдарынын таң калаарлык жери – ал бизди жоопкерчилиги чектелген коомдор сыйктуу соода мыйзамдарынын деталдарына багыттады». О.э. Жоржио де Сантиляна Ислам мыйзамчылыгы негизинде кабыл алынган соода мыйзамдарына көптөгөн мисалдарды көлтирген.

Англис чыгыштаануучусу Герберт Жорж Уэллс: «Европа өзүнүн эл аралык соода мыйзамдары үчүн мусулмандарга карыз», - деген.

Ушул орунда Наполеон имам Malik фикхинин кабыл алып, анын негизинде Француз мыйзамдарын түптөшү жөнүндө маанилүү маселеге көнүл буруу керек. Биз Батыш мыйзамдарын алга сүрүүгө

каршыбыз жана Батышка «Сiler бизден тартып алган мыйзамдарыбызды кайтарып бергиле!» дегендин тарапкери эмеспиз. Ушул орунда конституциялык мыйзамчылык менен конституциянын айырмасына көңүл буруу зарыл. Конституция жаатында Батыш Исламдан эч нерсени албаган. Батышта илманий либерал демократиялык система бар. Конституция мамлекеттин формасын, анын мекемелерин, өкүмдарды шайлоо жолдорун жана башкаларды белгилеп берет. Батыш бул жаатта Исламдан эч нерсе алган жок. Адамдардын турмушуна байланыштуу өзгөчө мыйзамдар, мисалы, соода жана коомдук мамилелер жөнүндөгү эрежелерге келсек, Наполеон имам Малик мазхабынан соода жана компанияларга тиешелүү нерселерди, мисалы, келишимдер, мажбурияттар жана мүлк жоболорун алган. Бирок, бул айрым жоболор мамлекеттин формасын өзгөртпөйт, болгону өзүнчө нормалар катары гана иштейт.

Ушуну да баса белгилөө зарыл, мыйзамдар исламий болушу учун алар вахийге байланышы керек. Демек, Франция кээ бир шарият мыйзамдарын кабыл алышы анын шарият негизинде өкүмдарлык кылышын түшүндүрбөйт, балким, соода тармагын тартипке салган мыйзамдарды макулдагын билдириет. Ушул мыйзамдар өз булактарынан ажыраган сон, алар башка мыйзамдар сыйктуу эле болуп калат. Биз аларды өз булагынан т.а. вахийден ажыраган абалда алышыбыз жаиз эмес. Мусулмандар мыйзамдарды түздөн-түз вахийден алышы шарт, Батышка үстөмдүк менен карашыбыз керек, себеби Батыш мыйзамдарды өзү иштеп чыга албады жана аларды мусулмандардан алууга мажбур болду. Аллах Субханахунун мыйзамдары гана – мусулмандардын ойгонушу, өнүгүшү, Аллахка итаат кылыш, бардык калктардан озунушу учун жападан жалгыз кепилдик.

Бүткүл Европа насроний эле. Европа өкүмдарлары өздөрүнүн таасирин жана мыйзамдуулугун насроний дининен алышкан. Алар Европаны Рим чиркөөсү менен биргеликте башкарып келишти. Бирок, насронийлик ички идеологиялык күчкө ээ болбогон дин. Ал жалпы инсаний хазаратын жарата албады. Ошондуктан, насронийлер бизден алган нерселерди өзгөртүп, өздөрүнүн насронийлик ишенимдерине ылайыкташтырышты жана ушул таризде Европада Ислам хазаратынан нуска көчүрүштү. Бүгүн Батыш ушул тарыхты туура эмес чечмелеп, аны караңгы кылымдар деп аттайт. Бирок, ошол убакытта Европада өкүм сүргөн жашоо таризи Батыштагы азыркы абалынан кыйла жогору болгон. Ооба, бүгүнкү күндө Батыш алдыңкы технологияларга ээ. Бирок, илимий өнүгүү тарыхий кылымдардагы хазараттарды салыштыруу үчүн пайдалуу өлчөө эмес. Батыштын турмушу бүгүнкү

күндө утилитардык материалдык кызыкчылыктарга тыныымсыз умтулууга негизделген. Насроний хазараты материалдык умтулуулар менен ахлакий, инсаний жана моралдык кызыкчылыктарды төң салмақтуулукка сала алган жана ошол убактарда ар-намыс, кадыр-кыймат, үй-бүлө жана коом түшүнүктөрү маанилүү орунду ээлеген. Бирок, капитализм пайда болордон мурун эле насроний өкүмдар тайпада материалдык эксплуатацияны көрүү мүмкүн эле. Рим папалары менен королдор эзилген калктардын эсебинен үлкөн байлык топтоодо бири-бири менен кызматташкан. О.э. алар байлык, бийлик, ал тургай, илимди монополия кылышкан. Бул эксплуатациялык менталитетти кресттүүлүк жүрүштөрүндө же Америка континентинде болгондой, насроний Европанын чет элдеги амбицияларында да көрүү мүмкүн. Капитализм насроний элитанын жүрөгүндө өнүп чыккан карамуртөздүк уругун азыктандырды. Капитализмдин идеологиялык күчү Батыштын өкүмдар тайпасын турмуштун бардык тармактарында өкүмдарлык кылууга үндөдү.

Батышка материалисттик идеянын кирип келиши да Ислам хазараты менен болгон алаканын натыйжасы эле. Ислам эллинисттик сакафат (грек сакафат) өкүмдар болгон мамлекеттерге жайылган убакта мусулмандар алгачкы ирет материалисттик фикирлер менен кагылышкан. Ошондо кээ бир мусулмандар Батыш фикирлеринен таасирленип калышкан. Мунун натыйжасында Ибн Синага окшогон түбөлүк жашоо сыйктуу Ислам акыйдасына ачыктан-ачык тескери болгон туура эмес фикирлерге ишенген философтор чыккан. Акыйкатта болсо, аалам, адам жана тириүлүктү жараткан Зат жалгыз Аллах болуп, жашоонун канча убакытка созулушун жалгыз Ал белилеши ачык акыйкат. Хижрий үчүнчү жана төртүнчү кылымдарда Исламдын гулдөп-өсүшү дагы эле алтын доорунда эле. Ошондуктан, Ислам уламалары ушул жат фикирди четке кагууга катуу аракет кылышты. Хижрий бешинчи кылымдын аяктарында имам Газзалий «Философтордун кыйроосу» китебинде алардын далилдерин ар тараптуу четке какты. Андан кийин Ибн Рушд келип, имам Газзалийдин китебине каршы чыкмакчы болду. Ибн Рушд Андалусия аалымдарынын белгилүү үй-бүлөсүнөн болуп, атасы жана чоң атасын ээрчип Кордовада башкы казы болот. Бирок, Уммат Ибн Рушддун фикирлери кыйроого учураганын байкаган сон, ал соттолуп, сүргүн кылышынан. Бул, Ислам уламалары философторду женишкенине ачык далил. Материалисттик фикир Ислам дүйнөсүндө женилди. Бирок, Ибн Рушддун эмгектери латын тилине которулуп материалисттик фикир Европага көчтү. Он жетинчи кылымда насроний руханийлеринин бир бөлүгү материалисттик фикирге кызыгышып суктанаң калышты. Алар

латин тилинде «Аверроэс» деп таанылган Ибн Рушддун аты менен «аверроэстер» деп аталышты. Материалисттик фикир Исламда канчалык жийиркеничтүү болсо, насронийлердин назарында да ошондой жийиркеничтүү эле. Уламалар филофосторго карши күрөшкөндөй, Рим чиркөөсү либералдарга карши күрөштү. Рим чиркөөсү өз өкүмдарлыгын сактап калууга аракет кылды. Ал чиркөө таалимдерин жана андагы бузгунчуулукту сынdagандарды же муфаккирлерди куугунтуктай баштады. Европада чиркөө өкүмдарлыгынын натыйжалары кырсыктуу болду. Ошондуктан, аны ондоо эмес, аны жок кылуу маселеси алга сүрүлдү. Ага карабастан, чиркөө латын тилинде «Ал-газель» аты менен белгилүү болгон Газзалийден алынган далилдер жардамында Батыш коомунда күчөп жаткан фикирий тенденцияларга карши туруга кудуреттүү болду.

Биз бул эпизоддон Европа Ислам хазараты көлөкесүндө мусулмандар арасындагы фикирий агымдардан канчалык таасирленгенин көрүүгө болот. Ошончо аракеттерге карабастан, Европа материализмге чекит коё албады. Чиркөө фикирий канаттандырууга караганда көбүрөөк саясий күчүнө таянган көрүнөт. Кийинчөрөэк кээ бир насроний өкүмдар элиталар от менен ойношо баштады. Алар өз бийлигин сактап калуу жана чиркөөгө карши күрөштө төң салмактуулукту камсыздоо үчүн материалисттик фикирдин элементтерине таяна баштashты. Ошондуктан, материалисттик фикир толук женилбей, бир бурчта, өз учурун күтүп жатты.

Исламдан айырмаланып, Европа насронийлеринин эки негизги кемчилиги болгон, алардын бириңчиси – саясий, экинчиси – фикирий. Материалист философтор ушул нерседен пайдаланышты. Насроний Европанын бириңчи саясий кемчилиги башкарууда биримдик жок эле. Бул туруктуу ички күрөштөргө себеп болду, бийлик чиркөө жана мамлекет ортосунда бөлүштүрүлдү. Бул насронийликти кабыл алып, бирок, Рим мыйзамдарын колдонууну уланткан мурунку Рим императорлорунан калган мурас эле. Ушулар улам, руханийлердин роли диний иштерди башкарууга чектелди. Бийликтин бул таризде бөлүнүшүн насронийлер макулдоо менен кабыл алышты.

Аллахтын пайгамбары Иса алайхиссалам вахий менен колдоп-кубатталып, Бану Исраилге жиберилген. Бирок, насронийлер Иса алайхиссалам алып келген турмуш жөнүндөгү эрежелер яхудийлерге гана таандык экенин, яхудий эместер анын ордуна жердеги королдорго моюн сунушу мүмкүндүгүн баса белгилешти. Мындан тышкary, насронийлик акыйдасына материяны рухтан бөлүү жөнүндөгү өкүмдар философия да таасир кылды. Насронийлер

руханийлик диний жана рухий иштерди гана көзөмөлдөшү керек деген тыянакка келиши. Заман жана материяны башкарууну болсо акимдерге калтырышты. Батыш Рим империясы кулагандан кийин Европа өзүн тикелеп жатканда Рим чирчөөсү күдүм ушул моделде ишараетин улантты. Ал рухий иштерге гана чектелди жана Европа королдорунун материалдык иштери үчүн жоопкерчиликтен баштарртты. Мындан тышкary, Европанын алгачкы тарыхында руханийлердин жетекчиси катары бир «папа» болгон болсо да, бирок, Европа жерлери ар дайым бири-бири менен согушуп жаткан монархтар ортосунда бөлүштүрүлдү. Чиркөө адамдын аң-сезимин көзөмөлдөп, аны жашоо жөнүндөгү түшүнүктөрүн ыйык китептин монополисттик түшүндүрмөсүнөн алууга мажбур кылды. Чиркөө бүткүл этибарын өз күнөөсүн моюнга алып, анын каффаратын төлөгөн, өз денесин моюн сундурган, кайрымдуулук-садака берген жана чиркөөнү улуулаган кишиге каратты жана мунун акысына ага индульгенция (күнөөсүн кечирүү жана ушул жөнүндө Рим папасы тарабынан берилчү жарлык) берди. Бирок, чиркөө адамдын руханиятына жана өзүн өзү ондошуна этибар караткан жок. Бул абал протестанттык реформаторлук кыймылдын негиздөөчүсү Мартин Лютерди адамдын социалдык деңгээлин өнүктүрүү үчүн «адамдын нафси» жана анын ахлакый терендиги жөнүндө изденүү алып барууга үндөдү. Андан кийин Лютер адамдын эки түрдүү табияты т.а. эң маанилүү болгон ички рухий жана тышкы дene табияты жөнүндөгү назарияны алга сүрдү. Анын назариясына ылайык, ички нафстын тазаланышы эркин тандоонун көрүнүшү, эгер адам муну ишке ашыра алса, илахий сүйүүгө жетишет. Лютер өз тезистери (негизги фикирлери) менен католик чиркөөнүн бар болушунун себептерине сокку берди. Натыйжада, чиркөөгө эч кандай муктаждык калбады. Тескерисинче, өз Роббисин ыраазы кылууну жана айланасындары дүйнө менен шайкеш болууну каалаган адам үчүн чиркөө тоскоолдук болду. Ошондуктан, адам менен ал өз тақдышын өзү чечиши, өз нафсин тазалашы, айланасындары дүйнөгө көз карашы жана Роббиси менен болгон алакасынын ортосунда руханийлер үчүн эч кандай өкүмдарлыкка орун калбады.

Ушул фикирдүү өзгөрүү ыңқылаптык болуп, муфаккирлердин аң-сезимин алар эч качан ойлобогон идеяларга ачты. Алар адамдын ички жана тышкы дүйнөсүнүн бөлүп, алар эки өзүнчө боштук (майдан) деген тыянакка келиши. Алардын айтмында, ички дүйнөнүн маңызы ушул – адам эркин жана өзүнүн индивидуалдыгына багытталып, активдүү жана жогору өздүккө жетүүгө умтулат. Тышкы дүйнөсү – бул өзүнүн бардык сырларын, түшүнүктөрү жана түшүнүү механизмдерин

өзүндө камтыган т.а. адам сезип турган дүйнө болуп, тышкы кайып талимдерге муктаж болбойт.

Хижрий онунчу кылымда Түндүк Европа королдору жаңы түзүлгөн протестант ағымдары атынан Рим өкүмдөрлөгүнүн каршы козголон көтөрдү. Түштүк Европа монархтары болсо, Рим чиркөөсүнө садык католиктер менен бирге калышты. Хижрий он экинчи кылымга келип, насроний Европа материалисттик ыңқылапка каршы турууга мүмкүнчүлүк берген күчтүү борбордук бийликтөө ээ эмес эле. Насроний өкүмдөрлөгүнүн эки жүздүүлүгү жана насронийликке бутүндөй тескери бузгунчулугу, ач көздүгү, зулум жана эксплуатациялары бутүндөй ачылып калды. Бул Европа калктарындагы материалисттик ыңқылаптын таасири эле.

Насроний Европанын негизги фикирий кемчилиги грек рационализминин туура эмес фикирлөө тарыйкатын кабыл алуу жана насроний ишенимин абыл менен негиздөө үчүн мантиктин (логиканын) туура эмес ыкмасын колдонуу эле. Мантик фикирлөөнүн туура тарыйкаты, бирок, абыйда маселелеринде эмес. Себеби, ал жашоо жөнүндөгү фикирлерде карама-каршы тыянактарды бериши мүмкүн. Абыйда катый болушу керек, анда күмөндүк үстөм болбойт. Себеби, сакафат, жашоо таризи жана хазаратты калыптандыруу үчүн абыйда бекем, четке каккыс жана өзгөргүс пайдубал үстүнө курулушу керек. Бирок, мантик жардамында бул мүмкүн эмес.

Ушул мантикий фикирлөө механизминен келип чыгып, материалист муфаккирлер материянын өз-өзүнөн пайда болгону, түбөлүк экендиги жана жаратуучуга муктаж эместиги туурасында өз «далилдерин» алга сүрдү. Миалы, алар мусулмандар тарабынан четке кагылган философтордун далилдери менен куралданышты жана түбөлүк нерседен убактылуу бир нерсени жаратуу мантик жагынан мүмкүн эместигинин баса белгилешти. Гректердин илахийлик идеясы алкагында айтылган мындай фикир чыныгы маанигэ ээ эместиги алардын оюна да келбеген. Материалисттер көптөгөн диний ишенимдер алдында өздөрүн «атеист» катары көрсөтүүгө аракет кылышты. Бирок, түпкүлүгүндө алар эң жаман динге ээрчишли. Т.а. алар жаратылган материяга илахий сыфаттарды, түбөлүктүктүү, өзүн-өзү камсыздай алууну байлап, эң чоң ширкти ээрчишли. Ал тургай, жалгандан Аллахка байлангандыктарын айткан Мекке мушриктери да бул бутпарас-материалисттерден жогору эле. Себеби, Мекке мушриктери эң болбогондо Жаратуучунун бар экенине ишенишкен.

### **Батыштын материализм менен өз ара мунасага келиши**

Насроний муфаккирлер материалисттик коркунучту фикирий жактан жене албаган соң, насронийлик менен материализм ортосунда

мунасага келүүнү сунуштап, коргонууга өтүштү. Хижрий он экинчи кылымда насроний муфаккирлер грек рационализмин Батыш эмпиризмине алмаштырышты. Бул болсо, акыл идиреди кескин чектеп, диний талкууну фикирий майдандан четтетти. Насроний муфаккирлери муну өз динине зыян жеткирүү үчүн эмес, материалисттердин фикирий чабуударынан коркуп кылышты. Алар жаратуучуга ишенүүнү анык жана ачык-айкын акыйкат деп эсептешти. Бул нерсени материалисттердин фикирлери башаламан кылып жиберди. Батыш эмпиризми жаратуучунун бар экени туурасындагы жалпы талкууларга чекит койду. Бирок, диндин жашоодон бөлүнүшү дагы бир натыйжа болду. Батыш насронийликти жаңы акыйдага алмаштырды. Ушул жаңы Батыш акыйдасына ылайык, бул дүйнөдөгү жашоо гана катый болушу мүмкүн. Коомдук турмушта адамдын иштерин тартипке салууда бул дүйнөдөн сырттагы нерсе эсепке алынбашы керек. Бул жашоодон сыртта кимdir бирөө барбы деген маселеде ар бир адам жеке өзү чечим чыгарат.

Уильям Дюрант «Хазарраттар тарыхы» китебинде жана Рональд Стромберг «Учурдагы Европа фикиринин тарыхы» эмгегинде Батыш фикиринин тарыхынын баскычтарын: орто кылымдарга, ренессанска (ойгонуу дооруна), реформа дооруна жана Барокко доорлоруна бөлүшкөн. Алардын фикиринде, Барокко доору ойгонуу кылымынан кийинки доор же башка мааниде 1570-жылдары башталып, 1650-жылга чейин уланган диний реформа үчүн жасалган аракетерден кийинки доор болуп эсептелет». Алар он жетинчи кылымды акыл-эс кылымы деп атап, далил катары ушулады айтышат: «Галилей, Ньютон, Декарт, Спиноза, Томас Гоббс, Жон Локк жана Лейбниц жөнүндө ойлосок, он жетинчи кылым акыл-эс кылымы экендигин четке кагып болбайт. Андан кийин 18-кылымда агартуу доору келди. Бул болсо 19-кылымдагы идеологиялардын пайда болушуна жол ачты».

Европа он алтынчы жана он жетинчи кылымдардан тартып өзүнүн ойгонуу жолун чиркөөнүн жашоо жана билимге өкүмдөрлүк кылышын токтотууда көрө баштады. «Агартуучулар» деп аталган муфаккир жана философтор бул ойгонуунун фикирий пайдубалын куюуга киришишти. Бул пайдубал мамлекетти, кийин турмушту бардык деталдары менен дин, ахлак жана баалуулуктардан бөлө турган илманий мабдага негизделди. Көп абалдарда ушул муфаккирлер өздөрү эксперименталдуу илимий методго (эмпиризмге) негиз салышкан. Аларга 1626-жылы өлгөн Фрэнсис Бэкон, 1650-жылы өлгөн Рене Декарт, 1662-жылы өлгөн Блез Паскаль сыйктууларды мисал кылса болот. Ошондуктан, илимий метод менен илманийликтин

кесилишин көрүү табигый. Бул нерсе илим компасын белгилүү бир багытка багыттады. Муну менен бирге, Батыш илимди билимдин жалгыз куралы жана жолу катары кабыл алды. Ошондуктан, ал башка бардык илимдерге жана инсаний билимдерге өкүмдөрлөк кылды.

Илим менен илманийлик бири-бирине кызмат кылгандыгы Дарвин назариясы сыйктуу көптөгөн илимдердин илимий кыйматын суроо жана күмөн астына коёт. О.э. Батыштын гуманитардык илимдер сыйктуу эксперименталдуу эмес билимдерде да эксперименталдуу усулдан пайдаланууга да чоң илеп белгисин коёт. Алар илим компасы дунявий жана материалдык жак менен чектелиши үчүн ушул багытка караташкан. Илимдин жалгыз аракет тармагы табият жана адам билимдери тармагы болуп, алар менен өз ара мамиледе болуусу эмпириялык жандашуу болуп эсептелет. Ал эми, илимдин максаты – адамга пайда келтире турган нерсе. Ошондуктан, алар пайдасыз деп эсептелген, тавтология менен алектенүүдөн башка эч нерсе кылбаган мантик жана аналогия сыйктуу «эски» философиялык билим жана идеялардан баш тартуулары керек эле. Себеби, алар илимдин жарыя кылышынан максатына тессери келет. Ошентип, утилитаризм (пайдапарастык) илим жана философиянын ортоқтош максатына айланды жана анын аракет тармагы материализм болуп калды. Бул болсо, илманий мабдага ачыктан-ачык жакындашуу жана утилитаризмге моюн сундуруу үчүн илимди манипуляция кылуу болуп саналат. Анткени, назариячылар дунявий, маддий жана пайдалуу деп эсептеген фикирлерге аракет менен жетүү мүмкүн. Ушул таризде, илим ошол доордун рухуна жана аклий тенденцияларына туткун болду.

Насронийлик бул жаңы негизди тез кабыл алды. Диний менен дунявий о.э. материалдык менен рухий абалдары бөлүү, жогоруда айтылгандай, насронийликтө Рим империясы доорунан бери бар. Диний жана дунявий маселелерде насронийликке таандык болгон бөлүнүү себептүү, динди жашоодон бөлүү алгач амалда анчейин чоң өзгөрүүлөргө алып келбеди. Европа насроний дининде болуп, калк да насроний динине иътиقاد кылат болчу, насронийлик таалимдерин ээрчиген о.э. жашоодо бул динге ээрчийт эле. Кала берсе, Европадагы өкүмдөр тайпа насроний болчу жана алардын дини турмуш маселелеринде кандай багытты сунуш кылса, ошого ылайык башкарууну улантышкан. Насроний хазараты өкүм сүргөн кылымда Европа элдери табигый укук назариясына баш ийип келди. Мунун натыйжасында алар жашоо жөнүндөгү өз фикирлерин диний көз караштан о.э. аклий жактан туура деп билишкен. Ал тургай, дин четке сүрүлгөн учурда да алар мантикий себептерге ылайык ошол

чечимдерди кабыл алууну улантышты. Насронийлер табигый укук назариясына негизделип, бийлик бир өкүмдарга берилиши керектигине, зина қылмыш экендигине жана «жалпы» деп белгиленген жерлер бардык адамдардын мулкү катары мамлекеттин көзөмөлү астында болушу керектигине аклий ишеним пайда қылышкан. Бул идеялар дин мамлекеттен бөлүнгөндөн кийин бат өзгөргөн жок. Бирок, кийинчөрөк, ондогон жылдар жана қылымдарда алардын жашоо жөнүндөгү түшүнүктөрү өзгөрдү жана насроний таалими жалпы Батыш фикирин бекемдей албай калды. Ислам хазараты да Батыш үчүн бирер үлгү сунуштоону токтоткон эле. Коомдук турмуш рухияттан куру жалак калганы үчүн Батышта материалисттик импульс кескин күчөдү. Утилитаризм материалисттик философиядан келип чыккан табигый укук назариясына көлөкө салды. Адамдын жашоодогу максаты – материладык лаззатты издөө болуп калды.

Муну менен бирге, материализм менен мунасага келүүнүн тарапкерлери жөңилбестен калышты. Материалисттерге акыйдалык талкууларга гана катышууга тыюу салынды. Ушул таризде алар эркиндик жана демократиянын саясий идеалдары сыйктуу акыйдалык болбогон максаттарга кызыктырылды. Хижрий он экинчи қылымдагы Франция ыңқылабы материалисттер колдогон козголоң болуп, эркиндик жана демократия көрүнүшүндө гана көрүндү. Ыңқылап Британиянын собатажы себептүү саясий жактан ийгиликсиздикке учурады. Ага карабастан, бул ыңқылаптын натыйжасында жүзөгө келген жаңы саясий идеялар Францияда жана бүткүл Батышта фикирий жактан кеңири кабыл алынды. Хижрий он үчүнчү қылымда грек рационализми бүтүндөй жок қылынгандан кийин материалисттер акыйда темаларына кайтышты. Карл Маркс өзүнүн илимий-эмпириялык материализмин сунуштады. Ал тургай, эксперименталдуу (эмпириялык) атальштар аркылуу акыл вакиънин мээдеги чагылышынан башка нерсе эмес деп аныктама берди. Европаны курчап алган ыңқылаптардан коркups, Батыш экинчи келишүүгө барды. Келишимдин алкагында Батыш дүйнө карашына ылайык келе турган жана орнотулган Батыш тартибине коркунуч туудурбай турган жеке жана ыхтыярдуу эркиндик жана демократиянын өзгөртүлгөн версиялары сунушталды. Ушул саясий идеялар динди турмуштан бөлүү акыйдасына кошулгандан кийин Батыштын капиталисттик идеологиясы толук калыптанды жана насронийлик доору буттү. Батыш чегинүүлөр аркылуу универсалдуу материалисттик фикирдин коркунучтарынан жана хижрий он төртүнчү қылымда турмуштун чоң бөлүгүнө өкүмдарлык қылган жана эркиндик, демократия

көрүнүшүндө көрүнгөн коммунисттик идеологиядан өзүн күткарып калды. Бирок, Батыштын капиталисттик идеологиясы турмушта өкүмдар болуп калды жана бүгүнкү күндөгү карамүртөздүктөрдүн көпчүлүгүнө ал жооптуу. Т.а. капиталисттик идеология Батышта фикирди бекемдеди о.э. батыштыктарды ээрчүүчүлөрдөн жетекчилерге жана ачылыш жасоочуларга айланты. Бирок, бул жетекчи жана ачылыш жасоочуларды калыптандырган нерсе Батыш коомунда жана турмуштун бардык катмарында адамды эксплуатация кылуучу жалган идеология болуп эсептелет. Эркиндик жана демократия, ал тургай, эң жакшы көрүнүште да бүткүл адамзат үчүн кыйроо болду. Капитализм Батыштын мурунку насроний монархтарынын тарыхтагы ырайымсыз кол салууларына кайра жол ачып берди. Натыйжада, караңғы доорлор кайра кайтып келди.

### **Грек рационализми да, Батыш эмпиризми да четке кагылышы керек**

Насроний муфаккирлер грек муфаккирлеринин терең жаңылыш философиясын четке кагышып туура кылышкан. Мантикий (логикалык) фикирлөө – математика, мантик же грамматикада оной эле болгондой, негизги негиздерден ачык фикирлерди алуунун формалдуу усулу. Наадан гректер чыныгы жашоого байланыштуу негиздер өз-өзүнөн айкындашат деп ойлошкон. Алар вакиъликтен эч кандай далил келтирбестен, жашоо жөнүндө кеңири фикирлөө системасын жаратышты. Мантикий фикирлөөнүн эки чектөөсү бар. Бириңчиси, эгер гипотеза болжолдуу болсо, андан алынган натыйжа да болжолдуу болот. Экинчиси, мантикий фикирди ээрчү менен туура эмес тыянак чыгаруу оной. Ошондуктан, бир эле шарттар карама-каршы натыйжаларды бериши мүмкүн. Ага карабастан, гректер өздөрүнүн мантикий ой жүгүртүүлөрүнө абдан ишенишкен, ал тургай, натыйжалары вакиъликтекке тескери болсо да, бул түздөн-түз тажрыйбадан үстөм деп билишкен. Алар натыйжалар вакиъликтекке тескери келгенде вакиълиktи түшүнүү бизди алдап жатат деп ойлошкон. Байыркы гректер ал тургай эмпириялык илимдерде да философиялык фикирге кайрылышкан. Аларда дыкат күзөтүү жана тажрыйба өткөрүүгө зарылдык да, сабыр да жок эле. Алгач, насронийлер мантикий фикирлөөнү насронийлик диндин кээ бир мантиксиз тараптарын көрсөтүү үчүн жакшы каражат деп билишкен. Ал эми, мантикий фикирлөө материалисттердин колунда пайдалуурак болуп, алар материалдык дүйнө жоктон бар болушу мүмкүн деген өздөрүнүн мантиксиз фикирлерин негиздеши керек эле. Мындан тышкary, насроний муфаккирлер эмпиризмде грек рационализминен чыгуу жолун көрүшкөн. Динди фикир иштеп талкуулардан бөлүү менен

насронийлер материалисттердин чабуулун токтотуп гана калbastan, насронийлик итикаддын мантиксиз тараптарын аклий коргоодон өздөрүн куткарышты. Көптөгөн башка өзгөрүүлөр сыйктуу, эмпиризм да Ислам дүйнөсүндөгү мурунку талкуулардан илхамданган. Мындай абалда, насроний муфаккирлери эмпиризмди грек рационализмине ылайык альтернатива катары кабыл алысты.

Хижрий он биринчи кылымда насроний Батыш мусулман аалымдарынын бир нече кылымдар мурун алып барган байкоо жана тажрыйбаларын кайталоо аркылуу «илимий ыңқылаб» деп аталган окуяда эксперименталдуу усулду колдоно баштады. Бул – эмпиристтер жашоо жөнүндөгү бардык идеяларга негиз кылган эмпириялык усул. Эмпириялык усул, эгер анын максаты нерселердин табиятын кандай болсо, ошондой үйрөнүү болсо, туура фикирлөө усулу болот. Бул усул берилген шарттарга обьектти кайра-кайра моюн сундурууну, кийин анын реакциясын байкоо жана үйрөнүүнү талап кылат. Эмпириялык усулду колдонуу анык маалыматка алып барат, мисалы, бир атмосфера басымы астында суу температурасы 100 градуска жеткенде кайнат же жарыктык вакуумда секундуна 299.792.458 метр тездикте жайылат деген маалымат сыйктуу. Бирок, көзөмөлдөнгөн шарттарда кайталангыс окуялар, мисалы, тарыхий окуялар же организмдердин механикалык эмес реакциялары жөнүндө эксперименталдуу усул бизге эч нерсени бербейт. Эмпириялык илимдер алкагында да илимий түшүндүрүүлөрдү назариялаштыруу үчүн эксперименталдуу усулдан тышкарыга чыгуу керек. Эмпириялык усул «Бойл мыйзамы» (Роберт Бойл) же Эйнштейндин салыштырмалуулук назариясын тыянак кыла албайт. Гипотезалар, назариялар, ал тургай, илим мыйзамдары чектелген маалыматтар топтомунан келип чыга турган жана кийинчөрөэк көнөйтиле турган божомолдуу жалпылоолор. Ньютон механикасы өз доору үчүн пайдалуу назария эле жана адамзат андан пайда көрдү. Бирок, ал жаңы эмпириялык маалыматтарды түшүндүре албаган соң, ал Эйнштейндин салыштырмалуулук назариясы менен алмаштырылды. Белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө салыштырмалуулук назариясы да квант эффекттерин түшүндүрүүгө жетиштүү эмес. Физиктер Эйнштейндин салыштырмалуулук назариясын четтеп өтө турган назария боюнча дагы эле келише албайт. Илимий назарияларда жалпыдан жекеге өтүүчү дедукция (жалпы абалдан жеке тыянактарга келүү, өзгөчө тыянактарды чыгаруу) эмес, жекеден жалпыга өтүүчү индукция (экинчи даражалуу окуялардан жалпы натыйжа чыгаруу, айрым факттардан жалпы тыянакка келүү; дедукциянын тескерилис) колдонулат. Индукция – божомол. Себеби, чектелген маалыматтарды жалпылаштырганда

божомол кылуу зарыл болот. Эксперименталдуу усул бизге туура-так натыйжаларды бериши мүмкүн, бирок, аны колдонуу чөйрөсү өтө тар.

Батыш эмпиризми өзүнүн чектелгендиги жөнүндөгү тынчсызданууларга адамдар түздөн-түз идиреди менен акыркы билим катары өзүнөн канаттанышын талап кылуу аркылуу жооп берет. Бирок, күндөлүк тажрыйба ушуну көрсөтөт, биз өзүбүз көргөн нерсеге караганда көбүрөөк нерсеге ынанышыбыз мүмкүн. Мисалы, мен өзүм жетишкен тыянактарыма ынанышым мүмкүнбү, көбүнчө алар анык жана эч кандай жалпылаштырууларды өз ичине албаган болот. Бөлмөмдөгү столдун үстүндө бир чыны ысык чай турганын көрсөм, ким кантып кылганын көрбөгөн болсом да, шексиз, аны кимдир бирөө койгонун билем. Толук ишенем, мен жалпылаштырабастан белгилүү бир факттан белгилүү бир негиздүү тыянакка өтүп жатам. Буга мен толук ишенем. Себеби, мен анык белгилүү бир факттан анык негиздүү тыянакка жалпылаштырабастан өтүп жатам. Мен бардык түрдөгү бөлмөлөрдө, кайсы убакта жана бардык түрдө чайлардын болушу мүмкүндүгү жөнүндөгү жалпы назарияны жактап жатканым жок. Балким, ушул убакта алдымда турган бир чыны ысык чай жана ага байланыштууу нерселер жөнүндө айтып жатам. Т.а. мен бул чыны чайды кандай шартта тапканымды жакшы билем. Мен шексиз, анык бир тыянакка келишим жана түздөн-түз көрбөгөн болсом да, ишеним менен билишим мүмкүн. О.э. жаратуучунун бар экенин да толук ишеним менен түшүнүө алам. Мындай абалда, биз жашоо жөнүндө жалпы тыянактар чыгарбастан, башкача айтканда, вакиълик жөнүндө фикир жүргүзүүдө индукция же дедукция усулдарынан пайдаланбастан, өзүбүз сезип жаткан анык бир вакиъликтен анык тыянакка өтөбүз. Бул – адам жаратылыштагы чырайлуу нерсени байкап, ал муун пайда кыла албашын жана бул жашоодо эч нерсени пайда кыла албашын түшүнүп жеткен учурда сезүү менен амал кылган жандашуу. Биз бул сезүү менен жандашууну мыйзамдуу фикрий жол деп моюнга алышыбыз керек.

Грек рационализми да, Батыш эмпиризми да адамдын ақылына жана фикирине туура түшүндүрмө бере албаганы үчүн билим алууда жаңылышкан. Акыл же фикир төрт элементтен турат: вакиълик, сезим, мээ жана мурунку маалыматтар. Эгер, ушул элементтердин бири болбосо, анда фикирлөө жарайны жүзөгө келбейт. Адам жок жерден мурунку маалыматты жарата албайт. Бирок, эгер сиз ага алдын ала маалыматтарды берсөнiz, ал аларды өнүктүрүшү жана көнөтиши мүмкүн. Бул анын түшүнүк берүү жөндөмүн күчтөт. Ал өзү алгандан да көбүрөөк маалыматты башкаларга жеткириүүгө кудуреттүү. Фикирлөө жарайны адамда ушундай ишке ашат: вакиълик адамдын сезүү органдары жардамында мээгө өткөрүлөт жана мурунку маалыматтар жардамында

ушул вакиълиktи түшүнүү ишке ашат. Бул – фикирлөөдөгү аклий тарыйкат. Бирок, ыкма менен тарыйкatty айырмалап алуу керек. Мантикий фикирлөө жана эмпириялык жандашуу фикирлөөнүн туура ыкмасы. Бирок, аларды колдонуу чейрөсү өтө чектелген. Ал эми, фикирлөөдөгү аклий тарыйкат фикирдин бардык түрлөрү үчүн жалпы, себеби, ал фикирлөөнүн өзүн сүрөттөйт.

Байыркы грек кафирлери жана азыркы Батыш мурунку билим жана маалыматтардын келип чыгышын Аллах Субханаху ва Тааланы тааныбастан түшүндүрүүгө аракет кылышкан. Гректер мээни маалыматтардын булагы деп эсептешкен. Алар ар кандай маселеде акыйкатка аклий фикирлөө аркылуу жетүү мүмкүн, бул үчүн ой-фикир тышкы далилдерге муктаж болбостон, ички шайкештиktи талап кылат деп эсептешкен. Рационализм гректер үчүн аларды кызыктырган же алардын түшүнүктөрүн курчап алган бардык нерсени талкуулоого майдан ачты. Бул аларды кыялдагы фикирлөө моделдерин жаратууга алып келди. Алардын көпчүлүгү жашоонун акыйкаты туурасындагы иллюзиялар. Алар турмуштук проблемаларга ушундай бир чечимдерди иштеп чыгышты, алар адамдарга түшүндүрүп болгус бактысыздыктарды алып келди. Үй-бүлөнү бекер кылуу идеясы алардын бири. Материалисттер бүгүн да аны ишке ашырууга аракет кылышууда. Ал эми, фикирди башкарруу аракетте Батыш эмпиризми тескери тарапка жүрдү. Эгер, гректер үчүн билим булагы мээ болсо, эмпириктер үчүн билим булагы акыйкат. Алар түздөн-түз түшүнүү мүмкүн болгон нерсени анык билүү мүмкүн экенин айтышты. Эксперименталдуу илимдер көбүртүлгөн абрайго ээ болду. Ал абдан кеңеиди, ал адамдын жаратылыши сыйктуу өз чөйрөсүнөн сырттагы нерселер жөнүндө өкүм кылуу куралына айланды. Эмпиризм метадологиясы турмуш жөнүндө кеңири чечимдерди иштеп чыгуу үчүн «социалдык илимдер» деп аталган философия аркылуу туура эмес үгүттөлдү. Муну ишке ашыруу үчүн Батыш эмпиризми ижабийлиktи (положительный) нормативдик менен аралаштырып жиберди жана эмне болушу керектигин аралаштырды. Ал чечимди абалдан иштеп чыгуу жана кризистен чыгуу үчүн зарыл болгон идеяларды сунуштоо үчүн адамдын учурдагы шартын үйрөндү. Эмпиристтер вакиълик фикирди жарата албастыгын, вакиълик түшүндүрүлүшү керектигин андашкан жок. Акыл мээ вакиълиktен берилген хиссий идиrek менен мурунку маалыматты байлоону талап кылат. Билимдин булагы акыл эмес жана дүйнө турмушунун акыйкаты эмес, балким, Аллах Таала. Ал Зат бизге ушул турмушту берип, сезүү органдары жана акыл менен бизди камсыздады. Бизге мурунку маалыматтарды Аллах берген. Бул маалыматтар биринчи адамга аалам жөнүндө түшүнгөн нерселерин чечмелөөгө мүмкүнчүлүк берген. Бул болсо, ага адамзаттын калган бөлүгүнө өтүшү мүмкүн болгон фикирлерди калыптандырууга мүмкүнчүлүк берди.

## Динди жашоодон бөлүү мүмкүн эмес

Динди турмуштан бөлүүнү токтотуу жана коомдук турмуштагы максаттар жеке турмуштагы максаттарга шайкеш келиши керек. Турмуш жөнүндөгү туура философия рухту материядан бөлүүдө эмес, рухту материя менен бириктируүдө. Адам турмуш иштеринде жалаң материалдык максат үчүн эмес, жогору руханий максат үчүн толук катышуусу, муну менен бирге турмушта материалдык эле эмес, ахлакый, инсаний жана рухий кыйматтарга да көңүл бурушу керек. Дагы ушуну баса белгилөө зарыл, адамдын чыныгы тақдыры бул турмушта эмес, кийинки турмушта.

Адам өз турмушун жана хазарattyн учурдагы жана кийинки жашоо жөнүндөгү эң маанилүү суроолорго жооп бере турган о.э. адамдын болушунун маңызы жана турмуштагы максатын Жаратуучуга байлай турган туура жана кеңири көлөмдүү фикирий пайдубал үстүнө курушу керек. Адамдагы ушул эң маанилүү суроону адамдын жеке турмушунан алып болбойт. Тескерисинче, адамзат коомунун, мамлекет жана хазарattyн негизи жана бүткүл түзүлүшү ушул суроонун жообу негизинде калыптанат. Жаратуучунун бар экенин акыл жардамында о.э. адам сезими түшкөн жандыктарга назар салуу менен идирек кылуу мүмкүн. Себеби, бул жанзаттардын бардыгы өзүн өзү пайда кыла албашы, алардын бардыгы чектелген жана өзүнөн башкага муктаж экени, бардык чектелген жана өзүнөн башкага муктаж нерселер жаратылгандыгы ачык-айкын акыйкат. Бул акыйкатты түшүндүрүү үчүн акыл пайдаланылат. Ошондо акыл бардык нерселер адамдын түздөн-түз идирегинен сыртта болгон жаратуучу тарабынан жаратылган деген тыянактан башкасын чыгарбайт. Бул тыянак корутунду болуп эсептелет. Себеби, ал турмуш жөнүндө эч кандай жалпы божомолдорго кайрылбастан, белгилүү бир аклий натыйжага жетүү үчүн адамдын сезими идирек кылган белгилүү бир вакиъликтен пайдаланат. Бул тыянакты четке кагуунун себеби, адамдын ага жетише албашында эмес, балким, анын табигый жана хиссий тафаккурун рационализм тарыйкаты негизинде туура эмес деп ойлоп алып, адаштырылганында.

Ислам акыйдасы адамдын болушу жана анын турмуштан максаты жөнүндөгү суроого бул дүйнө жана андан кийин эмнелер болушун туура түшүнүү негизинде ар тараптуу аклий чечим берет. Адам өз турмушунан максатын, турмуштук проблемаларга чечимди пайгамбар жана расулдардын акыркысы болгон Мухаммад -дан, т.а. Куръан жана Сунната айтылган вахий аркылуу Өз жаратуучусунан алат. Сакафат жана хазарат да ушуга негизделиши керек. Халифалык мамлекети тарыхта буга жетишкен жана жакын келечекте дагы буга жетишет. Батыштын ийгиликсиздигинен кийин Исламдын кайтышы жакындашып жатат. □

## **ӨКҮМДАР КИМ? КИМ МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУ УКУГУНА ЭЭ? АЛЛАХ ТААЛАБЫ ЖЕ ИНСАНБЫ?**

Саир Салама (Абу Малик)

**Бул суроолорго «Батыш фикиринин ката кутусу» деген макалабыздын киришүү бөлүмүндө жана жалпы мазмунунда фикирий негизди курган элек. Жада калса, жалпы макала ушул суроонун төгерегинде болгон. Ошондой эле, анда адамдардын колу менен орнотулган мыйзамдардын кесептинен пайда болуучу көйгөйлөрдү дагы баяндаганбыз.**

**Мыйзам чыгаруу укугун адамдарга эмес Жаратуучуга тапшыруу эмнелерге алып келет? Эмне себептен андай кылышыбыз керек? Эмне себептен турмушту туура тартиптөө, адилеттүүлүктү орнотуу, укуктарды ээлерине кайтаруу жана жалпы адамзатка пайда алып келүү үчүн мұжизалык өзгөчөлүктөргө ээ болгон Исламий шариятты гана карманышыбыз керек?**

**Автор бул суроолордун жообун баяндап, көйгөйлөрдүн чечимдерин туура жолуна кайтара турган чечимдерди сунуштады.**

**Мыйзам чыгаруунун жарактуулугун кепилдөөчү жана өкүмдүн маңызына байланыштуу белги жана касиеттер:**

а) Көйгөйлөрдүн кеңири көлөмдүү, туруктуу, турмуштагы өзгөрүүлөргө жооп берүү жөндөмүнө ээ, ылайыкташуучу болбогон, өнүкпөй турган о.э. ар кандай заман жана мекенге жарактуу чечимин берүү үчүн фикирлөө орду болгон вакиъликке карала турган туура өнүттү белгилөө. Муну белгилөө менен мыйзам чыгаруучу мыйзамдарды өзгөртүүгө муктаж болуу же заман, мекен, шарттардын өзгөрушү менен мыйзамдардын өзгөрушүнө же карама-каршы мыйзамдардан карама-каршы мыйзамдарга өтүүгө мажбур болуу көйгөйүнө учурабайт. Акыйкатта болсо, ушул абалдар коомду фикирий бузулууга салат же туруктуу адилеттин жүзөгө чыкпашина алып келет.

Ислам белгилеген бул көз караш жалпы адамзатка тиешелүү. Ал адам көйгөйлөрүнө ушундай бир чечимдерди берген, алар жер жүзүндөгү ар бир адамга ылайык келет. Себеби, адамдын табияты жана анын касиеттери (адамдын гарыйзалар жана организм муктаждыктарынан келип чыккан турмуштук кубаты) бирдей. Атом кылымындагы адам өзүнүн касиеттери, табияты жана муктаждыктары менен миң жыл мурдагы адамдан айырмаланбайт. Ошондуктан, чечимдер ушул көйгөйлөрдүн жарактуу чечими болуп калат.

Ислам чечими жалпы адамзатка тиешелүү. Ал кимdir бирөөнү өзгөчөлөнтүп белгилүү бир уруу жана коомго гана таандык чечим эмес. Ал жыныс, жөндөм, күч жана жөндөмдөгү айырманын жоопкерчиликке, милдетке жана өкүмдөргө таасириң эске алат. Ошондуктан, Ислам аялга анын аялдыгына ылайык атايын өкүмдөрдү, эркекке анын табиятына ылайык өкүмдөрдү белгиледи. Ал эми, эркек менен аялдын кубатынын айырмачылыгы эч кандай роль ойнобогон маселелерде Ислам эки жыныска бирдей өкүмдөрдү белгиледи. Ислам мыйзамчылыгы милдет, укук жана жоопкерчиликтөрди адам, үй-бүлө, коом жана мамлекетке күч жана жөндөмүнө карап бөлүштүргөн. Бул болсо, коомдун бакубатчылыгын жана коопсуздугун жүзөгө чыгарууда, анын кыйматтарын сактап калууда адамдын катышуусун кепилдейт. Адамдын көйгөйлөрүн чечүү боюнча коом жана мамлекетке жүктөлгөн жоопкерчиликтөр о.э. байлыктын адилеттүү бөлүштүрүлүшү коомдогу тайпалар ортосундагы айырмачылыкты жоёт. Аларга жакшылыкка буйруу жана жамандыктан кайтарууну, социалдык тилектештиkitи жана байлыктын бөлүштүрүлүшүнө олжону мисал кылуу мүмкүн.

Ислам ушул буйрук жана кайтарууларды о.э. жоопкерчилик, милдет жана укуктарды шарт, абал, заман, мекен, чөйрө жана урфка карап өзгөрүп турган муктаждыктарга бағыттабайт. Тескерисинче, шарт, абал, кырсыктар, урф жана кызыкчылыктарды тартипке салуучу мыйзамдар менен көзөмөлдөйт. Т.а. вакиълкитен келип чыккан кырсыктар же көйгөйлөргө чечим бергенде, чечим истинбат кылууда вакиълкити фикирлөө булагы кылбайт. Тескерисинче, вакиълкити өз түшүнүктөрү жана истинбат кылган өкүмдөрү менен тартипке келтирүү үчүн аны фикирлөө жана өзгөртүү темасы кылат. Чечимдер туруктуу болуп, алар өзгөрбөйт. Ушул туруктуу чечимдер адилетке жетүүнүн туруктуулугун, максат жана милдеттердин талап кылынган түрдө ишке ашырылышин о.э. мыйзам чыгаруу тармагынын шайкештиги сакталып калынышын кепилдейт. Ошондо вакиълкити фикирлөө булагы каторы кабыл алынбайт жана мыйзам чыгаруучу «адамдар үй-жайга муктаж, бирок, аны курууга алдары жетпейт, ошондуктан сүткордуку чектеген тыюуну бекер кылып, сүткор банктардын ишмердигине урухсат берүү жөнүндө мыйзам кабыл алуудан башка чара жок» дебейт. Ислам эч качан андай абалга түшпөйт. Андай фикир капиталисттик түзүмдүн натыйжасы. Ал фикирдин натыйжасында малекет жарандарга камкордук кылуу мүнөзүн жоготот, салык чогултуучу мамлекетке айланат жана адамдардын зарыл болгон муктаждыктарын камсыздоого аралашпайт. Капитализм байлык адамдардын ортосунда адилеттүү бөлүштүрүлүшүнө эмес, аз сандагы капиталисттердин колуна

топтолушуна негизделет. Капитализмде ири байлар табигый байлыктарды жана алардын казып алынышын о.э. цемент жана темир сыйктуу турак-жай куруу үчүн зарыл болгон материалдарды монополия кылып алат. Натыйжада, ушул материалдардын баасы сезилээрлик даражада жогорулайт. Экономикада капитализмдин алтын менен камсыздалбаган кагаз акча системасы инфляцияга алып келет. Акчанын кунсузданышы натыйжасында баалар көтөрүлө баштайт. Ошентип, коомдогу көпчүлүк адамдар компаниялардын ээлери жана инвесторлор колундагы арзан жумушчуларга айланат. Алардын үй курууга алы жетпейт. Себеби, курулуш материалдары баасынын жогорулаши капитализмдин табияты болуп эсептелет. Ошондуктан, адамдар банктарга кайрылууга мажбур. Ислам нефть, алтын, туз, темир, цемент жана башка табигый байлыктарга жеке адамдардын ээлик кылышына тыюу салган. Мындай кен байлыктар мусулмандардын жалпы мүлкү болуп эсептелет. Мындай байлыктарды казып алууну жана андан түшкөн каражаттардын өз ордуна сарфтоону жакшы жолго коюу – мусулмандардын зарыл муктаждыктары о.э. камалий муктаждыктардын чоң бөлүгү камсыздалышы үчүн кепил. Андан тышкary, алтын жана күмүшкө негизделген акча системасында инфляция болбайт.

Ислам адамдын гарыйза жана дene муктаждыктарын кандыруу аракетине чечим берет. Адамдын иш-аракеттери жана мамилелери бирдей эреже жана атальштар астында болот. Мисалы, насилиди сактап калуу гарыйзасын кандырууда, андан көздөлгөн нике жана ажырашуу маселелеринде о.э. соода садык келишимдеринде өкүмдөр адамдын иш-аракеттин жана вакиълигин камыйт. Ар бир вакиълик үчүн өзгөргүс чечим бар. Мисалы, зина өбүшүү жана тийиштик кылуу менен бирдей эмес. Ар бир иш-аракеттин белгиленген өкүмү жана жазасы бар. О.э. күн тутулганда окула турган кусуф намазы жаназа намазы менен бирдей эмес. Бул амалдар ар кандай заман жана мекенде кайталана турган белгилүү бир мамилелер формасында ишке ашырылат. Буга мүлккө ээ болуу себептерин, маселен, эмгек (аңчылык, музараба, өлтүк жерди тирилтүү жана маяна акысына иштөө), мурас, мамлекет тарабынан жарандарга каражат берилиши жана башкаларды мисал кылуу мүмкүн. Мал-мүлкүү көбөйтүү себептери да белгилүү бир мамилелерден болуп, алардын байъ, ижара, келишим, кумар жана башка маселелердин өкүмдөрү сыйктуу өзгөргүс өкүмдөрү бар. Булардын бардыгында мамилелер кандай болсо ошондой экендиги күзөтүлгөн. Белгилүү бир акы эсебине иштөө, Кытайда болобу же Америкадабы, ушул заманыбызда же тарыхтабы, компанияда иштейби же Аббасийлер халифалыгы заманында

чеберчилик кылган жеке жалданма жумушчу болуп иштейби, кумар оюну тарыхтагы абалдагыдай ойнолобу же бүгүнкү күндө лоторея аркылуу ойнолобу, айырмасыз, Ислам гарыйза жана узвий муктаждыктарды кандыра турган амалдардын өкүмдөрүн баян кылган. О.э. байъ, нике жана башкалар сыйктуу мамилелерди ишке ашыруунун кенири тарыйкаты жөнүндө, мисалы, машина, пияз сыйктуу муктаждыктар кандырыла турган нерселерге ээлик кылуу тарыйкаты жөнүндө о.э. кантип ээлик кылуу туурасында (уурулук мененби же байъ мененби), Ислам байъды халал, риба (сүткорлук), уурулук жана талап-тоноону харам кылган тафсилий өкүмдөрдү жана зекет өкүмдөрүн баян кылган. Мына ушул өкүмдөр Кыяматка чейин өзгөрүүсүз түрүктуу абалында калат. Демек, байъ өкүмдөрү өзгөрбөйт. Себеби, биз төөлөрдүн ордуна самолёттор сатабыз! Аллах Тааланын:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ أَنْبِيَاءً وَحَرَمَ أَلْرَبِّوا﴾

«Аллах байъды (соода) халал, рибаны харам кылган» [2:275]

“Биүү” сөзү байълардын бардык түрлөрүн өз ичине алат. Байъдын мубахтыгы туурасынdagы жалпы өкүм байъдын бардык түрлөрүнө тиешелүү т.а. жалпы өкүм!

Экономикалық, социалдык жана коомдун мындан башка түзүмдөрүндө Ислам көйгөйгө экономикалық же социалдык көйгөй деп карарайт, адамга байланыштуу экономикалық көйгөй деп караит. Капиталисттик экономикадагы жумушсуздук жана доорго тиешелүү түрүксуздук көйгөйүн чечүү үчүн «Кейнс» (Жон Мейнард Кейнс) назариясына негизделген ыкмаларды издөөгө зарылдык жок. Жакырчылыкты жоюу өндүрүштүү көбөйтүү менен эмес, тескерисинче, коомдун ар бир мүчөсү өзүнүн негизги муктаждыктарын кандырыши үчүн аларга байлыкты бөлүштүрүү менен болот. Батышта – ал тургай, байлыкка ээ болгондор калктын беш пайызынан ашпаса да, жумушсуздук, үйсүздүк жана жакырчылык даражасы о.э. саламаттыкты сактоо тармагындагы таңкыстыктар канчалык жогору болсо да – экономикалық өсүү жалпы улуттук кирешеге карап өлчөнөт. Бул болсо, көйгөйгө ар бир адамга байланыштуу болгон көйгөй эмес, нукура экономикалык көйгөй деп кароонун натыйжасы. Исламга келсек, ал «социалдык тилектештик» системасын орнотуу аркылуу адамдын да, коомдун да жакырчылык көйгөйүн чечет.

Илманий либерализм көйгөйлөрдү чечүүдө этибарды адамга тандоо эркиндигин камсыздоого жана материалдык ниъматтардан эң жогору даражада пайдалануу мүмкүнчүлүгүн берүүгө каратат. Көйгөйлөрдү адам жана коомго байланыштуу көйгөй деп эмес, экономикалық же социалдык көйгөй деп үйрөнүү о.э. аларга акыйкат салыштымалуу,

өзгөрүү турмуш мыйзамы болуп эсептелет деген көз караш негизинде кароо Батыштагы мыйзам чыгаруучуларды карама-каршы мыйзамдарды чыгарууга мажбур кылды.

б) Ислам иштер жана нерселерге таасир кылуучу ар бир чыныгы же күмөндүү факторлорду эсепке алат. Ошентип, мыйзам чыгаруу вакиълигине жана мыйзамдардын кабыл алышына эч кандай таасир көрсөтпөй турган, орун, убакыт, айланыч-чейрө, техника жана өнөр жайдын өнүгүшү, маданий өнүгүү сыйктуу факторлорго этибар бербейт. О.э. адамдын хулк-мүнөзүнө таасир кылуучу факторлорго да этибар берилбейт. Бирок, адам туура эмес өлчөөлөр, мисалы, үрфадат жана каада-салттар туткуунунда калбашы үчүн Ислам бул таасирди жок кылат.

в) Ислам пайда жана зыян темасына адамдын нафси жана каалоолоруна ылайык келе турган о.э. пайда жана зыян туурасындағы адамдын чектелген өлчөөлөрүнө ылайык келе турган нукура материалдык тараптан караган жок. Тескерсинче, адам үчүн жетик турмуш түзүмүн, өзгөчө жашоо тарыйкатын сунуштады. Бул нерсе экономикалык, социалдык жана башка мамилелердин туура жана жетик тартипке салынышын кепилдейт. О.э. адамдын жеке жана социалдык жоопкерчилигин, мамлекет жоопкерчилигин толук кандуу түзүм көрүнүшүндө белгиледи. Бул түзүм адамга бакыт жана кадыржамдык алып келет, коомдун туруктуулугун жүзөгө чыгарып, Умматты өнүктүрөт.

г) Адам мыйзамчылыгы материалдык кызыкчылыктарды жүзөгө чыгарууга негизделет же анын өлчөөлөрү жалаң материалдык, утилитардык мүнөзгө ээ. Мыйзам чыгаруучу-адам кызыкчылыктарын толук аныктай албайт. Ошондуктан, адам чыгарган мыйзамдар кара-каршылыктуу болот. Мындан тышкary, адам өлчөөлөрдө жаңылыштык кылуу ыктымалы бар. Себеби, ал шектүү маселелерде чечимдердин кайсы бири туура экенин айырмалоо мүмкүнчүлүгүн берген куралга (өлчөөгө) ээ эмес. Бул болсо, ушул мыйзамдардан кандайдыр бир кыйматтын жүзөгө чыгышына тоскоолдук кылат. Кээде бир мыйзам бекер кылышып, башка мыйзам аткарылат, бир аз убакыт өткөндөн кийин пайда бекер кылышынан менен ишке ашышы белгилүү болот. Же бир мыйзам убактылуу пайданы жүзөгө чыгарат, кийин шарт өзгөрүп, ал пайданы жүзөгө чыгарбашы ачык-айкын болуп, аны өзгөртүү зарыл болот. Же кээде көйгөйдүн чечими мыйзам чыгаруучунун оюна да келбеген нерседе болот. Ушул себептен улам, Батыштагы саясий партиялар шайлоо кампанияларында коомго терс таасир көрсөткөнү үчүн мыйзамдарды өзгөртүүгө, саясатты башка тарапка бурууга убада беришет. Ошондуктан, мыйзам чыгаруунун

ушундай бир булагы керек, анда кызыкчылыктарды аныктоодо эч кандай ыхтымалдык болбостугу, акыйкат гана болушу шарт.

д) Кала берсе, адам жасаган иштери менен жалаң гана материалдык кыйматты эмес, рухий, инсаний жана ахлакый кыйматтарды да жүзөгө чыгарууга умтулат. Ошондуктан, Батышта нукура материалдык кыйматтан башка кыйматтарды жүзөгө чыгара турган иштерге кайдыгер каралганын көрөбүз. Мисалы, көчөдө кимdir бирөө чабулга учураса, ага жардам колун сунуучулар аз болот. Ал тургай, ага жардам колун сунуучулар болгон учурда да, алар муун илманий коом калыптандырган кыйматтан келип чыгып эмес, христиандык же адамгерчилик кыйматтарынан келип чыгып кылышат.

е) Исламдын кызыкчылыктарга болгон көз карашы материалдык жак менен бирге рухий, ахлакий жана инсаний кыйматтардын болушун да камсыздады. Ошондуктан, мыйзамчылык кыйматтарга байланат. Бул кыйматтар кызыкчылыктарды жүзөгө чыгарат же үлкөн пайдаларды жүзөгө чыгаруучу зекет түзүмү сыйктуу социалдык түзүмдөрдү пайда кылууга каратылган мыйзамчылык системасынын бир бөлүгү болот. Зекет түзүмү байлардан акча чогултуу жарайны болсо да, коомго туруктуулук жана тилектештик алып келет.

ё) Мыйзамчылыктын тууралыгы жана адилеттүүлүгү. Мыйзамчылык характер, жоопкерчилик жана жөндөмдөр ортосундагы айырмаларга этибар каратпаган «социалдык тенденция» сыйктуу жалган ураандарга таянбашы, «социалдык тилектештик» сыйктуу ишке ашыруу мүмкүн болгон идеяны алга сүрүшү о.э. көпчүлүктүн фикирине же жалпы эркке негизделген демократиядай куру кыял болбошу керек.

ж) Мыйзамчылык адамдын иш-аракеттери жер жүзүн изги иштер менен абад кылышы, жерге ойрондуулук алып келбеши керек. Ал адамдын инсаний табиятын, аң-сезимдүүлүгүн эсепке алышы, кызыкчылыгын жүзөгө чыгарышы керек. Бул болсо, мыйзам чышгаруучудан адам жана коомдун кызыкчылыктары о.э. аларга таасир кылган факторлор жөнүндө билимге ээ болууну талап кылат.

з) Мыйзамчылык адилетти жана бардык адамдардын мыйзам алдында тен болушун жүзөгө чыгаруу жөндөмүнө ээ болушу керек. Анда укук камсыздалышы, адам укугу менен коом кызыкчылыгы жана укугу ортосунда тен салмактуулук ишке ашырылыши, айыпка жараша жаза белгилениши о.э. жазада тенденция болушу керек.

и) Мыйзамчылык көйгөйгө терең кирип барышын о.э. көйгөйгө эмне таасир кылышын жана андан эмне таасирленишин терең үйрөнүшү керек. Адамдын нафси жана умтуулары о.э. адамдын турмушу жана мұктаждыктары түрдүүлүгү жана езгөрүп турушу

жөнүндөгү билимге негизделип, көйгөйгө ар тараптуу каралышы керек.

### **Мыйзамчылыктын жарактуулугун кепилдеген жана турмушта мыйзамдын колдонулушуна байланыштуу касиеттер**

а) Мыйзамчылыкты диний жана ахлакий кыйматтарга байлоо: мыйзамчылык дин жана ахлакка кызмат кылышы жана аларды коргоого алыши, аларды бузуу каражаты болуп калбашы керек.

б) Табигый шартка ылайык келе турган чечимдерди белгилөө жана адам башынан өткөрүшү мүмкүн болгон өзгөчө абалдарды эсепке алуу (зарылдык жана кыйынчылыкка тиешелүү өкүмдөр).

в) Ушундай бир кыймат жана өлчөөлөр болушу керек, алар коомдо өкүмдар болушу о.э. мыйзамчылктан көздөгөн максатка айланышы шарт. Бирок, мындай кыймат жана өлчөөлөр илманийлик жана демократиянын о.э. «плюралисттик» деп аталып жаткан коомдун фикирий негиздерине тескери келет. Себеби, мындай кыймат жана өлчөөлөр плюрализм идеясына коркунуч туудурат о.э. коомго адамды фикирлөө укугунан куру калтыра турган белгилүү бир көз караштарды орнотот, мыйзамчылыкты өзгөргүс кылат, акыйкатта болсо, алардын назарында мыйзам чыгаруу маңызы салыштымалуу жана өзгөрүүчөн. Бул болсо, алардын фикиринде, адилеттин бузулушуна, мыйзамчылыктын ар кандай социалдык идея жана максаттардан куру жалак калышына жол ачат.

г) Туруктуулук. Өзгөрүп туруучу түзүм жараксыздыктан о.э. мыйзамчылык көйгөйлөрдү тиура чече албашынан кабар берет. Мыйзамды өзгөртүү анын жараксыздыгын моюнга алуу болуп саналат. Себеби, көйгөй бирдей болгондо, жаңы чечим эски чечимден үстөм келип, анын каталыгын далилдейт. Мыйзамдардын өзгөрүшү адам мыйзам чыгарууга күдүреттүү эместигин көрсөтөт. Мындан тышкарь, мыйзамдардын өзгөрүшү эски түзүмдүн коом даражасында адилеттүү жана күтүлбөгөн кыйматты жүзөгө чыгара албаганын моюнга алуу дегени. Муну менен биргэ, бузулган укуктарды кайра тикелөө үчүн эски мыйзамдар менен чечилген бардык абалдарды кайра карап чыгуу мүмкүн эмес. Ошентип, коом адилетти жана социалдык кыйматтарды жүзөгө чыгара албоо ириминде айланууну улантат. Бул болсо, адамдардын мыйзамдарга жана мыйзамчылыкка болгон ишеним жана урматын төмөндөтөт о.э. түзүм көйгөйлөрдү чече алbastыгын ачыктайт.

д) Ислам көйгөйлөрдүн чечимин толук курчап ала турган жана мыйзам чыгаруудан көздөлгөн максатты жүзөгө чыгара турган бир катар өкүмдөрдү иш жүзүндө колдонду. Мисалы, Ислам ууруулукка

тыюу салуу жана уурунун колун кесүү жөнүндө мыйзам белгиледи. Сыртынан караганда, бул мыйзам жалгыз өзү башка мыйзамдардан бөлүп колдонулса, Ислам адамзатка рахмат экендине ылайык келишин элестетүү кыйын болушу мүмкүн. Бирок, теренирээк изилдесек, Ислам мүлккө ээ болуунун халал себебдерин (жолдорун) баян кылып, аларга кызыктырганын көрөбүз. Мисалы, мүлккө ээ болуунун эмгек, мурас, белек жана нафака сыйктуу себебдерин баян кылган. О.э. адамдардын үй-жай, кийим-кече, дарылануу жана таалим алуу сыйктуу негизги муктаждыктары камсыздалышына байланыштуу өкүмдөрдү баян кылып, жараптарды ушул муктаждыктар менен камсыздоо милдетин мамлекетке жүктөгөн о.э. мамлекет тарабынан адамга зомбулук кылышына жана мүлкү талап-тонолушуна тыюу салган.

Демек, өкүмдөрду жалпы топтому рахмат жана адилет алкагында тартиптешти. Ошондуктан, эгер ууру анын муктаждыктарын кепилдеген өкүмдөрду толук тартип-эрежелерин тебелеп-тепсеген абалда уурулук кылган болсо, анын колун кесүү ага карата рахмат болуп эсептелет. Анткени, берилген жазанын күнөөсү кечирилишине себеп боло турган жаза болду. О.э. коомго рахмат болду. Себеби, эч ким уурулук кылууга батына албай туган дарражада, күнөөдөн кайтара турган жана адамдардын мал-мүлктөрүн жана коопсуздугун коргой турган жаза болду. Демек, кызыкчыкты тартуу жана зыянды кетириүү көйгөй жана көйгөйгө чечим берүү жөнүндө фикирлөөдөн жогору фикирлөөгө муктаж болот. Т.а. көйгөйдү түпкү тамырынан жогото турган жетик мыйзамдар жөнүндө фикирлөөгө муктаж болот жана ар кандай шартта адамды муктаждыктарын кепилдей турган жана коомдун коопсуздугун камсыздай турган жетик мыйзамдар жөнүндө фикирлөөгө муктаж болот. О.э. ушул сыфат коомго тиешелүү болгон жетик түзүмдөрдүн топтомуна муктаж болот. Бул нерсе адамдар ойлоп тапкан түзүмдөрдө жок. Адамдар ойлоп тапкан түзүмдөр көйгөйлөр менен гана алек болгон мыйзамдарга чектелүүдө. □

## ЭҢ ОПТИМАЛДУУ ЭКОНОМИКАЛЫК ТҮЗҮМ (6) (ИСЛАМИЙ ЭКОНОМИКАЛЫК ТҮЗҮМДҮН НЕГИЗДЕРИ)

Махмуд Абдулхадий

Бул макалабызда Исламий экономикалык түзүмдүн саясатын белгилей турган жана анын максаттарын ишке ашыра турган негиздер тууралуу сөз кылабыз. Исламдагы экономикалык түзүм үч негиздин үстүнө курулат. Алар: мүлккө ээлик кылуу, мүлкүтү сарптоо жана байлыкты адамдарга бөлүштүрүп берүү. Бул макалабызда мына ушул үч негиздин биринчиси тууралуу гана сөз кылабыз жана калган негиздер тууралуу кийинки сандарда баяндайбыз, ин шаа Аллах.

**Биринчи негиз: Менчик (мүлккө ээлик кылуу).** Менчик маселеси үч бөлүмдөн турат: Менчиктин мааниси, менчиктин түрлөрү жана менчиктин себептери. Төмөндө алардын ар бирине кеңири токтолуп өтөбүз:

### 1-Менчиктин мааниси:

Оболу, бардык мал-мүлк жалгыз Аллахка гана таандык. Аллах Таала айткан:

﴿وَأَتُوهُم مِّنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عَائِدٌ﴾

**«Андан сырткары Аллахтын силерге берген мал-мүлкүнөн аларга да бергиле»** [24:33]

Демек, бардык мал-мүлк Аллахка гана таандык. Ал эми инсандын мүлккө ээлик кылуусу болсо Аллах Тааланын бир нече себептер аркылуу инсанга берген шарый укугу. Жеке менчиктин шарый мааниси бар болуп, ал мүлккө ээлик кылуу жана аны сарптоонун кайфияттында көрүнүп турат. Демек, менчик түпкүлүгүндө адамга таандык мүлк эмес, балким шарияттын мүлккө ээлик кылуу үчүн инсанга берген белгилүү укуктары. Аллах Таала айтты:

﴿وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ﴾

**«(эй инсандар), Аллага жана Анын пайгамбары (Мухаммада лайхис-салам)га, ыйман көлтиргиле дагы Ал Зат силерди халифа кылып койгон нерселерден, (тактап айтканда, убактылуу колуңарда турган, эрте бир күн силер кааласаңар да-каалабасаңар да башкалардын колдоруна өтүп кете турган, Алла берген мал-доөвлөттөн) кайрымдуулук-эхсан кылгыла!»** [57:7]

Ушуга ылайык, менчик – билүү белгилүү бир нерседен шарият көрсөткөндөй пайдалануу үчүн Шариънин (шарият ээсинин) берген уруксаты. Жеке менчик белгилүү бир нерсеге же пайдага байланыштуу шарый өкүм болуп, ага ээлик кылган адамдын андан пайдалануусун же аны башка нерсеге алмаштыруусун шарттайт. Ошондуктан, мүлккө ээлик кылуу укугу нерсенин өзүнөн же анын пайдасынан келип чыкпайт, балким Шариънин уруксатынан келип

чыгат. Башкача айтканда, менчик Аллахтын адамга кандайдыр бир нерсеге ээлик кылуусу үчүн берген укугу.

## **2-Менчиктин түрлөрү:**

Менчик үч түрдүү болот: жеке менчик, умумий менчик жана мамлекеттик менчик. Менчиктин экинчи жана үчүнчү түрлөрү адамдардын мал-мүлктөн пайдалануусун, муктаждыктарын кандыруусун жана кызыкчылыктарын коргоосун шарият көрсөткөн таризде камсыздоодон келип чыгат. Кызыкчылыктарды коргоо дегенде турмуштун бардык тармактарында Ислам ахкамдарын ишке ашыруу жана даъватты көтөрүп чыгуу дагы назарда тутулат. Менчиктин бардык түрлөрү шарият көрсөткөн себептер аркылуу гана келип чыгат. Мына ошол шарият көрсөткөн себептерге ылайык менчиктин түрү т.а. жеке менчик, умумий менчик жана мамлекеттик менчик аныкталат.

## **3-Менчиктин себептери:**

Менчик – бил Шарильнин (шарият ээсинин) мүлккө ээлик кылуу үчүн берген уруксаты болгон соң, Шарильнин уруксаты шарыйй далил аркылуу гана маалым болот. Шариль менчиктин ишке ашуу таризине далалат кылуучу белгилерди жана сифаттарды т.а. менчиктин себептерин орнотуп койгон. Себептин шарияттагы истилахий (терминдик) мааниси: шарыйй далилдин негизинде хукмдун бар болуусун аныктоочу ачык жана анык сифат. Менчиктин себеби дагы мына ушул аныктамага төп келет. Тактап айтканда, менчиктин себеби – менчиктин бар болуусун аныктоочу сифат. Себептин мааниси тууралуу мисал келтире турган болсок: Хилалдын (айдын) жаңыруусун рамазандын башталышын жана бүтүшүн аныктап берүүчү себеп болот, ошондой эле, күндүн чыгышы, батышы жана асманда жылып туруусу беш убак намаздын фарз болуусун аныктап берүүчү себеп болот. Булардын бардыгы так, анык жана белгилүү сифаттар болуп, алар аркылуу рамазан айынын башталышы жана орозо тутуунун важибдиги, шаввал айынын башталышы жана ооз ачуунун важибдиги, ошондой эле, намаз убактысынын кириши жана намаздын важибдиги аныкталат. Демек, себеп – бил шарыйй хукмдун бар болуусун аныктап берүүчү ачык жана анык белги. Себеп шарыйй далил менен гана сабит болот, ошондой эле, шарыйй хукм себеп ишке ашкан учурда гана пайда болот. Анткени, шарыйй хукм далилсиз пайда болбойт, ал эми себеп болсо хукмдун бар болуусун аныктап берүүчү белги. Мисалы: зухр (бешим) намазы күн шашкеден оогон учурда гана важиб болот. Аллах Таала айткан:

{أَقِيمُ الْصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}

«Күн оогондоң соң намазды аткаргын»

[17:78]

Күндүн оошу важибикке эмес, балким важибдин пайда болуусуна далил болот.

Эми биздин темабыз – менчиктиң себеби тууралуу мисалдарга токтолуп өтөлүү. Мисалы: мурас калтыруучу адамдын өлүмү. Өлүм ачык жана анык болгон сифат. Анын ишке ашуусу менен маркумдун менчигиндеги мал-мүлк мураскорлордун колуна өтөт жана шарый түрдө мураскорлордун менчигине айланат. Демек, мурас калтыруучу адамдын өлүмү мураскорлордун мүлккө ээлик кылуусуна (менчигине) себеп болот. Себептин кыскача мааниси ушундай. Мына ушунун негизинде менчиктиң себептерин үйрөнүүгө болот.

Менчиктиң себептери дегендөн көздөлгөн максат мал-мүлктүү пайда кылуу аркылуу ага ээлик кылуу. Ошондуктан, соода-сатык аркылуу менчикке ээ болуу маселелери бул талкууга кирбейт. Анткени, соодада сатуучу товарга, ал эми кардар болсо ал товардын баасына ээлик кылып турат. Андыктан, бул маселе менчикти сарптоо жана көбөйтүүгө кирет. Соодада мүлк эти тарапта тен (сатуучуда жана кардарда) бар болгондуктан, бул бар болгон эле мүлктүү бири-бири менен алмаштыруу болуп саналат. Ал эми менчиктиң себептери болсо мүлктүү пайда кылуу жана ага ээлик кылуу жолдорун аныктап берет. Ошондой эле, ижара келишиими негизинде ишчи жалдоо маселеси дагы менчиктиң себептери темасына кирет. Анткени, ишчи бир нерсени жасоо же кызмат көрсөтүү аркылуу аны жалдаган адамга пайда алып келет. Натыйжада, ишчи кызматынын акысын алып, мүлккө ээ болот, ошондой эле, жалдоочу дагы ага чейин өзүндө жок болгон жаңы мүлккө ээ болот. Менчиктиң себептери анын түрлөрүн т.а. жеке менчикти, умумий менчикти жана мамлекеттик менчикти аныктап берет.

### Жеке менчик

Жеке менчиктиң себептери беш бөлүктөн турат. Алар:

1-Жумуш.

2-Мурас.

3-Жашоо үчүн акча каражатка болгон муктаждык.

4-Мамлекеттин өз жарандарына акча каражаттарын берүүсү.

5-Адамдар ордуна эч нерсе бербей жана кызмат көрсөтпөй туруп ала турган акча каражаттары.

Төмөндө мына ушул себептердин ар бирине токтолуп өтөбүз:

**1. Жумуш.** Жумуш сөзүнүн мааниси абдан кенен, ошондой эле, жумуш түрүнө жана натыйжаларына жараза айырмаланат. Шарият жумуштун белгилүү түрлөрүн атап, аларды мүлкө ээлик кылуунун себептери кылып койгон. Шарият ахкамдарына назар сала турган болсок, жеке менчикке себеп болуучу жумуштун түрлөрү төмөнкүлөр экендигине күбө болобуз:

**а) Өлүк жерди тирилтүү.** Өлүк жер – ээси жок, андан эч ким пайдаланбаган жерлер. Өлүк жерди тирилтүү – аны айдоо жана ага эгин эгүү, же бак-дарак отургузуу, же болбосо ал жерге бир нерсе куруу. Өлүк жерди тирилтүү тууралуу Расулуллах ﷺ бир нече хадистеринде мындай деген:

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مِيتَةً فَهِيَ لَهُ»

«Кимде-ким өлүк жерди тирилтсе, ал ошонуку болот».

«مَنْ أَحَاطَ حَاطِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ»

«Кимде-ким (өлүк) жерге дубал тургуса, ал ошонуку болот».

«مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْتَقِلْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَعْوَى بِهِ»

«Кимде-ким башка мусулман ээлик кылбаган жерге ээлик кылса, ал жерге ошол акылуу болот».

**б) Жер астынан жалпы элдин зарылчылыгы болбогон нерселерди казып алуу.** Башкача айтканда, жалпы мусулмандардын акысы болбогон кендерди казып алуу. Мындай кендерди казып алган адам анын 5/4 бөлүгүнө ээлик кылып, бешинчи бөлүгүн зекетке берет. А бирок, эгер казып алынган кен жалпы элге керектүү болсо, ал умумий менчикке кирип калат. Умар ибн Шаъб өз атасынан, ал болсо чоң атасынан риваят кылган хадисте Расулуллах ﷺ-дан табып алынган нерсе тууралуу сурашканда, ал ﷺ мындай деген:

«مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتَىٰ أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرَفَهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلَكَ، وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتَىٰ وَلَا فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَفَيهِ وَفِي الرَّكَازِ الْحُمْسُ»

«Ээн жолдон же эл жашаган айылдан табылган нерсе болсо аны билдиргин (табып алганыңды айткын). Эгер анын ээси келсе (ага бер), болбосо ал сеники. Ал эми ээн жолдон жана эл жашаган айылдан башка жерде табылган нерсенин, ошондой эле, (жер астынан казып алынган) кендин бештен бир бөлүгү (зекетке берилет)».

Бул шарыйй хукм жер астынан казып алынган бардык нерселерге, ошондой эле, абадан алынган (кычкылтек жана азот сыйктуу) нерселерге дагы тиешелүү. Андан тышкary, Аллах Таала жараткан,

шарият мубах кылган жана пайдалануу мүмкүн болгон бардык нерселер мына ушул хукмга кирет.

**в) Аңчылык.** Буга суу астынан балык уулоо, кымбат баалуу таштарды алуу жана башка ушул сыйктуу иштер, ошондой эле, куруктагы канатууларларга жана жан-жаныбарларларга аңчылык кылуу сыйктуу иштер кирет. Аллах Таала айткан:

﴿وَإِذَا حَلَّلْتُمْ فَاصْطَلِدُوا﴾

«(Эхрамдан чыгып) адап болгон соң, аң уулай бергиле»

[5:2]

﴿أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدٌ أَبْحَرٌ وَظَعَامُهُ﴾

«Силерге деңиз (сүү) аңдары жана анын жемшиштери адап кылынды»

[5:96]

﴿فَلْ أَحَلَّ لَكُمُ الظَّبَابُ وَمَا عَلِمْتُمْ مِنْ أَجْوَارِ حُمَّلَيْنِ تُعَلَّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلِمْتُمُ اللَّهُ أَعْلَمُ﴾  
﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾

«Айткын: «Силер учун бардык пакиза нерселер жана дагы силердин таалимицерди алган жаныбарлардын, Алла силерге билдирген нерселерден билдирип, колго үйрөткөн жаныбарлардын (карман келген уулары) адап кылынды. Демек, алар силер учун карман келтирген нерселерди жеңи бергиле жана (аларды ууга кое берип жатканыңарда) Алланын атын зикир кылгыла (эстегиле)»

[5:4]

**г) Ортомчулук жана далдалчылык.** Түпкүлүгүндө, бул эки сөз төң соода-сатыкта белигилүү акы үчүн бирөөнүн ордуна кызмат кылуучу адамга карата колдонулат. Имам Абу Дауд Кайс ибн Абу Гурза ал-Каннанийдин мындай дегенин риваят кылат: «Биз Расууллах  дын доорунда симсарлар (ортомчулар) деп аталар элек. Күндөрдүн бириnde Расууллах  биздин алдыбыздан өтүп бара жатып, бизди мурункудан жакшыраак ат менен атап мындай деди:

«يَا مَعْنَسَ الشَّجَارِ، إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُ اللَّغْوَ وَالْحَلْفَ، فَشُوَبُوهُ بِالصَّدَقَةِ»

«Эй соодагерлер, акыйкатта, соодага бекер сөздөр жана (аткарылбаган) убадалар аралашып кетет, аларды садака менен толтургула».

**д) Музараба.** Музараба деп эки кишинин ортосундагы соода шериктигине айтыйлат. Музараба келишиминде биринчи тарап акчасы менен, экинчи тарап болсо мээнети менен шерик болушат. Башкacha айтканда, музараба – бул дene менен акча ортосундагы шериктик. Эки тарап түшкөн кирешени келишимге ылайык белүп алышат жана экинчи тарап кылган мээнетине жараша түшкөн кирешенин белгилүү белүгүнө ээлик кылат. Бул шарияттагы шериктик иштердин бир түрү

булуп саналат. Музараба келишими мээнет кылган адам үчүн иш жана мүлккө ээ болуунун т.а. менчиктиң себеби. Ал эми музараабага акчасын кошкон адам үчүн бул келишим менчиктиң себептеринен эмес, балки мүлктүү көбөйтүү иштеринен болуп калат жана экинчи негизге т.а. мүлктүү сарптоо бөлүмүнө кирет.

**е) Мусаако.** Мусаако келишиминде бир киши мөмө бактарын суугаруу жана башка зарыл болгон иштерди аткаруу үчүн бирөөнү жалдайт жана акысына түшкөн мөмөнүн белгилүү бир бөлүгүн берет. Имам Муслим Абдуллах ибн Умар رضнун мындай дегенин риваят кылат:

«عَامِلْ رَسُولُ اللَّهِ خَيْرٌ بِشَطْرٍ مَا يَتَرْجُمُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ»

«Расууллах ﷺ Хайбар эли менен мөмөнүн же эгиндин төң жарымын берүү (негизинде келишим түшүп) иштешкен».

Мындай келишимди курма жана жүзүм сыйктуу мөмөлүү дарактар үстүндө түзүү жаиз. Ал эми тал сыйктуу мөмөсүз бак-дарактар үстүндө мусаако келишимин түзүү жаиз эмес. Ошондой эле, тыт же роза сыйктуу мөмө бербеген, бирок анын жалбырагынан пайдалануу мүмкүн болгон өсүмдүк-дарактарда дагы мусаако келишимин түзүү жаиз.

**ж) Ижара.** Ижара – бир нерсенин ордуна пайда алуу келишими. Бул келишимге ылайык ижарага жалданган ишчи аны жалдаган кишиге кызмат көрсөтүү аркылуу пайда алыш келет жана жалдоочу киши ижарачыга акысын төлөп берет. Ижара келишими кол өнөрчүлүктүн жана өнөржайдын чеберлерин жалдоо сыйктуу ишчинин кылган эмгегинен келүүчү пайдага түзүлөт, же болбосо, кызматчыларды жана жумушчуларды жалдоо сыйктуу жалданган ишчиден көрүлө турган пайдага түзүлөт. Жалданган ишчи бирөөнүн кол астында же мамлекеттик мекемеде иштегени сыйктуу жеке ишчи болот, же жыгач уста, тигүүчү жана ашпозчу сыйктуу бардык адамдарга кызмат кылуучу жалпы ишчи болот. Аллах Таала айткан:

﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَثُونُهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾

«Эми эгер (талақ кылган аялдарыңар) силер үчүн (бала) эмизишсе (тактап айтканда, өздөрүнүн силерден болгон балдарын эмизишсе), ал учурда алардын (эмизгендиктери үчүн) сыйлык-акыларын бергиле!» [65:6]

Аиша رضдан риваят кылышкан хадисте ал мындай деп айткан:

«اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الْدِيلِ هَادِيًّا خَرِيتًا، وَهُوَ عَلَى دِينِ

قَرِيشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحْلَتِهِمَا وَوَاعِدَاهُ غَارَ ثُورَ بَعْدَ ثَلَاثَ لَيَالٍ بِرَاحْلَتِهِمَا صَبَحَ ثَلَاثٌ»

«Расулллах ﷺ менен Абу Бакр Бану ад-Дил уруусунан болгон бир кишини жолчу кылыш жалдашты. Ал Курайштын дининде болчу. Алар жолчуга эки улоосун тапшырып, үч түндөн кийин, үчүнчү күндүн танында Сур үнкүрүндө жолгушууга убадалашты».

Ижара келишиминде эки тараптын ыраазылыгы жана келишимге жарактуулугу шарт кылышат. Ошондой эле, ишчини жалдоо учурунда иштин туру, мөөнөтү, акысы жана мээнеттин көлөмү так белгилениши зарыл. Ал эми мээнеттин көлөмүн так белгилөө мүмкүн болбогондуктан, жакындаштырылган абалда бир күндүк иш саатын белгилөө аbzелирээк. Негизгиси, жер казуу, темир жол куруу же унаа жүрүүчү жол салуу сыйктуу иштин турун так белгилеп алуу кажет...

Халал болгон иштердин баарында ижара келишимин түзүү жаиз. Ал эми арак ташуу же даярдоо, чочкону же өлүмтүктү ташуу, рибаны жазуу ж.б.у.с. харам болгон иштерге ишчи жалдоо жана ишчи болуп жалдануу харам. Ижара келишиминде жалдоочунун жана жалдануучунун мусулман болушу шарт эмес. Бир гана ибаадат жана Аллахка курбат (жакындык) болгон иштерде жалдануучу адам мусулман болушу зарыл. Мисалы: азан, Куранды үйрөтүү, хадис үйрөтүү жана казылык сыйктуу. Анткени, бул иштерди мусулман адам гана аткаруусу мүмкүн.

Ибаадат иштеринде ижара келишимин түзүүдө, фарз амал болобу же нафил болобу айырмасыз, эгер анын пайдасы аткаруучу адамдын өзүнө гана тие турган болсо, бул ишке акы алуусу мүмкүн эмес. Мисалы: өз атынан ажылык кылуу же өз атынан зекет берүү сыйктуу. А эгер ибаадаттын пайдасы аткаруучудан башкага дагы тие турган болсо, ал иште акы алуу жаиз. Мисалы: азан айтуу, башкаларга имамчылык кылуу, биреөнүн ордуна ажылыкты өтөө, биреөнүн зекетин таратуу ж.б.у.с.

**2. Мұрас.** Шариятта мұрас хукму катый Куран аяты менен сабит болгон жана иллеттенген эмес. Куран аяттары айрым жузъий маселелер тууралуу түшкөн болсо дагы, бул жузъий нусустар шаръий хукм үчүн негиз болууга жарактуу. Кимде-ким кандайдыр бир мүлкүт мұраска ала турган болсо, ал анын толук кандуу шаръий менчигине айланат.

**3. Жашоо үчүн акча каражатка болгон мұктаждык.** Шариятта ар бир адам тиричилик кылууга толук укуктуу. Ислам мамлекетиндеги ар бир жарандын күнүмдүк азыгын камсыздоочу себеп – бул жумуш. Эгер кайсы бир жаран жумуш таба албай калса, мамлекет аны жумуш менен камсыздоого милдеттүү болот. Анткени, мамлекет жарандардын мұктаждыктарын кандыруудан жоопкер. Расулллах ﷺ айткан:

«فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعْيَتِهِ»

«Адамдар үстүнөн амир болгон киши кол астындағыларынан жоопкер».

Ошондой эле, Аллах Таала бул туурасында мындай деген:

(وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومُ)

«Алардын мал-мүлктөрүндо сурануучу жана (мал-дөөлөттөн) ажыраган-муктааж кишилер үчүн (ажыратылган) акы-үлүш болор эле» [51:19]

Расууллах ﷺ айткан:

«لَا قَطْعَ فِي زَمَانِ الْمَجَاغَةِ»

«Ачарчылык учурунда (уурунун колун) кесүү жок».

«أَيْمَأْ أَهْلِ عِرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمْ أَمْرُؤُ جَاهِنًا فَقَدْ تَرَكَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةً اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

«Кайсы бир аймакта ачкалык менен таң аттырган киши болсо, алардан (ошол жерде жашаган элден) Аллах Табарока ва Тааланын жоопкерчилиги көтөрүлөт».

«مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبَّعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جُنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ»

«Жанындағы кошунасы ач экенин биле туруп өзү ток уктаган адам мага ыйман келтирбептирир».

Мамлекет башчы шарият ахкамдарын татбик кылууда Уммат атынан шайланган өкүл болгондуктан, жогорудагы аят-хадистерде айтылган буйруктар оболу мамлекет башчыга тиешелүү болот.

**4. Мамлекеттин өз жарандарына акча каражат берүүсү.** Ислам мамлекети жарандарга өз мүктаждыктарын кандыруусу жана өз мүлктөрүнөн пайдалана алуусу үчүн акча каражаттарын ажыратат. Мисалы: жарандарга карыздарынан кутулуусу үчүн же жерлерди иштетүүсү үчүн каражат бөлгөнү сыйктуу.

Аллах Таала зекет берилүүчү орундарды санаганда алардын арасына карызы барларды да кошуп айткан:

﴿وَالْغَرِيمِينَ مُحْرِمِينَ﴾

«...карыйздар кишилерге»

[9:60]

Расууллах ﷺ Мадинага келгенде Абу Бакрга, Умарга жана Зубайрга абдан чоң жерди бөлүп берген. Расууллах ﷺ еткөндөн кийин, Рошид Халифалар дагы мусулмандарга жерлерди бөлүштүрүп беришкен. Бул хукмга мамлекет тарабынан жоокерлерге согуштан түшкөн олжолордун бөлүштүрүп берилүүсү жана имам алууга уруксат берген олжолор дагы кирет.

## **5. Адамдар ордуна эч нерсе бербей жана кызмат көрсөтпөй түрүп ала турган акча каражаттары.** Бул дагы беш түргө бөлүнөт:

а) Адамдардын бири-бири менен болгон карым-катнаштары (белек, хадия жана осуят сыйктуу).

б) Жеткирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн берилген мал-мүлктөр (өлтүрүлгөн адамдын же жаракатталган адамдын куну сыйктуу).

в) Нике келишиими себептүү маҳр жана башка мал-мүлктөргө ээ болуу.

г) Таап алынган нерселер.

д) Халифа же башкарууга байланыштуу кызматты ээлегендердин муктаждыгына жараша алган мал-мүлктөрү. Алар алган мал-мүлк жасаган жумушунун акысы эмес, балким элге кызмат кылгандыгы себептүү жумуш кылууга мүмкүнчүлүгү жетпей калгандыктан, компенсация катары эсептелет.

### **Умумий менчик**

Шарият айрым нерселерди жана пайдаларды умумий менчик кылышпекитken. Умумий менчикке тиешелүү болгон нерселерди эч бир адам ээлеп ала албайт. Жада калса, мамлекет дагы аны кимдир бирөөгө берүүгө, же өзүнө сактап коюуга, же болбосо кимдир бирөөгө алардан пайдаланууда артыкчылык берүүгө укуктуу эмес. Умумий менчиктен канчалык алсыз же жакыр болгонуна карабастан, коомдогу ар бир адам пайдаланууга укуктуу. Демек, умумий менчик жалпы адамдарга таандык болуп, андан ар бир адам пайдалана алат. Умумий менчиктен пайдалануу жыгач кесүү жана суу чыгаруу сыйктуу нерсеге ээлик кылуу аркылуу болот, же болбосо жолдор, деңиздер, жәэктер, аңчылык жана башка нерселер сыйктуу нерсенин өзүнө ээлик кылбай түрүп, жалпы түрдө пайдалануу менен болот. Андыктан, умумий менчик бул – Шариънин кандайдыр бир нерседен шериктик менен жамааттык түрдө пайдаланууга берген уруксаты. Умумий менчиктин себептери бир нече сифаттардан турат. Эгер кайсы бир нерседе ал сифаттар табылса, ал умумий менчиктен болуп эсептелет. Бул себептер үч түрдүү болот:

1 – **Жалпы элдин зарылчыгынан болгон нерсе.** Эгер кайсы бир элде же аймакта ал нерсе табылбаса, аны башка жактардан болсо да алыш келүү зарыл болот. Расулуллах ﷺ айткан:

«الْمُسْلِمُونَ شَرَكُاءٌ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ»

«Мусулмандар үч нерседе шерик болушат: суу, жайыт жана от».

Бул хадисте айтылган үч сөз (сүү, жайыт жана от) так-айкын болуп, иллеттөнбейт. Бирок, адамдарды бул үч нерседе шерик кылуучу илlet баяндалган. Ал илlet – адамдардын ал нерсеге муктаж болусу жана аныз турмуш кечириүүнүн мүмкүн эместиги. Буга далил: Расууллах ﷺ Таифте жана Хайбарда сууга ээлик кылууга уруксат берген. Демек, умумий мүлккө жеке адамдардын ээлик кылуусуна тыюу салуунун себеби ал сүү болгондугунда эмес, балким ага жалпы адамдардын муктаж болусунда.

**2 – Үзүлбөс кендер.** Кендер эки түрдүү болот. Биринчиси: аз көлөмдөгү кендер. Кендин бул түрүнө жеке адамдар ээлик кылуусу мүмкүн жана анын бештен бир бөлүгүнөн зекет берилет. Экинчиси: ири көлөмдөгү кендер. Мисалы, шахталар жана мунай скважиналары сыйктуу. Имам ат-Тирмизий Абяд ибн Хаммалдын мындай дегенин риваят кылат:

«وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمَلْحُ، فَلَمَّا أَنْ وَجَّهَ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطْعَتْ لَهُ ؟ إِنَّمَا قَطْعَتْ لَهُ أَلْبَاءَ الْعَدِ»  
قال: فاترته منه

«Расууллах ﷺга (бир элден) өкүл келип, ага туз (алына турган жерди) бөлүп берүүсүн өтүндү. Ал (өтүнүчү орундалып) кайтып кеткенден соң, чогулушта отургандардын бири: «Сиз ага эмнени бөлүп бергеницизди билесизби? Сиз ага ағын сууну бөлүп бердиниз», – деди. Ошондо ал ﷺ: «Анда ал жерди кайтарып ал», - деп айтты». Бул риваятта туз үзүлбөй турган кен болгондуктан, ошондой эле, андан жалпы эл пайдаланууга муктаж болгондуктан, ал ағын сууга салыштырылган.

**3 – Табиятында кимdir бирөө ээлик кылуусу мүмкүн эмес болгон нерселер.** Бул нерселер дагы биринчи түрдөгү нерселер сыйктуу жалпы элдин зарылчылыгынан болот, болгону бул нерселер табиятынан кимdir бирөөнүн менчигинде болусу мүмкүн эмес. Ал эми жогоруда айтылган биринчи түрдөгү нерселерди болсо жеке адам менчиктеп алуусу мүмкүн. Буга жолдор, дарыялар, деңиздер, көлдер, каналдар, булундар, кысыктар жана башка ушул сыйктуу нерселер кирет. Ошондой эле, мечиттер, мамлекеттик мектептер, ооруканалар, коомдук оюн аянчалары жана эс алуу бактары дагы ушул түркүмдөн болуп эсептелет.

### **Мамлекеттик менчик**

Мамлекеттик менчик түпкүлүгүндө жалпы мусулмандарга жана өлкө жарандырына таандык болот. Бирок, бул нерселер мусулмандарга таандык болгону менен, аны кимdir бирөө өз менчигине өткөрүп алуусу мүмкүн эмес. Мамлекеттик менчик түзүмдү татбик кылуу, даъватты алып чыгуу жана жихад сыйктуу жалпы элдин иштерин башкаркууга сарпталат.

Мамлекеттік менчик белгилүү сифаттарга ээ болуп, жаңы бир мүлктө ал сифаттар табылған учурда ал жеңе жана умумий менчиктен чыгып, мамлекеттін менчигине өтөт.

Мамлекеттік менчик умумий менчикке эмес, балким жеңе менчикке кириүүчү мүлктөрдөн турат. Ал жалпы мусулмандардын ақысына байланыштуу болгондуктан, жеңе жана умумий менчиктен чыгып, үчүнчү – мамлекеттік менчик түркүмүнө кирип калат. Мамлекеттік менчикте жалпы мусулмандардын ақысы болуп, аны сарптоо халифанын көзөмөлү астында болот. Буга жолдорду, мечиттерди жана эс алуу жайларын курууга, ошондой эле, өндүрүшкө, аскердик даярдыктарга, илимий изилдөө борборлуруна, жихадга жана башка ушул сыйктуу тармактарга сапталуучу акча каражаттары кирет. Андан тышкary, экономикалык тең салмактуулукту сактоо үчүн мамлекет тарабынан айрым жарандарга берилүүчү жардамдар дагы ушул түркүмгө кирет.

Ушуга ылайык, мамлекеттік менчик жалпы элдин кызыкчылыгына сарпталуучу мүлктөр. Бирок бул умумий менчиктен айырмаланат. Анткени умумий менчикти мамлекет кимдир бирөөгө тапшыра албайт. Ал эми мамлекеттік менчик болсо халифанын көзөмөлү астында болуп, халифа аны мусулмандардын кызыкчылыгы деп эсептеген орундарга сарпташы, кимдир бирөөгө тапшырып бериши мүмкүн. Мамлекеттік менчикке согуштан түшкөн олжолор, хираждан жана жизядан түшкөн мүлктөр кирет. Ошол эле учурда, зекет мамлекеттік менчикке кирбейт, анткени шарият зекеттін әззерин так-анык белгилеп берген. Куранда зекет берилиши важиб болгон сөгиз орун таң көрсөтүлгөн. Халифанын милдети зекетті мына ошол сөгиз орунга жеткирип берүү гана.

Менчиктін бул үч түрүн т.а. жеңе, умумий жана мамлекеттік менчикти шарият белгилеп берген. Ошондуктан, жеңе менчикти умумий же мамлекеттік менчикке өткөрүү, ошондой эле, умумий менчикти жеңе же мамлекеттік менчикке өткөрүү мүмкүн эмес. Бирөөнүн колундагы мүлк шарият көрсөткөн таризде гана башка бирөөнүн колуна өтөт. Ушуга ылайык, Исламда улутташтыруу (жеңе менчикти мамлекет менчигине өткөрүү) жана приватташтыруу (умумий менчикти жеңе менчикке өткөрүү) деген түшүнүктөр жок. Ошондой эле, мамлекет кимдир бирөөгө умумий менчик үстүнөн артыкчылык берүүсү дагы мүмкүн эмес, бул шариятты одоно бузуу. Мындай түшүнүктөр социалисттик же капиталисттик түзүмдердө, ошондой эле, умумий жана жеңе менчикти мамлекеттік менчик катары эсептөөчү түзүмдердө гана бар.

Ислам мамлекети умумий менчиктеги мүлктөрдү жана өлүк жерлерди корук кылуусу мүмкүн. Бирок бул айрым адамдардын же мусулмандар арасындагы белгилүү топтордун кызыкчылыгы учун эмес, балки жалпы мусулмандардын кызыкчылыгы учун ишке ашуусу шарт. Мисалы: айрым талааларды, тоолорду же деңиздерди аскердик машигуулар учун, же көзөмөл учун, же өнөр жайларды жана мунайды кайра иштетүүчү ишканаларды куруу учун корук кылуусу, ошондой эле, айрым суу каналдарын электр тогун иштеп чыгуу учун тосуусу сыйяктуу. Бул жерлер умумий менчик болуп эсептелгени менен, алар умумий мүлкүү иштеп чыгуу учун же жалпы элдин кызыкчылыгы учун мамлекет тарабынан корулат. Расулуллах ﷺ айткан:

«لَا حَمْيٌ إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ»

### «Жерлер Аллах жана Анын Расулу учун гана корукка алынат».

Абу Убайда мындайча риваят кылат: «Бир аърабий (чөлдө жашаган араб) Умарга келип мындай деди: «Эй момундардын амири, биз жахилият доорунда өз жерлеребиз учун согушканбыз жана Ислам келгенде ушул жerde Исламга киргенбиз. Анан эмнеге бул жерлерди (бизден) корукка алып жатасың?». Аны тыңдал турган Умар башын жерге салып, оор үшкүрүнө мурутун сыйлай баштады (эгер Умар ачууланса оор үшкүрүнүп, мурутун сыйлайт эле). Аны көргөн аърабий суроосун кайра узатты. Ошондо Умар: «Бул байлык Аллахтын байлыгы жана бул адамдар Аллахтын пенделери. Аллахка касам, эгер мен Аллахтын жолунда иш тутпаганымда, бир карыч жерди дагы корукка алмак эмесмин!» – деди».

Жеке менчикке жана умумий менчикке таандык болушу мүмкүн болгон нерселердин бири – бул өнөржай. Эгер өнөржай умумий менчикке таандык болсо, ага жеке адамдардын ээлик кылуусуна тыюу салынат. Бул нерсе өнөржайда колдонула турган жана ал иштеп чыгара турган нерселердин түрүнө байланыштуу болот. Эгер өнөржай жеке адамдардын акчасына курулса жана анда колдонулуучу материалдар жеке менчикке таандык болсо, ага жеке адамдар ээлик кыла алат. А эгер өнөржайда умумий менчикке таандык нерселер иштеп чыгылса, ал умумий менчик болуп эсептелет. Мисалы, мунайды казып алуучу же кайра иштетүүчү ишканалар сыйяктуу. Ошондой эле, кәэде өнөржай мамлекеттик менчикке таандык болушу дагы мүмкүн. Бул учурда мамлекет ал өнөржайды жалпы элдин кызыкчылыгын ишке ашыруу жолунда пайдаланат. Айрым учурларда өнөржайдын өзү жеке адамдарга таандык болсо дагы, анда умумий мүлк иштелип чыккандыгы себептүү ээлери аны иштетүүгө укуктуу болбой калат. Алар умумий мүлктүү иштеп чыгаруу учун ал өнөржайды мамлекеттен ижарага алуу аркылуу гана иштетиши мүмкүн. Анткени, мамлекет жалпы мусулмандардын кызыкчылыгын чагылдыруучу мекеме. Өнөржай өзү иштеп чыгарган нерсенин хукмунда болот. Анын жеке, же умумий, же мамлекеттик менчик болуусу, ошондой эле, харам

же халал болуусу дагы анда иштеп чыгарылган нерсенин хукмуна байланыштуу. Умумий мүлккө таандык нерселерди иштеп чыгаруучу өнөржай мамлекеттен ижарага алына турган болсо, аны жеke адамдар иштетиши мүмкүн. Бул учурда мамлекет жалпы коомго пайда алып келүүчү нерселерди иштеп чыгаруу максатында өнөржайды жеke адамдарга ижарага берет. Анткени, мамлекет жалпы элдин кызыкчылыгын камсыздоого милдеттүү. Мамлекеттик менчик менен умумий менчик сактоого жана коргоого муктаж, мына ушул жерден байт ул-мал деген түшүнүк келип чыккан.

### **Байт ул-мал**

Акыйкатта, мамлекеттик менчик жарандардын кызыкчылыктарын камсыздоо, муктаждыктарын кандыруу, аларга түзүмдүн татбик кылышынусун сактоо, даъвatty көтөрүп чыгуу жана жихад кылуу үчүн сарпталгандыктан, түпкүлүгүндө ал жалпы жарандардын мүлкү болуп эсептелет. Ошондой эле, умумий менчик дагы түпкүлүгүндө жарандарга таандык. Болгону шарият менчикин бул эки түрүн колдонууну, сактоону жана керектүү орундарга сарптоону мамлекеттин колуна тапшырган. Мамлекеттик жана умумий менчик, кыймылсыз же кыймылдуу болобу айрымасыз, ал дайым азайып-көбөйүп турат жана алардан пайдаланылат. Ошондуктан, бул мүлктөр сактоого, каттоого жана эсеп-кысапка муктаж. Ушул себептен улам байт ул-мал келип чыккан. **Байт ул-мал – мусулмандарга тиешелүү болгон бардык кирешелер жана чыгашалар менен алектенүүчү орган.** Ушуга ылайык, жалпы мусулмандардын колуна түшкөн жана ага эч ким ээлик кылбаган мүлктөрдүн бардыгы байт ул-малдыкы болуп эсептелет. Жада калса, зекет сыйктуу эёси бар болгон айрым мүлктөр дагы, ал байт ул-малга түштөт. Жалпы мусулмандардын кызыкчылыгына сарпталуучу мүлктөр байт ул-мал болуп эсептелет.

Байт ул-малга сугуштан түшкөн олжолор, хираж, жизя, умумий менчикин түшкөн кирешелер, мамлекеттик менчикин түшкөн кирешелер, үшүр, жеke адамдар тарабынан казып алынган кендердин бештен бери, жалпы кендер жана зекеттин акчалары кирет. Ошондой эле, аширдин (чек арадан өтүүчүлөрдөн төлөм алуучу кишинин) дар ул-харбдан келгендерден алган акчалары жана мураскору жок адамдан калган мал-мүлктөр дагы байт ул-малга кирет. Зекеттен түшкөн акчалар байт ул-малдагы башка акчалардан өзүнчө сакталат. Анткени, алар шарият көрсөткөн сөгиз орундан башка жактарга сарпталбашы керек. Ошондой эле, умумий менчикин түшкөн кирешелер дагы өзүнчө сакталууга тийиш. Анткени, аларды сарптоо ахкамдары дагы мамлекеттик менчиктеги башка байлыктардан айырмаланат.

(Уландысы бар) □

## **ИЛМАНИЙ ДИНЧИЛДЕРДИН БУРМАЛОО ЭРЕЖЕЛЕРИ (МУРТАДДЫН ЖАЗАСЫ МИСАЛЫНДА)**

**Айман Солах – Мубарек Фалестин жергеси**

ХХ кылымда фикирий күрөш Ислам менен башка мабдалар ортосунда т.а. Ислам менен куфр ортосунда болор эле. Социализм менен капитализмдин батылдыгы жана бузукулугу ашкере болуп, акыйда жана түзүм катары Ислам гана эң туура жол экендиги ашкере болгондон тартып бул күрөш аягына чыкты. Капитализм мабдасынын кыйроосу менен бирге динди турмуштан ажыратуу негизине курулган илманийлик (секуляризм) түшүнүгү дагы кулады. Натыйжада, мусулмандар арасында илманийлик жана илманийлерге карата терс көз караш калыптанып калды. Башында илманийлердин көпчүлүгү диндар эмес, ибаадат сыйктуу жеke диний амалдарга кайдыгер болуп келишкен. Анткени, түпкулугундө илманийлик түшүнүгү Исламий тандоого карши багыт катары пайда болгон эле. Илманийлер турмушта шаръий нусустарга моюн сунуудан баш тартышып, кээде Ислам ахкамдарын шылдыңга да алып турушкан. Ошондуктан, мусулмандар арасында илманийлик түшүнүгүн кабыл кылуу же четке кагуу тууралуу талкуулар болгон да жок. Ал кезде фикирий күрөш эки мабда – Ислам жана капитализм ортосунда болуп, илманийлик капитализм мабдасынын бир бөлүгү катары саналып турган. Мусулмандарда илманийлиkti четке кагуу жана турмуштун бардык тармактарында Исламды толук татбик кылуунун важибдиги тууралуу бирдиктүү фикir бар эле. Илманийлер шаръий ахкамдарды четке кагуу аркылуу өз фикирлерин ашкере жайылтууда ийгиликсиздикке кабылышканын көрүшкөндөн кийин, соңку жыйырма жыл аралыгында жаңы ыкмага өтүшүп, динди жамынуу жана шаръий нусустарды колдонуу аркылуу өз фикирлерин жайылтууга киришти. Алар өздөрүн шаръий нусустарды туура түшүнүүгө умтулуучу, шаръий тафсирлердин бирин кармануучу, мазхабдардын ижтихаддарына жана аалымдардын фатваларына таянуучу кылып көрсөтө баштاشты. Натыйжада, коомдук турмушка жана саясий түзүмгө тиешелүү болгон шаръий ахкамдарды шаръий ижтихаддар эмес, балким айрым адамдардын жеке ижтихаддары т.а. шарияттын негизи эмес, балким анын майда бөлүктөрү катары таанытууга өтүштү. Ошентип, илманийлер шариятты түздөн-түз жана ашкере түрдө четке кагуунун ордуна, мына ушундай кыйыр жолдор менен жүрө башташты.

Илманийлиktin максаты – шаръий ахкамдардын мусулмандар турмушуна тийгизген таасирин жоюу. Башкача айтканда, илманийлер башкарууда, билим берүүдө, коомдогу соода-сатык мамилелеринде, жаза-чараларда жана мусулмандар менен зиммийлер ортосундагы

мамилелерде Исламдын татбик кылышуусуна бөгөт коюуну көздөштөт. Алардын максаты Исламды коомдук турмушка жана саясий түзүмгө тиешеси жок болгон, пенде менен Жаратуучу ортосундагы мамилелеге гана чектелген динге айлантуу. Илманийлер өздөрү таянган бурмалоо жана адаштыруу эрежелеринин негизинде шаръий ахкамдарды четке кагышкандан кийин, ортодогу боштукту Батыш түзүмдөрү менен толтурууга урунушат. Ошентип, алар шаръий ахкамдардан баш тартууга жана динди турмуштан ажыратууга ашкере даъват кылуунун ордуна, мына ушундай куулук менен өз максаттарын ишке ашырышууда. Натыйжада, сыртынан диндар болуп көрүнгөн айрым мусулмандардын илманийликке чакырып жатышканына, жада калса, был нерсени чыныгы Ислам катары таанытууга умтуулуп жатышканына күбө болуудабыз! Алар шаръий ахкамдарды турмуштан ажыратуу аркылуу Исламды кечилдик динине айлантууну көздөгөн илманийликтин максаттарын орундаатуу үчүн динге жаңы негиздерди жана усулдарды ойлоп табышууда. Алар мусулмандарды алдоону жеңилдейтириүү, ошондой эле, өз максаттарын Аллах жана Анын Расулу ыраазы болгон динге төп келе тургандай кылып көрсөтүү максатында өздөрүнүн бурмалоолорун жана адаштырууларын шаръий чүмбөткө ороп алышууда.

Илманийлер көптөгөн диний эрежелери ойлоп табышып, алар аркылуу Исламды бурмалоого умтуулуп жатышат. Төмөндө алар көздөгөн максаттардын бир нечесин санап өтмөкчүбүз:

- Шарият булактарын (Куран менен сүннөттү) жана алардан өкүм алуу манхаждарын (ыкмаларын) каалагандай калчоо.
- Шарияттагы айрым кескин ахкамдарды жана усулдарды четке кагуу.
- Шарияттагы катый ахкамдарга карама-каршы келүүчү заманбап түшүнүктөрдү кабыл кылуу жана аларга шаръий негиздерди ойлоп табуу.
- Шарият ахкамдарын карманууга кайдыгерлик кылуу, ошондой эле, шарияттын турмуштагы бардык көйгөйлөргө чечим берүүгө күдүреттүү экендигине болгон ишенимге доо кетириүү.

Анда эмесе, илманийлердин Ислам түзүмүндөгү ахкамдарды четке кагуу жана мусулмандарды фикирий жактан адаштыруу үчүн карманган ыкмаларын баяндоо максатында, соңку кездерде илманийлердин макалаларында тилге алынган жана андан айрым мусулман изилдөөчүлөр таасирленген шаръий ахкамдардын бирин мисал катары талкуулап көрөлү. Бул хукм – **шарияттагы муртаддын жазасы**. Соңку учурларда көптөгөн заманбап илманийлер либералдык эркиндикти камсыздоо максатында мына

ушул хукмдан баш тартуунун зарылдыгын бир ооздон айта башташты. Бул шарый хукмdu четке кагуу үчүн илманийлер түрдүү «негиздерди» ойлоп табышууда. Алардын чакырыктарында фикирий адаштыруу жана бурмалоо эрежелери ашкере көрүнүп турат. Алдыда Исламдагы муртаддын жазасы тууралуу илманийлердин айткан фикирлерин талдап, алардын ичинен илманий динчилдердин фикирий бурмалоо эрежелерин ачыктап беребиз.

Муртаддын жазасын жокко чыгаруучулардын сөздөрүнө киришүүдөн мурун, айта кетчү нерсе: негизинен бул маселеде фикхий мазхабдар ортосунда эч кандай кайчы фикир болгон эмес. Факихтер көптөгөн маселелерде өз ара талашып-тарышканы ырас. Жада калса, ачык насс келген маселелерде дагы айрым кайчы фикирлер айтылып турган. Бирок, муртаддын жазасы тууралуу эч бир факих же эч бир мазхаб ортосунда ихтилаф болгон эмес. Айрымдары бул жазаны хадд (Аллах тарабынан белгиленген жаза) десе, башкалары муна таъзийр (казы тарабынан белгиленүүчүү жаза) деп айтышканы менен, бардык факихтер муртаддын жазасы өлүм экендигин бир ооздон айтып келишкен. Түрдүү доорлордо көптөгөн факихтер бул маселеде жалпы мусулмандар ижмарь кылышканын айтышкан. Мисалга алсак: имам ан-Нававий «Шарх Сахих Мулим» китебинде, Ибн Кудама «ал-Мугний» китебинде, Ибн ал-Куттан «ал-Ижма» фий Масаил ил-Ижма» китебинде, Ибн ал-Мунзир «ал-Ижма» китебинде, имам ал-Багавий «Шарх ус-Сунна» китебинде, ас-Субкий «ас-Сайф ул-Маслул» китебинде ж.б. Ошого карабастан, биздин заманда айрым ары жоктордун бул маселени кайрадан козгоп жатышканы алардын ниети ак эмес экендигине далалат кылышканы айтып турат. Бул талкуунун кайрадан козголуусуна түрткү берген фактор фикхий ижтихадды шарый негизде талкуулоо эмес, балким Батыш сакофатынан таасирленүү гана.

Муртаддын жазасы тууралуу илманийлер айткан сөздөргө кылдат көңүл бура турган болсоқ, алардын ичинен фикирий бурмалоо эрежелерин жана илманийлер ойлоп тапкан диний негиздерди аныктап алсак болот. Ал негиздер төмөнкүлөрдөн турат:

**1 – Куранда келген нерселерге амал кылуу менен чектелүү эрежеси.** Алардын айрымдары муртаддын жазасы тууралуу Курани Каримде айтылбагандыгы себептүү бул хукмdu четке кагышат. Алар кафирлер жана алардын сөздөрү тууралуу баяндаган Куран аяттарын окуп чыгышып, аларга кафир болгондугу үчүн дүйнө турмушунда жаза белгиленгени тууралуу аятты табышпайт да, шарият бул дүйнөдө диний эркиндигин тутунгандарга карата эч кандай жаза белгилебеген деп тыянак кылышат. Алардын мындай тыянағынын артында

Расууллах ﷺ дын сүннөттүн четке кагуу жана ага ыйман келтириүүдөн баш тартуу деген оор адаштыруу катылып жатат. Анткени, муртаддын жазасы сүннөт аркылуу гана сабит болгон. Мындай бурмалоодон Расууллах ﷺ катуу эскерткен болсо дагы, илманийлер «Бизге Куран жетиштүү», деп айтышат да, бул эреженин арты менен Ислам түзүмүндөгү көптөгөн ахкамдарды жокко чыгарышат. Акыйкатта, илманийлердин мындай чакырыгы көз боёмочулуктан башка нерсе эмес. Анткени, эгер алар Куранга чындал ыйман келтиришкенде, Куранда айттылган Расууллах ﷺ дын сүннөтү да ыйман келтиришер эле. Чындыгында алар заманбап илманий сакофатка карши келсе Куранда келген катыйи ахкамдарды дагы четке кагуудан кайра тартышпайт. Ошондуктан, алардын бул шылтоолору мусулмандарды шарияттан алыстаттуу жана анын көпчүлүк бөлүгүн жокко чыгаруу аракетинен башка нерсе эмес.

**2 – Катыйи сүннөттү гана карманып, зонний сүннөттү четке кагуу т.а. ахад хадистерге амал кылуудан баш тартуу.** Белгилүү болгондой, шарият ахкамдарынын басымдуу бөлүгү ахад хадистер менен сабит болгон. Кээбири илманийлер Расууллах ﷺ дын сүннөттүн кабыл кылымыш болушат да, бирок муртадды өлтүрүү тууралуу келген хадистерди ахад деген шылтоо менен четке кагышат. Мисалга алсак, имам ал-Бухари Ибн Аббастан риваят кылган хадисте Расууллах ﷺ айткан:

«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»

**«Кимде-ким динин алмаштырса, аны өлтүргүлө».**

Мына ушул хадис ахад хадистердин түркүмүнөн болгондуктан, илманийлер муун зонний деп эсептешип, аны амал кылууга жараксыз деп айтышат. Мындай бурмалоо хадистердин басымдуу бөлүгүн четке кагуу дегенди түшүндүрөт. Арийне, ахад хадиске амал кылуу маселеси хижрий I кылымдан бери усул аалымдары ортосунда талкуу жаратып келгени талашсыз. Бирок, бүгүнкү күндүн илманийлери Ислам ахкамдарын жокко чыгаруу үчүн кандай болсо дагы тешик табуу үчүн убара чегишуудө.

**3 – Сүннөттү ташрийи (мыйзамчылыкка тиешелүү) жана ташрийи эмес деп бөлүү о.э. бул бөлүүнү бузуп колдонуу.** Илманийлер ташрий (мыйзамчылык) маселелерин ибаадат жана адеп-ахлак сыйктуу иштерден жогору коюшат жана буга өзгөчө көңүл бурушат. Бирок көйгөй сүннөттү ташрийи жана ташрийи эмес деп ажыратууда алар колдонулуучу таразада. Алардын сүннөттү экиге ажыратуу үчүн койгон таразасы бүдөмүк жана чек арасы белгиленген эмес. Алар мына ушундай бүдөмүк негизгө таянуу менен муртаддын

жазасын жана башка көптөгөн шаръий ахкамдарды ташрийй сүннөттөн чыгарып салышат. Көпчулук илманийлердин айтымында, Расууллах  дын жасаган иштери бир канча бөлүккө бөлүнөт. Ал  өз турмушунда пайгамбарлыктан тышкary дагы бир нече ролдорду ойногон жана анын кылган иштеринин бардыгы пайгамбарлыгынан келип чыккан эмес. Кээде ал адам катары айрым иштерди жасаган, ошондой эле, жетекчи, саясатчы, казы, күйөө жана башка ушул сыйктуу турмуштук ордуна жараза көптөгөн иштерди жасаган. Ошондуктан, Расууллах  дын пайгамбар катары жасаган иштерин гана вахий болуп, аларды кармануу важиб. Ал эми пайгамбар катары эмес, турмуштук ордуна жараза инсан катары жасаган иштерин кармануу болсо важиб эмес. Мындай иштер Расууллах  тарабынан аткарылгандыгы себептүү сүннөт деп аталса дагы, бирок аларды пайгамбарлыгынан келип чыгып аткарбагандыгы себептүү ташрийй сүннөт болуп эсептелбейт. Илманийлердин бул айтканына кылдат назар сала турган болсок, анда өтө кооптуу адаштыруу бар экенине күбө болобуз. Арийне, айрым сүннөт амалдар ташрийй (мыйзамчылыкка тиешелүү) эмес. Анткени, Расууллах  Аллах Таалага курбат (жакындык) көрүнбөгөн кәэбир амалдарды жөнөкөй инсан катары аткарған. Бирок, илманийлер мына ушул түшүнүктүү бузуп колдонуу аркылуу көптөгөн сүннөттөрдү ташриййиктен чыгарып, аларды ташрийй эмес сүннөттүн катарына кошуп салышууда. Алардын бузукулуктары ушунчалык тозуп, жада калса, Расууллах  дын саясий жана казылык иштерин дагы адамзаттын тажрыйбасына байланыштуу иштердин катарына кошуп, ташрийй сүннөттөн чыгарып жибериши.

**4 – Фикхтеги ижмаъ жана иттифак болгон гана маселелерди алып, ихтилаф болгон маселелерди таштоо.** Мунун негизинде илманийлер «бул маселеде талаш бар» деген сөздү формула катары колдонушуп, ал аркылуу илманийлик фикратына дал келбеген көптөгөн шаръий ахкамдарды четке кагышууда. Муртаддын жазасы маселесинде илманийлер эки көйгөйгө кабылышты. **Алардын бириничиси:** кайсы бир маселеде фикхий ихтилафтын болусу амал кылуудан тоспойт. Шаръий ахкамдарга амал кылуу үчүн сөзсүз түрдө ал маселеде бардык факихтер иттифак кылышы (бир фикирге келиши) шарт эмес. Ошондуктан, фикхий ихтилафттар болуусуна карабай Ислам мамлекети 13 кылым бою Исламды ийгиликтүү түрдө татбик кылып келди. Жада калса, факих аалымдар ихтилаф болгон маселелерде мамлекет кандай иш тутуусу керектиги тууралуу шаръий коидаларды (эрежелерди) иштеп чыгышты. Мисалы: «имамдын сөзү талашка чекит коёт», «имамдын буйругу ашкере да, көмүскө да

аткарылууга тийиш», «султан келип чыккан көйгөйлөргө жараша казылар менен иштешиүүгө укуктуу» ж.б. **Экинчи көйгөй:** этибарга татыктуу болгон ихтилафтарды аныктоо. Шариятта ар бир эле ихтилаф этибарга татыктуу боло бербейт. Муртаддын жазасы маселесинде факих алымдар ортосунда этибарга татыктуу бир дагы ихтилаф болбогонуна карабай, илманийлер бул маселеде айрым факихтер ихтилаф кылган деп айтышууда. Алар бул маселеде эки үлкөн факих Ибрахим ан-Нахаый менен Суфян ас-Саурий (Аллах аларды ыраймына алсын) ихтилаф кылган дешет. Акыйкатта, бул эки имам муртадды өлтүрүү маселесинде эмес, балким аны өлтүрүүдөн мурун андан тообого келүүнү талап кылуу же талап кылбоо маселесинде ихтилаф кылышкан.

Андан тышкary, илманийлер Халифалыкты орнотуу жана халифаны тандоо маселелерин дагы ихтилаф болгон маселелерден деп айтышат. Ал эми акыйкатта болсо, бул иштердин важибдиги сүннөт менен сабит болгон жана ижмарь менен бекемделген. Ошондуктан да, ал-Асом аттуу киши Халифалыкты тургузуу важиб эмес деген фикирин айтканда факих аалымдардын эч бири анын сезүн этибарга алышкан эмес. Имам ал-Куртубий халифаны тандоонун важибдигине ижмарь болгонун баяндагандан кийин минтип айткан: «Бул иштин важиб экендиги тууралуу Ислам Умматында жана имамдар ортосунда талаш болгон эмес. Бир гана ал-Асом буга каршы фикирин айткан, анткени ал өзү шарият илиминен асом (дүлөй) болгон».

**5 – Айрым шаръий ахкамдарды шаръий хукм эмес, мамлекеттин мыйзамы болгон деген жүйө менен кабыл албоо.** Кээбири илманийлер муртаддын жазасы ал динден кайткандыгы үчүн эмес, мамлекеттен чыккандағы (бүгүнкү тил менен айтканда мекенге чыккынчылык кылгандыгы) үчүн берилген деп айтышат. Алардын айттымында, мамлекетке чыккынчылык кылбаган адамдар динин өзгөрткөнү үчүн жазага тартылышпайт. Мындай түшүндүрмө шарияттагы нусустарга жана факихтердин айткандарына таптакыр дал келбейт. Муну шаръий фикир эмес, көбүрөөк шариятка төп келбegen саясий фикир деп эсептесек туура болот. Бул дагы Ислам шариятын заманбап Батыш хазаратына төп келтирүү аракеттеринин бири.

**6 – Шаръий нусуска амал кылууну жокко чыгаруу учун бардык учурларда маслаханын (пайданын) негизинде иш тутуу.** Арийне, айрым учурларда шаръий тоскоолдук жааралгандыгы себептүү кээбири шаръий хукмдарга амал кылууну таштоого уруксат берилет. Кээбири аалымдар зарылчылык жана муктаждыкты шариятта этибарга алынуучу маслаха деп айтышкан. Мисалы, ачарчылык

мезгилинде уурунун колун кеспөө сыйктуу. Бирок бул өзүнчө шаръий хукм жана аны татбик кылууда дагы ихтилафттар болгон. Ал эми илманийлер айтып жаткан жогорудагы эреже болсо шариятка таптакыр дал келбegen, ал тургай, маслаха деген шылтоо астында шаръий ахкамдарды толугу менен жокко чыгарууга багытталган кадам. Алар кайсы бир шаръий насстан шаръий хукмdu истинбат кылуу учурунда оболу пайдага басым жасоо зарыл дешет. Акыйкатта, шаръий хукмdu истинбат кылуу учурунда аны татбик кылууга мүмкүнчүлүк жок болсо, же ал хукм ошол учурда зыяндуу болсо, же кандайдыр бир тоскоолдук бар болсо дагы ал шаръий хукмdu тастыктап, кабыл кылуу важиб. Ал эми маслаханы туу тутуучу илманийлер болсо пайда шылтоосу менен шаръий хукмdu түп тамыры менен жокко чыгаршууда. Мына ушул алардын эң чоң мүчүлүштүгү. Анткени, айрым аалымдардын айттымында этибарга алынуучу далил, ал эми башкалардын фикиринде шибху далил (далил сыйктуу) болуп эсептелген «маслахат ул-мурсала» түшүнүгү кайсы бир маселеде ачык далил келбegen учурда гана колдонулат. «Маслахат ул-мурсала» деген атальштын өзү дагы далилде же насста айтылбаган пайда дегенди түшүндүрөт. А бирок далилге жана шаръий насска назар салган учурда маслаханы негиз кылып алуу насстын маанисин бузууга жана хукмдун шаръийлик сифатын жокко чыгарууга алып келет. Кала берсе, муртаддын жазасын жана башка көптөгөн хаддарды четке кагуу максатында илманийлер айтып жаткан маслахалар акылдан келип чыккан бүдөмүк маслахалар. Мисалы, алар айтып жаткан маслахалардын бири – кафирлерге, өзгөчө батыштыктарга Исламды кооз көрсөтүү. Алардын айттымына караганда, диний эркиндик жана адамдардын укуктары деген түшүнүктөр кулач жайып, Батыш саясий түзүмдөрдү аларды коргоого алып турган бүгүнкү доордо шарияттагы муртаддын жазасы тууралуу ахкамдарды айтуу дүйнө элине Исламды жаман көрсөтүп коёт... Ошондой эле, шарияттагы жаза-чараларды кабыл алуу айрым саясий режимдердин кызыкчылыгына кызмат кылып, бул өкүмдү алар өздөрүнө каршы чыккандарга карата колдонуусу жана өз кылмыштарын шарияттын ысымы менен жашырып коюусу мүмкүн имиш. Алар өздөрүнүн чектүү акылдары менен мына ушундай шылтоолорду ойлоп табышып, шаръий ахкамдарды түп тамыры менен жокко чыгарышмакчы.

**7 – Эркиндиктерди шарияттын олуттуу негиздери деп эсептөө жана аларга каршы келген нерселердин баарын четке кагуу.** Илманийлер жеке эркиндикти шарият максаттарынын бири жана шаръий негиз катары кабыл алышип, ага каршы келген жузъий ахкамдарды жокко чыгаруу зарыл дешет. Алардын

айрымдарынын айтымына караганда, Курандын жыйырмадан ашун аятында эркиндиктерди коргоого чакырык жасалган. Мына ушуга негизделип, алар жеке экриндикти коргоо шаръий негиз, ошондуктан муртаддын жазасы шарияттагы катый негизге жана шарият максаттарына каршы келгендиктен, аны четке кагуу зарыл деп эсептешет. Кээбир илманийлер адамдарга Ислам ахкамдарын тануулоо мүмкүн эмес жана башка бирөөгө зыян жеткирбеген болсо, шариятка амал кылууну алардын жеке тандоосуна калтыруу зарыл деген бузуку чакырыкты исламийлештириүү максатында «Ислам эркиндикке чакырат» деген эрежени ойлоп табышты. Алардын назарында, дин жеке адамдын Роббиси менен болгон байланышы болуп, ал ибаадатта жана адеп-ахлакта, ошондой эле, арак ичүү же бузукулук кылуу сыйктуу харам иштерге барбоодо гана көрүнөт. Жеке адам бул иштерди Аллахка болгон таквасынан келип чыгып аткаруусу керек жана амлекет адамдарды шарияттын буйруктарын аткарууга мажбурлабоосу керек. Ушуга ылайык, аялдарга жилбаб кийүүнү буйрук кылуу же адамдарды күч менен рибадан кайтаруу мүмкүн эмес. Илманийлердин бул айткандары «башка бирөөнүн эркиндиги башталган учурда сенин эркиндигиң бүтөт» деген эрежеге негизделген либералдык эркиндиктерге ашкере даъват кылуудан башка нерсе эмес. Алар коомдук турмушта Ислам ахкамдарын татбик кылуудан алыстаттуу максатында «адамдарды шаръий ахкамдарга мажбурлоо эки жүздүүлүкту келтирип чыгарат жана адамдар канааттануу менен эмес, эки жүздүүлүк менен гана Ислам ахкамдарына баш ийип калышат» деген жалганды да ойлоп табышты.

**8 – Макосид уш-шарийъаны (шарият максаттарын) кармануу.** Бүгүнкү күндөгү илманийлердин адаштыруу негиздеринин дагы бири макосид уш-шарийъа түшүнүгүн бузуп колдонуу аркылуу шарияттагы жузъий нусустарды жана ахкамдарды бурмалоо же жокко чыгаруу. Чындыгында, Ислам дүйнөсүндөгү көптөгөн факих аалымдар макосид уш-шарийъа тууралуу жазышканы ырас. Мисалга алсак, имам ал-Жувайний, ал-Газалий, ал-Из ибн Абдуссалам, ал-Курофий, шейх ул-Ислам Ибн Таймия, аш-Шатибий жана башкалар. Бирок бул факхитердин жазгандары бүгүнкү күндө макосид уш-шарийъа маселесин козгол жаткандар илманийлердин айткандарынан бутундөй айрымаланат. Ислам факихтери айтып кеткен макосид уш-шарийъа – бул жалпы жузъий нусустарды жана ахкамдарды кылдат үйрөнүү аркылуу иштелип чыккан куллий коидалар. Макосид уш-шарийъанын (шарият максаттарынын) эч бири жузъий насты же хукмуду жоко чыгара албайт. Ал эми бүгүнкү илманийлер айтып жаткан макосид уш-шарийъа, чындыгында, шарияттын эмес, алардын нафстарынын жана

майилдеринин максаттары. Алар өз каалоолору негизинде айрым максаттарды белгилеп алышып, алардын жардамында өздөрүнө жакпаган шаръий нусустарды жана ахкамдарды четке кагышууда. Шаръий насс же фикхий хукм сабит болгон учурда аларды макосид уш-шарийъа эрежеси аркылуу жокко чыгаруу же бурмалоо мүмкүн эмес. Бул макосид илимине такыр тиешеси жок болгон батыл. Илманийлер «биз бул шаръий хукмду макосид уш-шарийъанын негизинде кайра карап чыгышыбыз зарыл», жана «бул маселе тууралуу сөз кыларда макосид уш-шарийъага көнүл бурушубуз керек», дешип шарияттагы көптөгөн жузъий ахкамдарды четке кагышат. Ошондой эле, «биз жузъийяттарды эмес куллийяттарды, бутактарды эмес негиздерди, мыйзамдарды эмес мабдаларды жана васийлаларды эмес максаттарды карманабыз», деп айтышат. Бул сөздөрүн баарында бир гана максат жашырылып жатат, ал – шаръий ахкамдардын таасирин жоготуу. Шарияттын жузъийяттары куллийяттардан, бутактары негиздерден ажыратылган учурда алар шаръий куллийяттар жана негиздер болбой калат. Анткени, шарияттын максаттары жана куллийяттары шаръий жузъийяттарга негизделип, алар аркылуу чечмеленет. Ошондуктан, илманийлер муртаддын жазасы макосид уш-шарийъага, кечиримдүүлүккө жана эркиндикке карама-карши келет деген шылтоо менен аны четке кагышууда. Андан тышкary, макосид уш-шарийъага, мээримдүүлүккө жана бейпилчиликти сактоого карши келет деген жүйө менен шарияттагы көптөгөн хаддарды жокко чыгарышууда.

Бүгүнкү күндө муртаддын шарияттагы жазасын жокко чыгаруу максатында уюштурулуп жаткан талкуулардагы фикирий адаштыруунун негизги эрежелери мына ушуулар. Ал чогулуштарга сүннөттү инкар кылуучулар, ага амал кылууну каалабагандар, анын шарият менен болгон байланышын кыркуучулар, ошондой эле, ихтилаф же маслаха деген шылтоо менен шаръий ахкамдарды жокко чыгаруучулар жана либералдык фикирий усулдардын негизинде Ислам шариятына карши чыгуучулар катышууда. Мына ушул адаштыруучу негиздер аркылуу илманийлер Исламдагы жалпы жазачарапардан баш тартууга чакырып жатышат. Мусулмандардын турмушун улуу Ислам баалуулуктары менен башкаруучу шаръий ахкамдардан арылуу үчүн илманийлер мындан башка дагы фикирий бурмалоолорду колдонушууда. Мисалга алсак, «адилеттүүлүк» принципин жайылтуу максатында «адилеттүүлүк теңдик менен кепилденет», «кайсы иште адилеттүүлүк болсо, ал Аллахтын шарияты» деген негиздерди ойлоп табышууда. Жана дагы «эч ким толук акыйкатка ээ эмес», деген ураандар менен «акыйкаттын

салыштырмалуулугу» идеясын жайылтышууда. Ошондой эле, шаръий нусустар үстүндө эркин ой жүгүртүү принцибин жайылтуу үчүн «нусус ыйык, бирок түшүнүк ыйык эмес», «сенин нусус тууралуу түшүнүгүн нусустун өзү эмес» деген ураандарды токуп чыгышты.

Макалабыздын сонунда айтарыбыз, ар бир мусулман илманийликти, анын даьеват ыкмаларын жана бурмалоо негиздерин толук андап, түшүнүп алышы зарыл. Мына ошондо алардын бузуку түшүнүктөрүнө алданбай, өз жолунда бекем болот. Мусулман адам илманийликтин түпкү маңызын андап түшүнгөн болсо, ар качан андан сактанууга, түркүн түстүү ыкмаларын ажыратса билүүгө кадыр болот. Мусулман адам шаръий нусустарда келген жана факих аалымдар баяндал берген Ислам ахкамдарын турмушта татбик кылуу үчүн аракет кылып, бул жолго башкаларды дагы даьеват кыла турган болсо, ал бүгүнкү күндө көпчүлүк элдер алданып калган илманийликтин бузук фикирлеринен амандыкта болот. Ааламдардын Роббиси Аллахка чексиз мактоолор болсун! □

ААЛАМ МУСУЛМАНДАРЫНЫН КАБАРЛАРЫ	قال رسول الله ﷺ: «الْمُسْلِمُ أَخْوَى الْمُسْلِمِ لَا يُظْلَمُ وَلَا يُعْذَلُ وَلَا يُحْكَمُ» «Мусулман жусулмандың бөордөнү. Ага түзүү кылбайт, аны таштап койбайт жана кемсниндейт»	ААЛАМ МУСУЛМАНДАРЫНЫН КАБАРЛАРЫ
<b>Исламга каршы «твиттер» кайдан пайда болот?</b>		
<p>Твиттердеги антиисламдык сөздөрдүн булактары боюнча өткөрүлгөн изилдөөгө ылайық, мусулмандарга каршы твиттердин 86% ири мамлекет: Америка, Британия жана Индиядан келет. Австралиянын Виктория штатындағы Ислам кеңеши тарабынан өткөрүлгөн изилдөөдө айтылғандай, 2017-2019-жылдары 24 ай мусулмандарга каршы төрт миллионго жакын посттор жарыяланган. Сандарга ылайық, бул түрдөгү чабуулдардын 55%дан ашығы Индиядан келген. Бул Индияда бийликтө турган Бхаратия Жаната партиясынын мусулмандарды жек көрүүсүн күчтөкөн учурда жүз берген. Өткөн жылы Индиянын Ассам провинциясынын башчысы Химанта Бисва Сарма мусулмандар жерлерди басып алган деп айыпта, бул алардын көп перзент көрүүсүнө байланыштуу экендигин баса белгилеген. Сарма айтат: «Эгер, мусулмандар өз санын көзөмөлдөшсө, жерге бастырып кириү сыйктуу кейгөйлөрдү чечүү мүмкүн эле»... Америка Кошмо Штаттарына келсек, Твиттерде мусулмандарга каршы твиттер мурунку президент Дональд Трамптын кайрылуусуна тыгыз байланышкан. Себеби, анын бул иште өзгөчө салымы бар... Ал эми, Британияда, изилдөөчүлөрдүн айтымында, мусулмандарга каршы твиттер бир нече факторлорго таянат. Алардын эң көзгө көрүнгөндөрү: Британиянын Европа Союзунан чыгышы, мурунку премьер-министр Борис Жонсондун улутчул сөзү жана качындар кризиси себеб болгон миграцияга каршы маанайлар. Борис Жонсон «Дейли Телеграф» гезитинде жарыяланган макаласында муслималардын никабын «жагымсызы», «коомго жат» деп атады жана аны кийген аялдар «почта кутуларына», «банк каракчыларына» ошшоп көрүнүшүн айткан. Изилдөөчүлөр Исламга каршы контенттин негизинде негизги темаларды аныкташкан: Исламды терроризмге байлоо; мусулмандарды жыныстык зомбулуктун кылмышкерлери катары көрсөтүү; шарияттын колдонулушунан коркуу, миграцияга байланыштуу фитна назариялары; мусулман иммигранттарды Батыштагы ак түстүүлөрдүн жана Индиядагы индуистардын ордуна көчүп келип ээлеп алышы; халал азық-оокаттарды адамгерчиликсиздикке же жапайычылыкка байлоо.</p> <p><b>Ал-Ваъй:</b> бул изилдөөнүн натыйжасын күзөтсөк, кафирлер мусулмандарга бир Уммат деп карап жатканын, мусулмандарды бириктире турган мамлекет тикеленишинен кооптонуп жатышканын көрүүгө болот. Айрыкча, Индия ал жердеги жана кошуна</p>		

ААЛАМ МУСУЛМАНДАРЫНЫН КАБАРЛАРЫ	قال رسول الله ﷺ: «الْمُسْلِمُ أَخْوَ الْمُسْلِمِ لَا يُظْلِمُهُ وَلَا يَعْذِلُهُ وَلَا يَحْمِرُهُ» <b>«Мусулман мусулмандың бөородону. Аса зүзүм кылбайт, аны таштаң койбайт жана кеминнепейт»</b>	ААЛАМ МУСУЛМАНДАРЫНЫН КАБАРЛАРЫ
мамлекеттердеги мусулмандардын саны көптүгү анын келечектеги эл аралык абалына таасир кылышынан кооптонуп жатат.		
<b>Германия Батышка карши «кресттүүлүк жүрүштү» баштады деп Россияны айыптады</b>		
<p>Германия канцлери Олаф Шольц Россия президенти Владимир Путин Батыш жана учурдагы эл аралык тартипке карши «кресттүүлүк жүрүш» баштады деп айыптады. Шольц Берлинде өткөн саммитке катышып, мындай деди: «Россия согушу Украина гана тиешелүү эмес. Балким, орус жетекчилиги Украина гана согушту чоң кресттүүлүк согуштун бир бөлүгү деп эсептөөдө». Ал: «Бул – либерал демократияга, эл аралык тартипке, эркиндик жана өнүгүүгө карши кресттүүлүк жүрүш», - деп кошумчалады. О.э. Шольц: «Бул – биздин жашоо таризибизге жана Путин жамааттык Батыш деп атаган нерсеге карши кресттүүлүк жүрүш», - деп баса белгиледи. Шольцтун сөздөрү Россия менен Крымды туташтырган Керч көпүрөсү жарылышы артынан Россия Украина карши бир катар ракета чабуулдарын өткөргөндөн бир нече күн өтүп айтылууда. Бул айыптоолор боюнча Россия тарабынан эч кандай түшүндүрмөлөр берилген жок. Айтылышынча, Путин Батыш баалуулуктарына бир нече ирет асылып, Батышты чектен чыгууда айыптаган.</p>		
<p><b>Ал-Ваъй:</b> Путин Сирияга аралашканда өз максатына жетүү үчүн динден чүмбөт катары пайдаланды. Россиянын согушу диний согуш болуп, Россияны Халифалыктын тикеленишинен коргоо үчүн жүргүзүлүп жатканы айттылган. Бүгүн Украина да ушул нерседен пайдаланып жатат. Экөөсүндө төң ага орус чиркөөсүнүн башчысы Патриарх Кирил жардам берүүде. Кызыгы, Путин «Батыш хазараты бузуку жана кыйроого учураган хазарат» экенин шылтоолоп, Украина карши согушта мусулмандар аны менен бирге болуусун талап кылууда!</p>		
<p><b>Байден: Афганистан – «Кудай тарабынан унтуулган жай». «Мылтык» рецессияны токтотууга даяр</b></p>		
<p>Америка президенти Жо Байден Афганистанды «godforsarn» деп атап, дагы талкууларга себеб болду. Активисттер «godforsarn» терминин «Кудай тарабынан унтуулган жай» дешет. Оксфорддун сөздүк китебинде бул сөз «эч кандай кадыр-кыйматы жок жай» деп каторулган. Муну Байден Сан-Диего шаарында сүйлөгөн сөзүндө айтты. Байден: «Көпчүлүгүнөр Афганистанга баргансыңар. Мен да анын көп жайларында болгом. Бул Кудай тарабынан унтуулган жай», - деген. Ал 2008-жылды Конгресстин делегациясынын курамында</p>		

ААЛАМ МУСУЛМАНДАРЫНЫН КАБАРЛАРЫ	فَالْرَّسُولُ أَنْهَاكُمْ لَا تُظْلِمُنِي وَلَا يَخْذُلُنِي وَلَا يَغْفِرُنِي «Мұсулман жусулмандың баордону. Ала үзүүгү кылбайт, аны шаштаап койбайт жана кемспиннештей»	ААЛАМ МУСУЛМАНДАРЫНЫН КАБАРЛАРЫ
<p>Афганистанга барган сапарын жана кар астында калып кеткенин айтandan кийин бул сөздү экинчи ирет айтты... О.э. ал АКШ экономикасын күтүп жаткан кризистен коргоо учун «мылтыкты» ишке салуу менен коркутту. Ал тамашалашып: «Мылтыгым карышкырды күтүп турат», - деди. Бул сөздөр президенттин маалымат катчысы Карин Жан-Пьердин тынчтандырган билдириүүсү артынан айтылды. Карин Жан-Пьер: «Ак үй экономикалык абалга абдан кадыржам болгондуктан, ыхтымалдуу кризис жана экономикалык кыйроого даярдык көрүү учун жыйын да өткөрбөйт», - деген.</p>		
<p><b>Ал-Ваъй:</b> американлык аткаминерлердин ушундай текеберлик менен айтылган билдириүүлөрүнө таң калбаса да болот. Мындай сөздөрдү айткан адамдар Аллахтын жазасына татыктуу. Алар «ал күн качан болот» деп сурашат. «Балким, жакында болов», деп айткын.</p>		
<p><b>Марокко режиминин структурасына сионизм кирип келди</b></p>		
<p>Марокколук академик жана саясаттаануучу профессор доктор Мухаммад Хассани «Арабий 21» телеканалына берген эксклюзивдүү интервьюда «Марокко менен баскынчы (израиль) ортосунда болуп жаткан мамилелерди нормалдаштыруу иштери болуп көрбөгөн даражага жетти десе болобу?» деген суроого минтип жооп берди: «Болуп көрбөгөн даражага жетти деген сөз менимче жетиштүү эмес. Себеби, маселенин ақыйкаты андан кыйла жгору. Нормализация башталганда мен бир интервьюда Марокконун (израиль) менен нормалдашуу аракетинде эң кооптуу нерсе экономикалык тарап эмес, а балким, коопсуздук жана бардык даражадагы билим берүү тарабы кооптуу экендигин айткам. Бул чынында эле болду. Марокко биз кызыл сыйыктар деп айткан бардык сыйыктарды төбелеп өттү. Марокко режиминин кырсыгы – ал сионисттерди толук кандуу Марокко жарандары деп билет жана алар бул мамлекеттин калкы экенин айттат. Ошондуктан, алар өздөрүнүн экинчи мамлекети Мароккодо каалаганын кылуу укугуна ээ». «Эмне учун бул нормалдаштырууга каршы бардык аракеттер ийгиликсиздикке учурады?» деген суроого Мухаммад Хассани мындай жооп берди: «Нормалдаштырууга каршы демилгелерге жана аракеттерге келсек, аларды эч кандай түрдө ийгиликсиз деп атап болбойт. Алар Марокко көчөлөрүнүн жүрөгүн билдирген аракеттер болуп, түрдүү басымдарга кабылышууда. Биз муну эч качан унутпашыбыз керек. Нормалдашууга каршы күрөш урпак-муундардын күрөшү, шексиз, узак убакытты талаб кылат, себеби, түпкүлүгүндө силер вазыйфасы сионисттик вужуддуу коргоо болгон эл аралык система менен кагылышып жатасыңар.</p>		

ААЛАМ МУСУЛМАНДАРЫНЫН КАБАРЛАРЫ	قال رسول الله ﷺ: «الْمُسْلِمُ أخو الْمُسْلِمِ لَا يُظْلَمُ لَا يَحْدَدُهُ وَلَا يَعْنَفُهُ» «Мусулман мусулмандың буородону. Аса зулум қылбайт, аны таштаи койбойти жана кемсиппейт»	ААЛАМ МУСУЛМАНДАРЫНЫН КАБАРЛАРЫ
<p>Маанилүүсү, биз нормалдаштыруу шарый, ахлакий, инсаний жана мыйзамдуу кылмыш деген негизди бекемдейбиз жана сактайбыз...». Мухаммад Хассанинин оюнда, сионизм Марокко режиминин структурасына чейин кирип барды. Бул, айрыкча, Рабат менен Тель-Авив ортосундагы нормалдашуу ар кандай кызыл сзыкты төбелеп өткөндөн кийин болду...</p> <p><b>Ал-Ваъй:</b> Марокко өкүмдарлары баскынчы вужуд менен орноткон жашыруун байланыштары жагынан мусулмандардын эң жаман өкүмдарлары. Бул алакалар жакында гана пайда болгон жоқ, ал королдун династиясында кенири тараган жана тамыр жайган байланыш... Бирок, бул фитна жана айла-амалдарга карабастан, башка жердеги мусулмандар сыйктуу Мароккодогу мусулмандар да аны четке кагат. Яхудийлер ушул өкүмдарлар менен бирге Аллах тарафынан убада кылынган күндү күтө беришсин. □</p>		

## КУРЬАНИ КАРИМ САБАГЫНДА

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ﴾

**«Эй, момундар, өзүңөрдү коюп, (мунафыктарды) дос түтпагыла!»**

Аллах Таала айтат:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ حَبَالًا وَدُؤْمًا مَا عَنْتُمْ قَدْ بَدَتِ﴾

﴿الْبَعْضَاءَ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُحْكِمُ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَاهُ لَكُمْ أَلْآيَتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾

**«Эй, момундар, өзүңөрдү коюп, (мунафыктарды) дос түтпагыла!»**

Алар сilerge зыян жеткирүүдө күчтөрүн аяшпайт жана жаман абалга түшүүцөрдү арзуу кылышат. Алардын сilerди жаман көрүүлөрү ооздорунан ашкере болду. Дилдериндеги душмандыктары болсо андан да чоңураак. Эгер, ақыл жүргүзүп көрсөңөр, сilerге белгилерди ачык-айкын кылып бердик»

[Али Имрон 118]

Шайх Мутаваллий Шаъровий бул аяттарды тафсир кылып, мындай фикирлерди айткан:

Аллах Таала муминдерге:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾

«Эй, момундар» деп хитаб кылды, билгениңердей, бул хитабдан кийин Хак Субханаху тарабынан таклиф келет. Себеби, Аллах Таала муминдерге кайрылганда, аларга таклиф жүктөө үчүн ниге кылат жана бул таклифти ыйман келтиргендерге гана жүктөйт... Аллах Таала «кыл» жана «кылба» деп ыйман келтиргендерге таклиф жүктөйт. Ал эми, мумин болбогон кишилерди ыйманга коргонуна чакырып:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾

**«Эй, инсандар, Роббиңерге ибадат кылгыла»**

[Бакара 21]

деп, ыйман коргонуна кирүүгө ниге кылат. Аллах Таала анын фикирлөө кубатын козгоп: асман-жер, аалам жөнүндө фикирле, ошондо ааламдын жалгыз жаратуучусу бар экенин табасын, дейт. Ал эми, инсан ыйман коргонуна киргенде Аллах Таала бул муминди «кыл» жана «кылба» таклифи-вазифасы менен сыйлайт. Пенде Кадир, Хаким, Халик жана Кайюм илахка ыйман келтиргенгендиктен, демек, өз жашоосун ондоо жөнүндөгү нерселерде ушул илахка кулак салсын.

## Кээде Аллах Таала:

﴿يَا يَاهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامَنُواْ﴾

**«Эй, момундар, ыйман келтиргиле»**

[Ниса 136]

дайт, ыйман келтиргендерге дагы ыйман келтируүнү буйруп жаткандай болуп көрүнөт. Ошондо инсанды: эмне үчүн Аллах Таала ыймандуу кишини дагы ыйман келтируүгө буйруп жатат, деген суроо пайда болот. Бул жерде ар бир муминден ар дайым ыйман амалдарын аткаруу менен биргэ, дагы башка амалдарды кошууну, ушул аркылуу ыйман кербенине бекем орношууну талаб кылның жатканына күбө болобуз. Себеби, Аллах Таала качан мумин пендесинен анда болгон нерсени талаб кылган болсо, Аллах Өзү жакшы көргөн ушул жашоо таризин улантууну каалап жатканын түшүнөлү. Хак Таала:

﴿يَا يَاهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾

**«Эй, момундар»** деп нида кылган болсо, демек ушул чырайлуу сөздө ыйманда бекем болууга буйрук бар. Себеби, инсаният өзгөрүүчөн. Биз билебиз, Аллах Таала ыйман келтирген коомдор үчүн кең жол берди, ошондо алар жүз үйрүштү. Демек, ыйманды жарыя кылуу менен эле маселе акырына жетпейт экен. Тескерисинче, талаб – ыйманда бекем туруу.

Хак Тааланын:

﴿يَا يَاهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾

**«Эй, момундар»** деген каламын окуганыбызда, демек бул жерде жаңы таклиф бар экенин, иште таклиф бар болгондуктан, ыктыяр да бар экенин андашыбыз керек. Ошентип, Аллах тарабынан буйрулган ар бир таклифий хукмдун киришмеси бар. Аллах Таала айтууда: Эй, мумин, хукмдун илlet-себебин издебе, эй Роббим, эмнеге бул ишти мага жүктөдүн, деп сураба. Эй, мумин, ырас ыйман келтиргенинден соң, «эмнеге» деп суроого ақың жок. Анткени, Хак Таала Ага ыйман келтирген муминге гана жүктөйт. Эй, мумин, эгер сен Аллахтын кадыр жана хикматтуу экенине ыйман келтирген болсон, Аллах сени коопсуз кылат. Сен Аллахтын «кыл» жана «кылба» деген талабдарын аткар. Сен анын илlet-себебин түшүнөсүнбү же жокпу, айырмасы жок. Биз мурун да мисалдарды келтиргенбиз жана келтируүнү улантабыз.

Тамактан кийин тамак сицирүүнүн бузулушуна арызданган оорулуу адам тамак сицирүү системасына оору таасир кылган деп ойлойт. О.э. дабалоочу дарыгер тандоо жөнүндө ойлоп, тамак сицирүү системасына адистешкен дарыгерди тандайт жана ошол дарыгерге барат. Бул жерде оорулуу үчүн ақылдын иши буттөт. Ал дарыгерди тандады жана ага барууну чечти. Ал эми, дарыгер толук текшерүү

өткөрөт, зарыл анализдерди алып, ооруну аныктайт жана дары жазат. Дарыгер оорулуга дары жазып бергенде, оорулуу дарыгерге: «Эгер, дарынын файдалуу экенине ишендирбесен, аны ичпейм», - деши туура эмес. Тескерисинче, дарыгердин сөздөрүн аткарышы керек. Ошентип, оорулуу адам дарыгерге баш ийет. Эми, инсанийликте экөөсү төң бир-бирине барабар, андыктан, инсандын жаратуучусу менен адеби кандай болушу керек? Муминдин акылышын бардык иши – Аллахка ыйман келтириүү. Эй, мумин, Аллахты хикматтуу деп ыйман келтиргениңден кийин Аллахтын хукмун кабыл алғының. Себеби, Ал сени жашоодо жолдоого татыктуу Зат, себеби сен Анын жараткан маҳлугусун.

Хак Таала муминди намаз окууга буйруду, мумин аны аткарышы лазым. Мумин намаздын илlet-себебин издебеши керек, маселен физикалык көнүгүү сыйктуу. Жок, таптакыр андай эмес, намаз окууга буйрук Хак Таала тарабынан болууда. Сен намаз окуганында, өзүндү жакшы сезесиң жана ырахат аласың. Ошондо, ыймандын ырахаты кандай гана таттуу дейсин. Мумин киши ыйман хукмунун илlet-себебин аны аткарғандан кийин билет. Ошондуктан, Хак Таала Өз карами-фазилети менен:

﴿وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعْلِمُكُمْ أَلَّا هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

*«Аллахтан корккула! Аллах сиперге (хидаят жолун) билдирем.  
Аллах бардык нерсени билүүчү»* [Бакара 282]  
деп жатканын көрөбүз.

Эй, пенде, сен хукм жаатында ар дайым Аллахка таква кыл, Ал сага хикматты жана ыйман ырахатын берет. Сен Аллахтын хукмун аткарбай туруп, хикматына канаттануу жөнүндө сураба. Себеби, Аллах Таала хукмдардын айрым маани-маңыздарын жүзөгө чыгарууну көптөгөн кылымдарга кечикириши мүмкүн. Маселен, чочко этин керектөөнүн харамдыгы сыйктуу хукмдун хикматын он төрт кылым билбей келдик. Мумин пенделер чочко этин керектөөнү – анын себебдерин, зыянын аныктаганга чейин – он төрт кылымга кечикириши керек беле?! Алар хукмду аткарууну кечикиришпеди, аны аткарышты. Ал эми, анын зыянын кийинки урпак-муундар хабардар болушат. Бул бизди илletин билбеген ар кандай хукмду аткарууга үндөйт. Аллахтын алдында бул хукмдун бир хикматы бар, инсандын акылы аны түшүнө албашы мүмкүн. Лекин, келечекте инсан билбеген нерселердеги айрым хукмдарга айкындык киргизе турган нерселер келет. Бул, бизге илletи маалым болбогон ар кандай хукмга ишеним пайда кылат жана Аллах Тааланын:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا﴾

«Эй, момундар» деген сөзү ар кандай хукмдун иллетине айланат. Хак Таала бул сөзү менен ар бир пендесине: эй, мага Илах деп ыйман келтирген пенде, Менден ушул таклиф-вазифаны ал, деп нигең кылууда. Ушул сыйктуу, табиб, эй өз оорусу үчүн мени табиб деп ишенген киши, ушул дарыны ал, Аллахтын изни менен шыфа табасын, дейт. Эгер, бирер инсан оорулууну зыярат кылып, андан эмне үчүн бул дарыны алып жатасың десе, оорулуу бул дарыны мага табиб жазды, дейт. Андыктан, Аллахтын хукмдарын аткарууда кандай жол карманабыз? Биз аларды аткаруубуз лазым. Себеби, аны Аллах айткан... Анткени, ақыл сени Аллахка ыйман келтириүүңө жетектейт. Лекин, ал күчү жетпеген нерсеге аралашпайт.

Хак Таала:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخَذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ﴾

«Эй, момундар, өзүңөрдү коюп, (мунафыктарды) дос тутпағыла» деген таклифте – ырас, ыйман келтирген экенсиң – ушул ыйманыңды шайтандын васвасаларынан жана душмандардын айлаамалдарынан сактагын, дейт. بطانة t.a. дос сөзүн жакшылап түшүнө турган болсок, بطانة الرجل дегени ага алакадар кишилерди түшүндүрөт. Т.а. анын достору, шериктери жана сырларынан хабардар кишилер. بطانة الشوب сөзү بطانة الشوب дан т.а. кийимдин астары дегендөн алынганд... Өндүрүшчү одуракай кийимдин ичине жумшак астар коёт, себеби ал денеге жабышып, аны коргойт. Биз ысык болушу үчүн жүндөн жасалган кийим кийебиз жана жүндүн одуракайынан денени коргоо үчүн ич кийим кийебиз. بطانة sөзүن кире турган жай деп да аташат. Т.а. адамдардын жашоосуна кире турган жай, барлыктагы ар кандай жамандык – бул بطانة ...

Расулуллах ﷺ адамдарга өрнөк болушу үчүн ушундай жолду карманган. Себеби, ар бир инсан билсин, кимdir бирөө өз ара байланыштан ыйманга каршы файдаланышы мүмкүн. Ошондуктан, Хак Субханаху жана Таала:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾

«Эй, момундар» сак болгула, силер мумин болбогондордун лагериндесиңер, алар силерге каршы күрөшөт жана ыйманыңарга каршы чыгат, алар силерди өз ыйманыңарга таштап коюшу мүмкүн эмес, тесскерисинче, алар силерге каршы айлаамал кылышат, ушул карамуртөздүк жашоонорго кирип алып, силерге каршы жамандык кылууда көрүнөт, деп жатат.

Баарыбызга жакшы маалым болгондой, Ислам келгенде Исламга ыйман келтиргендердин көпчүлүгү мусулман болбогондор менен

мамиле кылышкан. Тууганчылық, доступ, эмчектештиң, эски доступ жана кошуначылық сыйктуу байланыштар болгон. Ошондуктан, Хак Таала эскертип мындай деп жатат: Мумин киши бул тууганым, же бул досум, же болбосо бул союздашым, же бул эмчектеш бурадарым деп айтпасын, себеби Ислам булардын баарынан жогору болгон бурадарлыкты алып келди. Ошондуктан, сiler менен аралашып жүргөн инсандарды дос тута бербегиле, себеби жамандык ошол тараптан келет. Сiler ыйман менен куфр ортосундагы ажырым жоголот же азаят деп ойлобогула. Таптақыр андай эмес. Себеби, каирлер араңарага жана диниңерге ар түрдүү айла-амал менен жылжып киругүдөн кайра тартышпайт, бул иште эч качан эринишпейт... О.э. Хак Тааладан мындай буйрук кылууда:

(يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا)

«Эй, момундар» бул ыйманды этияттагыла, мумин болбогондор менен аралашпагыла, алар сilerдин дин иштериңерди бузат жана бул жаатта тынчышпайт, сiler аларды дос тутушуңардын акыбети мындайча болот:

(لَا يَأْلُونَكُمْ حَبَالًا)

«Алар сilerге зиян жеткириүүдө күчтөрүн аяшпайт». Т.а. сilerге айла-амал кылууну эч качан токтолушпайт. Бул жердеги сөзү – денени башкарған ақылды бузуу. Биз ақылдан азууну «Хөл» дейбиз. Хак Таала айтат:

(يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَتَخَدُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ حَبَالًا وَدُوْا مَا عَيْتُمْ قَدْ بَدَتِ  
الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ رَمَّا خُنْقَى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُّ قَدْ بَيَّنَ لَكُمُ الْآيَتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ)

«Эй, момундар, озүңөрдү коюп, (мунафыктарды) дос тутпагыла! Алар сilerге зиян жеткириүүдө күчтөрүн аяшпайт жана жаман абалга түшүүңөрдү арзуу кылышат. Алардын сilerди жаман көрүүлөрү ооздорунан ашкере болду. Дилдериндеги душмандыктары болсо андан да чоңураак. Эгер, ақыл жүргүзүп көрсөңөр, сilerге белгилерди ачык-айкын кылып бердик»

[Али Имрон 118]

Бу жерде муминдерди сырдаш-дос тутуудан эмес, муминдерден башкаларды дос тутуудан кайтарылууда. Себеби, муминди сактай турган ыйманы бар, бирок каирди сактай турган нерсеси жок. Муминдерден башкаларды дос тутуу муминге бузгунчулук жана кырсык алып келет. Маселе да ушул чекте токтоп калбайт, алар муминдерге кыйынчылык жеткириүүнү каалашат:

﴿وَدُّوا مَا عَنِّنَمْ﴾

«жаман абалга түшүүңөрдү арзуу кылышат». Ал эми, Хак Субханаху ва Таала бизге кыйынчылык жеткириүүнү каалабайт. Бул жөнүндө Аллах Таала мындай дейт:

﴿وَأَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتْكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

**«Эгер, Аллах кааласа, сilerди кыйынчылыкка салмак. Албетте, Аллах кудурет жсана хикмат ээси»** [Бакара 220]

Эй, муминдер, эгер Аллах каалаганда сilerди көп машакаттар менен кыйнамак. Лекин, Хак Таала сilerге жеңилдик кылды. Күфр ээлери болсо муминдерге бузгунчуулукту жана кыйынчылыкты каалайт. Машакат кайдан келет? Силер мумин болгондуктан, дин сilerге фарз кылган иштерди аткарасыңар. Ошондо кафирлер муминге бул дин талабын ашыра көрсөтөт. Натыйжада, муминдин жүрөгү экиге бөлүнөт. Муну менен муминдин рухий шайкештиги бузулуп, инсанды экиленүү жана тынчсыздануу ээлеп алат.

Биз муну экономикалык турмуштун эң жогорусуна көтөрүлгөн жана бардык материалдык иштери жеңил болгон коомдордо көрүп жатабыз. Аларда карылык, саламаттык жана социалдык тарап камсыздандырылганына жана киреше жогорулугуна карабастан, тынчсыздануу менен жашашат. Алардын арасында өз өмүрүнө кол салуу жогору жана жынтыстык бузукулук кеңири жайылган. Булардын артындагы себеб – алардын рухий абалы шайкеш эмес. Рухий шайкештик инсан ыйман келтирип, ошол ыйман келтирген нерсесинин таълимдерин аткарганда бекем болот. Маселен киши өз жубайына караганда ага ырахат менен карайт жана кадыржамдыкты сезет. Себеби, анын рухий абалы шайкеш болот. Ал эми, жубайы болбогон аялга караганда, айланасына аландалап карайт... Аны карап тургандар жок бекен, аны кимдир бирөө көрүп калбады бекен деп текшерет... Кимдир бирөө анын ошол аялды карап жатканын көрүп калса, ал коркууга түшөт.

Ошондуктан, Хак Субханаху ва Таала муминдерди муминдерден башкаларды дос-сырдаш тутпагыла, анткени алар сilerге кыйынчылык туудуруу үчүн болгон күчүн жумшашат, деп эскертуудө. Ушундай бир машакат дейсин, кафир муминге достуғунан жана жакындыгынан файдаланып, аны туура жолдон чыгара турган жана рухий жактан экилене турган, шайкештиги сына турган тарапка тартып, адаштырууга урунат. Ал муминден динге тескери болгон нерсеге ыраазы болууну талаб кылат. Ал эми, мумин дин талаб кылып жаткан нерсе менен кафир талаб кылып жаткан нерсени бириктире албайт. Ошондуктан, муминде ички бөлүүнү пайда болот жана

тынчсызданат. Кафирлер муминдерди бузуу үчүн ыңгайлую учурду колдон чыгарышпайт жана ыңгайлую учур жаралары менен андан файдаланышат.

(يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْخِذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُونَكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوْلًا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ  
الْبَعْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ)

«Эй, момундар, өзүңөрдү коюп, (мунафыктарды) дос туттагыла! Алар сilerге зыян жеткирүүдө күчтөрүн аяшпайт жана жаман абалга түшүүңөрдү арзуу кылышат. Алардын сilerди жаман көрүүлөрү ооздорунан ашкере болду». Алардын жаман көрүүсү ооздорунан ашкере болуп турган сон, кантип аларды дос тутушубуз мүмкүн?! Силер мумин болбогондордон топ түзсөнөр, анын ичине мунафыктар да киришет. Мунафыктын жүрөгүндөгү нерсенин тескерисин көрсөтө турган тили бар. Мунафык кафирлердин алдына барганды, анын тили муминдин сөздөрүн маскарайтайт. Мунафыктардын оозунда жек көрүү мына ушундай пайда болот. Алар ыйманга да, куфрға да таандык эмес. Алардын сilerди жаман көрүшү туурасында ооздорунан чыккан нерселери анчейин жаман болбошу мүмкүн. Бирок, жүрөктөрүндөгү душмандыгы баарынан жаман. Кафирлердин оозунда жек көрүү пайда болсо, аны мунафыктардын алдында айтышат же бир-бирине айтышат жана муминди маскарайтап мыскылдашат. Бул сөздөр ким жөнүндө айтылганын Аллах билүүчү.

Ошондуктан, кафирлер өз ара сүйлөшкөндө Аллах Таала алардын сөздөрүн ачыктайт, биз, муминдерге, ачып берет. Аллах Таала Өзүнүн чексиз илими менен, бардык сырларды ачып берет. Кафирлер жана мунафыктар муминди эн туура нерселерден эскертүү үчүн анын ыйман жарайынын күзөтүп турган Роббиси бар экенин билиши керек эле. Бирок, алар куфр жана капарсыздык ээлери болушкандыктан ахмак боюнча калышты. Хак Тааланын:

(قَدْ بَدَتِ الْبَعْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ)

«Алардын сilerди жаман көрүүлөрү ооздорунан ашкере болду. Дилдериндеги душмандыктары болсо андан да чоңураак» деген аяты назил болушунун өзү алар үчүн алтын учур болду... Эгер, жүрөктөрүндө мына ушул душмандык болбогондо, өздөрүн коргошу лазым эле... Бирок, алар Аллах алардын жүрөгүндөгү нерседен хабардар экенин билишти. Бул шүкүрсүз жана жүрөгү душмандыкка толгон кимсelerдин кыжыры алардын ооздорунан чыгып кетти. Ал эми, кафирлердин жүрөгүндөгү нерселер мындан да чоңураак экенин Расулуллах жана сахабаларга ким жеткирди? Кудурети улуу Аллах Таала:

(وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ)

«Дилдериндеги душмандыктары болсо андан да чоңураак» каламы аркылуу алардын бетин ачты. Демек, ушундан кийин ыйман келтирген киши үчүн хужжат калбады. Себеби, Аллах Таала ага ушул ыйманды сактап калуу үчүн күчтүү иммунитет берди. Хак Таала муминдерге алардын душмандары муминдердин бул динге таандык экенин бузуу үчүн эч кандай күчтүү аябастыктарын ачык баяндап берди. Ошондуктан, муминдер сергек болушу лазым. Эгер, биз аяттын акырына терең көңүл бурсак, Хак Таала мындан дегенин көрөбүз:

(قُدَّسَتْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ)

«Эгер, акыл жүргүзүп көрсөңөр, силерге белгилерди ачык-айкын кылып бердик». Демек, Аллах Тааладан назил болгон аяттар муну баяндоодо. Биз жогоруда аят-белгилер Куръанда да, ааламда да бар деген элек, себеби Куръандын да өз аят-далилдери бар, ааламдын да өз аят-далдери бар. Келгиле, Аллах Тааланын Куръан аяттары жөнүндөгү ушул каламдарын угальы:

(وَإِذَا بَدَلْنَا عَائِيَةً مَكَانًا عَاهَدْنَا لَهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزَّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٌ بِأَكْثَرِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ)

«Эгер, Биз бир аяттын ордуна башка бир аятты алмаштырсак – айыккатта болсо, Аллах Өзү назил кылган аяттарды абдан жаскышы билүүчү – алар (пайгамбарга): «Шек-күмөнсүз, сен өзүң ойлон чыгарып алгансың», дешет! Жок! Алардын көбүр билбейт!»

[Нахл 101]

О.э. Аллах Тааланын аалам аяттары жөнүндөгү ушул каламдарына да кулак салалы:

(وَمَنْ ءَايَتِهِ الْيَلْٰٰ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِللهِ الَّذِي خَلَقْنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانٌ تَعْبُدُونَ)

«Түн жана күндүз, күн менен ай – Анын аят-белгилеринен. Эгер, силер (Аллахка) ибадат кылуучу болсоңор, күнгө да, айга да сажда кылбагыла, алардын (баарын) жараткан Затка – Аллахка сажда кылгыла!»

[Фуссилат 37]

Ошентип, аят-белги – биз маани беришибиз жана жашообузга дастур кылышыбыз керек болгон ажайып нерсе. Ошондуктан, Куръан жөнүндөгү аяттар бизге манхаж берет, аалам жөнүндөгү аяттар болсо ошол манхаж аяттарынын тууралыгын тасдыктайт. Эй, муминдер, биз бүгүн талкуу кылган ушул аяттарга көңүл бургула. Муминдерде акыл жана фарасат бар экенине далалат кылган нерсе ушул – биринчи аят

аларга алардан башкаларды т.а. кафирлерди дос кылуу тыюу салынганына ишара кылса, кийинки аят мындай деп жатат:

(هَأَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا إِنَّا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُوا عَلَيْكُمْ أَلَا نَأْمِلُ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُؤْمِنُوا بِعِظِيزِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الْأَصْدُورِ)

«Эй, (момундар), силер аларды жасакы көрөсүңөр, алар силерди жактырышпайт. Силер бардык китебдерге ыйман келтиресиңөр, (бирок, алар силердин Китебиңөргө ыйман келтиришипейт). Силерге жеолугушканда: «Ыйман келтирдик», - дешет. Өздөрүнчө ээн калышканда болсо, силерди катуу жаман көргөндүктөрү себептүү бармактарын тиштешет. (Эй, Мухаммад, аларга): «Ушул душмандыгыңар менен өлүп кеткиле!», - деп айткын! Албетте, Аллах дилдерди ээлеген сырларды билип турат. Албетте, Аллах көкүрөктөгү (жашыруун) сырларды билүүчү!» [Али Имрон 119] □

## БЕЙИШ БАКТАРЫ

قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا مَرَأْتُمْ بَرِيًاضَ الْجَنَّةَ فَارْتَعُوا  
Расууллла ھайты: «Эгер бейиш бактарынан  
етсеңдер, (анын мол-көл мемолерүүн)»

## БЕЙИШ БАКТАРЫ

«أَنَا عِنْدَ ظَنٍ عَبْدِيٌّ بِي»

«МЕН ПЕНДЕМДИН МЕН ТУУРАЛУУ КҮМӨНҮНДӨМҮН»

Имам ал-Бухарий жана Муслимдер Абу Хурайра ھанда риваят кылышкан кудсий хадисте Аллах Таала мындай деген:

«أَنَا عِنْدَ ظَنٍ عَبْدِيٌّ بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي،  
وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأِ ذَكْرُهُ فِي مَلَأِ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشَبْرٍ تَقْرَبَتْ إِلَيْهِ ذِرَاعًا،  
وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقْرَبَتْ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً»

«Мен пендемдин Мен тууралуу күмөнүндөмүн. Ал Мени эстесе, Мен аны менен чогуумун. Ал Мени ичинен эстесе, Мен да аны ичимден эстеймин. Эгер Мени көпчүлүктүн алдында эскерсе, Мен аны андан да жакшираак топтун алдында эскеремин. Ал Мага бир карыч жакындаса, Мен ага бир чыканак жакындаймын. Ал Мага бир чыканак жакындаса, Мен ага бир кулач жакындаймын. Ал Мага басып келсе, Мен ага жүгүрүп барамын».

Аллах Тааланы эстөө пендени Роббисине жакыннатуучу ибаадаттардын эң улусу. Аллахты эстөө Аны улуулоо, Ага мактоо айтуу, жүрөк менен, тил менен жана дene мүчөлөр менен Ага сыйынуу сыйктуу ибаадаттардын бардык түрлөрүн камтып алат. Аллах Таала пендelerине Аны эстеп, зикир кылууну буйруду жана бул үчүн үлкөн сооп-сыйлыктарды убада кылды.

Бул хадиси кудсийде Расууллах өз Роббисинин мындай дегенин риваят кылды:

«أَنَا عِنْدَ ظَنٍ عَبْدِيٌّ بِي»

«Мен пендемдин Мен тууралуу күмөнүндөмүн». Т.а. эгер пенде Аллах тууралуу жакшы күмөндө болсо, ал күмөнүнө жараша жооп алат. Эгер Аллах тууралуу башка күмөндө болсо, анда ошого жараша жооп алат. Аллах Таала тууралуу жакшы күмөндө болуу Ал байруган жана каалаган иштерди аткаруу менен болот. Аллах Тууралуу жакшы күмөндө болгон пенде солих амалдарды кылат жана Аллах Таала ал амалдарды кабыл кылат деп үмүт кылат. Аллах Таала пенденин үмүтүнө, ыйман-

ишенимине жараза болот. Аллах Тааланын сооп-сыйлык же жаза бериши дагы пенденин күмөнүнө ылайык жакшылык же жамандык болот. Кимде-ким Аллах тууралуу улуу ойдо болсо, ал издегенин табат, Аллах анын күткөнүн берет. Акыйкатта, улуулук Аллахка таандык жана Андан эч ким озо албайт. Бирок пенде жакшы күмөн кылып, бирок амалы ага төп келбесе, бул Аллахтын курук эле жакшылыкты үмүт кылуу болот. Өз нафсинин каалоосуна кул кылган инсан Аллахтан жакшылыкты үмүт кылса, демек ал өтө алсыз пенде. Хадистин уландысында Аллах Субханаху ва Таала айтты:

«وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرْنِي»

«Ал Мени эстесе, Мен аны менен чогуумун». Т.а. эгер пендем тасбих айтуу, мактоо жана башка амалдар менен Мени эстесе, Мен аны менен чогуумун.

«فَإِنْ ذَكَرْنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي»

«Ал Мени ичинен эстесе, Мен аны ичимден эстеймин». Т.а. пенде адамдар жок, жалгыз абалында Роббисин эстесе, Аллах дагы аны жалгыз эстейт.

«وَإِنْ ذَكَرْنِي فِي مَلِّا ذَكَرْتُهُ فِي مَلِّا خَيْرٍ مِّنْهُمْ»

«Эгер Мени көпчүлүктүн алдында эскерсе, Мен аны андан да жакшыраак топтун алдында эскеремин». Т.а. эгер пенде көпчүлүк адамдар менен чогуу болгон кезде Аллахты эскерсе, Аллах ал пендени ал адамдардан көрө жакшыраак болгон топтун, тагыраагы, периштөлердин алдында эскерет.

Андан соң, Аллах Азза ва Жалла мындай деди:

«وَإِنْ تَقْرَبَ إِلَيَّ بِشُبْرٍ تَقْرَبَتْ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقْرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقْرَبَتْ إِلَيْهِ بَاعِعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً»

«Ал Мага бир карыч жакындаса, Мен ага бир чыканак жакындаймын. Ал Мага бир чыканак жакындаса, Мен ага бир кулач жакындаймын. Ал Мага басып келсе, Мен ага жүгүрүп барамын». Т.а. эгер пенде Аллахка карай жүздөнө турган болсо, Аллах Субханаху ва Тааланын пендеге карай жүздөнүсү андан да жакшыраак болот. Бул уч сүйлөмдө ар кандай айып-кемчиликтен аруу болгон Аллах Азза ва Жалланын фазилети тууралуу, пенденин Ал үчүн кылган ар бир ишине

ашыра жооп кайтарары тууралуу баяндалган. Ошондой эле, бул хадисте Аллахты купуя жана ашкере зикр кылуунун фазилеттуулугу тууралуу дагы айтылган. Аллах Азза ва Жалла пенденин амалына жараша сыйлык берет. Сыйлык же жаза пенденин кылган амалына байланыштуу болот. Момун адам ар качан Аллах түүрасында ак күмөн кылуусу жана солих амалдарга шашылуусу зарыл. Анткени, амалы бузуктун күмөнү бузук. Күмөндү жакшыртуунун жалгыз жолу амалды жакшыртуу, Аллахка жана Анын Расулу ﷺ га итаат кылууда жарышуу, жан үрөп мээнет кылуу. Акыйкатта, Аллах жакшылык кылуучуларга аруу ақыбетти, сыймыктуу сыйлыктарды убада кылган. Иши жамандын ичи жаман, мүнөзү бузуктун күмөнү бузук. Ошондуктан, имам Муслим Жабир رضي الله عنه дардан риваят кылган хадисте Расулллах ﷺ айткан:

«لَا يَمُوْتُنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ ظَنَّهُ بِاللَّهِ»

«Силердин эч биринер Аллах түуралуу жакшы күмөн кылбай туруп өлбөсүн». Ошондой эле, жогорудагы хадиси кудсийде Аллах Таала Аны эстөөчүлөр менен чогуу болору айтылган. Андыктан, Аллахты эстөөнү көбөйтүүбүз зарыл. Аллахтын чогуу болуусу пенделеринин муктаждыктарын чечүүсү, колдоосу, сактоосу жана коргоосу дегенди түшүндүрөт. Бул түуралуу Аллах Таала Курандын бир нече аяттарында мындай деген:

(إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا)

*«Албетте Алла биз менен бирге»*

[9:40]

(إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)

*«Албетте, Алла сабыр кылуучулар менен бирге»*

[2:153]

(قَالَ لَا تَخَافُ إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى)

*«Коркногула. Күдүксүз, Мен силер менен биргемин, угуп-коруп турамын»*

[20:46]

Бул аяттарда айтылган Аллах Тааланын бирге болуусу бир гана Анын досторуна жана Ага итаат кылуучуларга таандык. Ошолор менен бирге Аллахты эстөөчүлөргө да Аллах Тааланын колдоосу, коргоосу, жардамы жана камкордугу болот. Ошондуктан, момун адам Аллахты унтууучулардан эмес, Аны

эстөөчүлөрдөн болууга умтулуусу зарыл. Акыйкатта, Аллахты аз эстөө мунаафыктын сифаттарынан. Аллах Азза ва Жалла бул туурасында мындай деген:

(إِنَّ الْمُنَفِّقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَيْرٌ عُنْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى  
بُرَأَوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا)

«Албетте мунаафыктар Алланы алдамакчы болушат. Акыйкатта болсо, Алла аларды «алдан» коюучу. Алар намазга турган кезде да жалкоолук менен эл көрсүн үчүн турушат жсана Алланы кемден-кем зикир кылышат». [4:142]

Ал эми момундар туурасында Аллах Таала мындай деген:

(وَالَّذِي كَرِيْنَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالَّذِي كَرِيْتَ أَعْدَ اللَّهَ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا)

«Алланы көп зикр кылуючу – эстөөчү эркектер жсана Алланы көп эстөөчү аялдар – алар(дын бардыгы) үчүн Алла кечирим жсана улуу сыйлык (бейши) даярдан койгон» [33:35]

(يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذُكْرًا كَثِيرًا، وَسِحْرُوهُ بُشْرَةً وَأَصْبِلًا)

«Эй момундар, Алланы көп эстегиле! Анан дагы, эртели-кеч Ал Затты аруулап тасбих айткыла!» [33:41-42]

(فَادْكُرُونِيْ أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوْنِيْ وَلَا تَكُفُّرُونِ)

«Силер Мени эстегиле, Мен да силерди эстеймин. Мага шүгүр кылгыла жсана Мага каапырдык кылбагыла!» [2:152]

(إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينَاتِ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَلِيلِينَ وَالْخَلِيلَاتِ وَالْمُنَاصِدِقِينَ وَالْمُنَاصِدِقَاتِ وَالصَّمِيمِينَ وَالصَّمِيمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالَّذِيْنَ كَثِيرًا وَالَّذِيْنَ أَعْدَ اللَّهَ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا)

«Албетте мусулман эркек жсана мусулман аялдар, момун эркек жсана момун аялдар, моюн сунуучу эркектер жсана моюн сунуучу аялдар, чынчыл эркектер жсана чынчыл аялдар, сабыр-каанаат кылуючу эркектер жсана сабыр-каанаат кылуючу аялдар, баш ийүүчү эркектер жсана баш ийүүчү аялдар, кайыр-садака кылуючу эркектер жсана кайыр-садака кылуючу аялдар, орозо кармоочу эркектер жсана орозо кармоочу аялдар, абийирдүү жерлерин (арамдан) сактоочу

*эркектер жана абийирдүү жеерлерин (арам-зынаадан) сактоочу аялдар, Алланы көп зикр кылуучу – эстөөчү эркектер жана Алланы көп эстөөчү аялдар – алар(дын бардыгы) учун Алла кечирим жана улуу сыйлык (бейши) даярдан койгон»* [33:35]

Ошондуктан, момун эркек дагы, момун аял дагы Аллахты зикир кылуудан капилетте калбашы керек. Момун мусулман ар качан жүрөгү менен, тили менен жана дene мүчөлөрү менен мүмкүнчүлүгү жетишинге Аллахты эстеп, Ага итаат, ибаадат кылып жүрүсү зарыл. Аллах Таалаа бизге жакшылык кылууда ар качан алдыда. Эгер биз жакшы иш кылууга умтулсак, Ал Субханаху ва Таалаа бизге жакшылык кылууда алдыраакта болот. Анткени, Аллах баарынан улуу, баарынын кудуреттүү жана баардык артык. Кимде-ким жакшылык кылууга шашылса, Аллах аны колдоодо, туура жолду көрсөтүүдө жана жардам берүүдө пендеден ылдамыраак болот. Ошондуктан, Ал айтты:

«إِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشَيْرٍ تَقَرَّبُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتْيَهُ هَرْوَلَةً»

«Ал Мага бир карыч жакындаса, Мен ага бир чыканак жакындаймын. Ал Мага бир чыканак жакындаса, Мен ага бир кулач жакындаймын. Ал Мага басып келсе, Мен ага жүгүрүп барамын».

Бул сүйлөмдөр Аллах Тааланын пендеге жакшылык кылууда алдыда экендингина ишарат кылат. Ал эми «бир чыканак» жана «бир кулач» деген сөздөрдүн кайфияты болсо бир Аллахтын Өзүнө маалым. Бул хадисте айтылган Аллахтын пендеген карай шашылуусу кандай гана улуу фазилет. Бул чексиз неъматка жетүү үчүн мусулман адам Аллах тууралуу жакшы күмөндө болуусу, Анын буйруктарына моюн сунуусу зарыл жана Ага ар дайым жалбарып дуа кылуусу зарыл. Акыйкатта, Аллах Таала дуа кылгандарды жакшы көрөт жана алар менен бирге болот.

Имам ан-Нававий Аллах Тааланын:

«أَنَا عِنْدَ طَنْ عَبْدِي بِي»

«Мен пендемдин Мен тууралуу күмөнүндөмүн» деген сөздөрүн шархтап мындай деген: «Аалымдар айтышкан: «Аллах Таала тууралуу жакшы күмөндө болуунун мааниси – Аллах аны

Өз ырайымына алат жана кечирет деп күмөн кылуу». Момун адам ден соолугу чың кезде коркуу менен үмүттүн ортосунда болот т.а. момундун коркуусу менен үмүту төң болот. Айрым аалымдар «коркуу күчтүүрөөк болот», деп да айтышкан. Ал эми өлүм жакындашкан кезде момунда коркуудан көрө үмүт күчтүүрөөк болот. Анткени, коркуунун мааниси жаман, күнөө иштерден тыыйлуу жана итаат, ибаадат амалдарын көбөйтүүгө үмтүлүү. Өлүмү жакындашкан адам болсо андай кыла албайт, өмүрү аяктап калгандыгы үчүн. Мына ошондуктан ал Аллах Таала тууралуу жакшы күмөн кылып, Анын алдында өзүн кор туутуудан жана Андан жакшылыкты гана үмүт кылуудан башка айласы калбайт».

Имам ал-Хафиз ибн Хажар ал-Аскаланий «Фатх ул-Барий» китебинде мындай дейт: Аллах Тааланын

«أَنَا عِنْدَ طَنَّ عَبْدِي بِي»

«Мен пендемдин Мен тууралуу күмөнүндөмүн» деген сөзүнүн мааниси «Мен пендеге анын Мен тууралуу күмөнүнө жараша жооп кыламын. Эгер Менин ырайымымды үмүт кылып, анын күнөөлөрүн кечиришимди күмөн кылса, ага ошону беремин. Анткени, Роббисинин татыктуу сооп-сыйлык берерине ишенген момун гана ушундай күмөн кылат. А эгер пенде Менин ырайымымдан үмүтүн үзүп, аны жазалашыды жана азапташымды күмөн кылса, ага ошону беремин. Анткени, Роббисинин ырайымынан кафир адам гана үмүтүн үзөт».

Ф «Файд ул-Кодийр» китебинде мындай деп келет: «Ибн Абу Жамра айтты:

«أَنَا عِنْدَ طَنَّ عَبْدِي بِي»

«Мен пендемдин Мен тууралуу күмөнүндөмүн» дегендин мааниси дуа жана тавба кылган учурда аны кабыл болот деп күмөндөнүү, истигфар айткан кезде күнөөлөр кечирилет деп күмөндүү, ошондой эле, бардык шарттарын аткаруу менен ибаадат кылган учурда ал үчүн сооп-сыйлык берилет деп үмүт кылуу. Күнөөң канчалык үлкөн болбосун, ал Аллахтын ырайымынан үмүтүндү үзүп койбосун. Кимде-ким Роббисин тааный турган болсо, Анын берешендиги алдында бардык күнөөлөр кыпынга да тең келбесин түшүнөт. Эгер Аллахтын адилеттүүлүгүнө дуушар болсон, эч бир күнөөң майда болбойт, а

эгер Аллахтын фазилетине дуушар болсоң, эч бир күнөөң чон болбайт».

Иbn Абу ад-Дунья «Субул ус-Салам» китебинин «ал-Жанаиз» бөлүмүндө Ибрахимдын мындаи дегенин риваят кылат:

«أَنَّا عِنْدَ طَنْ عَبْدِي بْيٰ»

**«Мен пендемдин Мен тууралуу күмөнүндөмүн».** Мурунку ёткөн мусулмандар өлүм төшөгүндө жаткан кишиге тириү кезинде кылган жакшы амалдарын айтып турушар эле, Аллах тууралуу жакшы күмөндө болуусу учун. Айрым илим ээлери айтышкан: «Ооруп жаткан адамга үмүт тууралуу кырк хадисти окуп берүү керек. Ошондо анын Аллах Таала тууралуу жакшы күмөн кылуусу күчөйт. Акыйкатта, Аллах Таала пендесинин Ал тууралуу күмөнүндө».

Ибн Койим (Аллах аны ырайымына алсын) айткан: «Жакшы күмөн жакшы иштерди кылуу менен пайда болот. Жакшы иштерди кылган пенде өзүнүн кылган амалдары учун сооп-сыйлык аларын, Роббиси берген убадасын аткаарын жана тавбаларын кабыл кыларын билет. Ошондуктан, ал Аллах тууралуу жакшы күмөндө болот. Ал эми күнөө иштерди, зулумдарды жана кылмыштарды кылып жүргөн адам өзүнүн кылган иштеринин жамандыгын билгендиктен, Роббиси тууралуу жакшы күмөн кыла албайт. Акыйкатта, өз кожоюнуна моюн сунбай, анын колунан качып чыгып кеткен кул эч качан кожоюну тууралуу жакшы күмөн кылбайт. Жаман иштер менен жакшы күмөн эч качан бир жүрөктө чогулбайт. Акыйкатта, адамдардын эн артыгы итаатта алдыңкысы».

Хасан ал-Басрий айткан: «Момун адам Роббиси тууралуу жакшы күмөн кылат жана анын амалдары да жакшырат. Ал эми күнөөкөр адам Роббиси тууралуу жаман күмөн кылат жана анын амалдары да жамандашат. Аллах Таала адашууда жүргөн пендесинин тавба кылганын көргөндө кубанат. Адашуу – чөлдө бара жатып, кербенден калып, жолун таппай адашып калуу. Ал эми тавба болсо пенденин кылган күнөөсүн мойнуна алуусу, ага өкүнүүсү жана аны кайталбоого бел байлоосу. Аллах Таала Өз пенделерине боорукер. Эгер инсан Аллахка бир карыч жакындаса, Аллах Таала ага бир чыканак жакындайт. Эгер пенде бир чыканак жакындаса, Аллах ага бир кулач жакындайт. Эгер адам Аллахка карай басып барса, Аллах Азза ва Жалла пендени көздөй жүгүрөт. Аллах мээримдүүлүктө да, пенделерине камкордук кылууда да тендешсиз! □

## САУД АРАБИЯДА ХЭЛЛОУИН... ТЫЮУ САЛЫНГАН ИШЧАРАДАН КӨПТӨН КҮТҮЛГӨН МАРАКЕГЕ КАРАЙ

The New York Times гезити журналист Вивиан Неримдин баяндамасын жарыялады. Автор өз баяндамасында буларды жазган: «Мындан бир нече жыл мурун консервативдүү Ислам королдугунда (Сауд Арабияда) Валентин күнү, Рождество жана Хэллоуин сыйктуу исламий эмес майрамдарды белгилөө мүмкүн эмес эле. Жада калса, Хэллоуинди майрамдоо Сауд Арабияда темир торго түшүү дегенди билдирип турган. Анткени бул майрамдар жат жана бутпарастык катары кабыл алынган. Ал тургай, кечэе гана 2018-жылда полиция кызматкерлери Хэллоуин кечесине бастырып кирип, бир нече адамдарды колго алган жана майрамдык костюм кийген аялдар жүздөрүн жашырып, качууга жетишкен. Ал эми бүгүнкү күндө Сауд Аравиядагы Хэллоуин өкмөт тарабынан каржыланган көңүл ачuu күнү, соодасы кызыгандык костюм дүкөндөрү жана үрөй учурган кийимдеги клоундар менен чагылдырылып турат. Бул күн сыйкырчынын кейипин кийген, же жүзү-башын канга боёлгон марли менен ороп алган, же шайтандын мүйүзүн жана көндүн кулагын тагынган түрдүү адамдардын коштоосунда болуп өттү. Эр-Рияддын айрым көчөлөрү жүрөктүн үшүн алган арбактар басып алган коркунучтуу үйгө окшоп кетти. Желмогуздар, сыйкырчы бакшылар, банк тоноочулар, ал тургай сексуалдык француз кыз-келиндер костюмундагы саудиялыктар унаалардын терезелеринен баштарын чыгарып, сейилдеп, кафелерде эс алып жатышты. Жолго асылган кызыл чырактар өзгөчө сырдуу маанай жаратып, бадалдар ермөктөр менен кооздолуп, оглар менен гоблиндердин саптары созулуп жатты... Сауд Арабиядагы мындай өзгөрүүлөр 2015-жылда мураскор ханзада Мухаммад ибн Салмандын бийликтеги келиши менен башталды. Учурда ал тактынын мураскору жана өлкөнүн премьер-министри болуп турат. Ибн Салман коомдогу социалдык чектөөлөрдү бир-бирден жооп барууда».

Дубайды Дубай полициясынын башчысынын орун басары генерал-лейтенант Дахи Халфан «мусулмандарга Хэллоуинди майрамдоого уруксат берүүнү» сынга алып, аны араб жана Ислам баалуулуктарынын өзөгүнө урулган моралдык сокку катары баалады. Ал өз сезүндө буларды айтты: «Бул бардык манилердеги шайтаний майрамдар. Белгилүү болгондой, «Хэллоуин кечи» деген сөз католик христиандарындағы ыйыктар күнүнүн алдындағы түндү бурмалоо дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан, бул майрам жыл сайын 31-октябрда белгilenет. Бул майрам түпкүлүгүндө бутпарастык майрам. Ошондуктан, бул майрам пайда болгон учурдан тартып христианчылык ага тыюу салган. Бирок убакыттын өтүшү жана тарыхтын өзгөрүшү менен христиандарда диний жана бутпарастык майрамдар аралашып кетти».

**Ал-Ваъй:** Ибн Салмандын, ар качан ага ыраазылыгын айттып турган атасы король Салмандын жана Ислам мамлекети кулатылгандан бери мамлекетти башкарып келе жаткан жалпы сауд үй-булөсүнүн чыныгы жүзү мына ушул. Алар өзгөрүшкөн жок, болгону жашырып келген чыныгы жүздөрүн ашкере кылышууда. Биз алардын чыныгы жүзү ашкере болушун жамандык эмес, жакшылык деп эсептейбиз. Бул аянычтуу абал бизди мындай суроого түртүп турат: Аллах Таала Исламдан башка бардык диндерден жана жолдордон таза сактоого бүйруган Хижаз жергесиндеги акыйкатты ачык айттуучу, жакшылыкты жайылтуучу кутман аалымдар кайда калышты? □